

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетине
карапштуу
Архитектура, курулуш жана
турак жай-коммуналдык
чарба мамлекеттик агенттиги



Государственное агентство
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства при Кабинете
Министров Кыргызской
Республики

**БҮЙРУК
ПРИКАЗ**

2024-ж. 30-августу № 78-чуа

Бишкек шаары

**КР КЧ 31-08:2024 «Мектеп имараттары. Долбоорлоо ченемдери»
Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдерин бекитүү жөнүндө**

Мектеп имараттарын долбоорлоо боюнча ченемдерди жакшыртуу
максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-
жылдын 25-июнундагы № 44 токтому менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура,
курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги
(мындан ары – Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып,
буйруктынан:

1. Тиркелген КР КЧ 31-08:2024 «Мектеп имараттары. Долбоорлоо
ченемдери» курулуш ченемдерин бекитилсин.
2. Мамкурулуштун алдында Жер титирөөгө туруктуу курулуш
жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту:
 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын
26-февралындагы №117 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актыларын расмий жарыялоо булактары жөнүндө» токтомуна ылайык
ушул буйрукту расмий жарыялоо боюнча чараларды кабыл алсын;
 - расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде
ушул буйруктун көчүрмөсүн мамлекеттик жана расмий тилдерде эки
нускада, кагаз жүзүндө жана электрондук түрдө, аталган буйруктун
жарыяланган булагын көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз
Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн;
 - ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумушчу күндүн
ичинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине маалымат үчүн
жөнөтсүн.

3. Ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып Кыргыз
Республикасынын аймагында КР КЧ 31-08:2022 «Мектеп имараттары.
Долбоорлоо ченемдери»нин колдонулушу токтотулсун.

4. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн
еткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Ушул буйруктун аткарылышин контролдоо Мамкурулуштун
директорунун орун басары Иманакун уулу Талантбекке жүктөлсүн.

Директор

Н.К. Орунтаев



Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетине
карапштуу
Архитектура, курулуш жана
турак жай-коммуналдык
чарба мамлекеттик агенттиги



Государственное агентство
архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства при Кабинете
Министров Кыргызской
Республики

**БҮЙРУК
ПРИКАЗ**

30 августа 2024 года № 78-нпа

Бишкек шаары

**Об утверждении строительных норм Кыргызской Республики
СН КР 31-08:2024 «Школьные здания. Нормы проектирования»**

В целях совершенствования норм по проектированию школьных зданий, руководствуясь Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Госстрой), утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 июня 2021 года № 44, **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемые строительные нормы СН КР 31-08:2024 «Школьные здания. Нормы проектирования».
2. Государственному институту сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Госстрое:
 - принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;
 - в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копию настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
 - в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить в Кабинет Министров Кыргызской Республики для информации.
3. Отменить действие на территории Кыргызской Республики СН КР 31-08:2022 «Школьные здания. Нормы проектирования» со дня вступления в силу настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя Иманакун уулу Талантбека.

Директор

Н.К. Орунтаев



Курулуштагы ченемдик документтер тутуму
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ

Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**МЕКТЕП ИМАРАТТАРЫ.
ДОЛБООРЛОО ЧЕНЕМДЕРИ
КР КЧ 31-08:2024**

**ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СН КР 31-08:2024**

Расмий басылма
Издание официальное

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ
АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БИШКЕК 2024

Сөз башы

1 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караңтуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин (Мамкурулуш) алдындагы Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту (ЖТТКИДМИ) тарабынан ЖАҢЫРТЫЛДЫ

2 Мамкурулуштун Архитектура жана техникалык ченемдөө башкармалыгы тарабынан КИРГИЗИЛДИ

3 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы №115-токтомуна ылайык берилген ыйгарым укуктардын негизинде Мамкурулуштун 2024-жылдын 30-августунда № 78-чаа буйругу менен БЕКИТИЛИП, 2024-жылдын 15-сентябрьнан тартып ИШКЕ КИРГИЗИЛДИ

4 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине 2024-жылдын 3-сентябрьнда № 6759 менен КАТТАЛДЫ

5 КР КЧ 31-08:2022 «Мектеп имараттары. Долбоорлоо ченемдери»нин ОРДУНА

Мамкурулуштун уруксатысыз ушул курулуши ченемдерин расмий басылма катары толугу менен же жарым-жартылай көчүрмөсүн жасоого, аларды тираждоого жана таратууга болбойт

© Мамкурулуш, 2024

Ушул курулуш ченемдеринин жоболору кайра караплан (алмаштырылган) же жокко чыгарылган учурда, тиешелүү билдирилген тартипте жарыяланат. Тийиштүү маалымат, билдиримелер жана тексттер жалпы колдонгон маалыматтык тутумдарда – иштеп чыгуучунун расмий сайтында жайгаштырылат

Мазмуну

1	Колдонуу чөйрөсү	1
2	Ченемдик шилтемелер	1
3	Терминдер жана аныктамалар	2
4	Жалпы жоболор	4
5	Тармактарды уюштуруунун талаптары. Жалпы билим берүү мекемелеринин түрлөрү жана типтери	5
6	Жер участогун жайгаштыруу жана бөлүштүрүүгө талаптар	6
7	Жайлардын функционалдык топторуна, курамына жана аянына талаптар	10
8	Көлөмдүк-пландоо түзүмү	11
9	Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарына өрткө каршы талаптар	14
10	Имараттын ички чөйрөсүнө талаптар	16
A тиркемеси	Ушул ченемдик документте кабыл алынган кыскартуулар	24
B тиркемеси	Жалпы билим берүү мекемелеринин классификациясы жана түрлөрүнүн бағытталышы	25
В тиркемеси	Жалпы билим берүү мекемелеринин тармактарын уюштуруу	27
Г тиркемеси	Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарынын типтеринин жана түрлөрүнүн болжолдуу номенклатурасы	29
Д тиркемеси	Жалпы билим берүү мекемелеринин жер участокторунун негизги зоналарынын аянттары	31
Е тиркемеси	Жайлардын функционалдык топтору жана болжолдуу курамы.....	32
Ж тиркемеси	Башталгыч мектептин жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү	38
И тиркемеси	Негизги мектеп жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү	39
К тиркемеси	Жогорку мектеп жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү	40
Л тиркемеси	Негизги жана жогорку мектептин адистештирилген жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү	41
М тиркемеси	Технологияны жана эмгекке үйрөтүүнү окутуу жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү	42
Н тиркемеси	Маалымат борбору – китепканы жана мугалимдер-усулдук кабинети жайларынын курамы жана аянынын эсептик көрсөткүчтөрү (усулдук борбордун тобу)	43
П тиркемеси	Вестибюль-гардеробдун, административдик-чарбалык жайлардын, медициналык бөлмөлөрдүн курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү	44

Р тиркемеси	Рекреациялык борбордун жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү (эс алуу борбору)	45
С тиркемеси	Көрүү залынын жайларынын курамы жана аянынын эсептик көрсөткүчтөрү	46
Т тиркемеси	Окуу-спорт залдарынын жана бассейндик көлөмдөрү жана аянттары	47
У тиркемеси	Спорт залдын көмөкчү жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү	48
Ф тиркемеси	Көркөм (эстетикалык) тарбиялоо жайларынын курамы жана эсептик көрсөткүчтөрү	49
Х тиркемеси	Техникалык чыгармачылык блогунун жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү (ийрим жайлары)	50
҆ тиркемеси	Биологиялык-тажрыйба көрсөтүү иши үчүн жайлардын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү (ийрим жайлары)	51
Ш тиркемеси	Көмөкчү жайлары менен ашканы блогунун жайларынын курамы жана аяны	52
Щ тиркемеси	Тазалык түйүндөрүнүн аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү жана тазалык приборлорунун саны	54
Э тиркемеси	Окуу жайларынын терезелеринин жарык тараф боюнча багытталышы	55
Ю тиркемеси	Абанын эсептик температурасы жана жайларда аба алмашуунун тездиги	56
Я тиркемеси	200 окуучуга чейин аз толтурулган мектептердин жайларынын курамына жана аянына талаптар	58

Киришүү

Ушул ченемдер менчиктиң ар кандай түрүндөгү билим берүү мекемелеринин жаңы курулган имараттарын жана комплекстерин долбоорлоого карата колдонулат.

Учурда Кыргыз Республикасында мектеп имараттары бир кыйла темп менен курулуп жатат. Республикада 2022-жылы КР КЧ 31-08:2022 «Мектеп имараттары. Долбоорлоо ченемдери» кабыл алынган. КР КЧ 31-08:2022 «Мектеп имараттары. Долбоорлоо ченемдери» аprobациясы 2022-2024-жылдар аралыгында мектеп имараттарына жаңы талаптарды киргизүү зарылдыгын көрсөттү.

Курулуш ченемдери КР КЧ 31-08:2022 «Мектеп имараттары. Долбоорлоонун ченемдери» имараттар системасын, жер тилкесин, аймагын, функционалдык топторун, жайлардын курамын жана аянын, көлөмдүү пландаштыруу чечимдерин, жарыктандырууну, инженердик жабдууларды жана жалпы билим берүү мекемелеринин ички чөйрөсүн жайгаштыруу жана уюштуруу боюнча негизги жоболорду жана талаптарды белгилейт.

Бул курулуш ченемдери КР КЧ 31-08:2022 «Мектеп имараттары. Долбоорлоо ченемдери»нин ордуна иштелип чыккан.

Ушул КЧ 1 окуучуга эсептелген класстардын, класстардагы жана окуу кабинеттериндеги аянттардын жана башкалардын толуктугуна өзгөртүүлөрдү киргизди.

Кайра карап чыгуу иштерин Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындағы Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо мамлекеттик институту (ЖТТКИДМИ) жүргүздү: Канболотов К.Т. – инженер, Дүйшөев А.А. – инженер, Шаимбетов Дж.А. – т.и.к., Мудунова К.К. – инженер.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ

Курулуштагы ченемдик документтердин тутуму

МЕКТЕП ИМАРАТТАРЫ. ДОЛБООРЛОО ЧЕНЕМДЕРИ

Школьные здания. Нормы проектирования

School Buildings. Design Standards

КР КЧ 31-08:2022

жаңыртылған редакциясы

Ишке киргизүү датасы – 2024.09.15

1 Колдонуу чөйрөсү

1.1 Ушул курулуш ченемдери Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай–коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 11-июнундагы №13-нпа буйругу менен бекитилген Курулуштагы ченемдик документтердин тутуму жөнүндө жобонун талаптарына ылайык иштелип чыкты жана менчиктиң бардык түрүндөгү имараттарды долбоорлоо жана курууга, реконструкциялануучу (капиталдык ондоло турган) имараттарга жана билим берүү мекеме, анын ичинде чакан комплекстерине да жайылтылат.

1.2 Ушул курулуш ченемдери жалпы билим берүү мекемелеринин имараттар тутумун жайгаштыруу жана уюштуруу, жер участогу, аймагы, функционалдуу топтору, курамы жана жайлардын аянттары, көлөмдүк-пландоо чечимдери, жарыктандыруу, инженердик жабдуулары жана ички чөйрөсүнө негизги жоболорду жана талаптарды белгилейт.

2 Ченемдик шилтемелер

Ушул курулуш ченемдеринде төмөнкү ченемдик документтердин шилтемелери колдонулду:

КР КЧ 20-02:2024* Жер титирөөгө туруктуу курулуш. Долбоорлоо ченемдери;

КР КЧ 21-01:2018 Имараттардын жана курулмалардын өрт коопсуздугуу;

КР КЧ 23-05:2019 Табигый жана жасалма жарыктандыруу;

КР КЧ 31-04:2018 Коомдук имараттар жана курулмалар;

КР КЧ 30-01:2020 Шаарларды жана шаар тибиндеги калктуу пункттарды пландаштыруу жана куруу;

КР КЧ 41-04:2022 Абаны жылыштуу, желдетүү жана кондициялоо;

Кыргыз Республикасында айылдык калктуу конуштардын аймактарын пландаштыруу жана куруу боюнча Эрежелер топтому, Мамкурулуштун 2016-жылдын 20-сентябрь № 7-нпа буйругу менен бекитилген;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрели № 201 токтому менен бекитилген «Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын түзүлүшүнө, аларды күтүүгө жана иштөө режимин уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар» санитардык-эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери;

КЧжЭ 2.04.01-85* Имараттардын ички суу түтүгү жана канализациясы;

ВКЧ 59-88 Турак жана коомдук имараттарды электр менен жабдуу. Долбоорлоо ченемдери;

ЭТОЭ Электр түзүлүштөрүн орнотуу эрежелери, 6-басылыш.

Э с к е р т үү – Кыргыз Республикасынын аймагында курулуш ченемдерин пайдалануу максатына ылайык стандартташтыруу боюнча улуттук органдын жана архитектура-курулуш иши чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ушул жылы жарыяланган шилтеме ченемдик документтер иш-аракетин тиешелүү маалыматтык көрсөткүчтөр боюнча текшерилсін. Эгерде шилтеме документ алмаштырылса (өзгөртүлсө), анда бул курулуш ченемдерин пайдаланууда алмаштырылган (өзгөртүлгөн) ченемдик документти жетекчиликке алуу керек. Эгерде шилтеме документ алмаштырылбастан жокко чыгарылса, анда ага шилтеме берилген Жобо ошол шилтемеге тиешеси жок бөлүгүндө колдонулат.

3 Терминдер жана аныктамалар

Ушул курулуш ченемдеринде төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулду:

1 мектептин башталгыч тобу: Курамы 1-4 класстардан турган мектеп.

2 мектептин орто тобу: Курамы 5-9, же 5-8 (7) класстардан турган мектеп.

3 жогорку мектеп: Курамы 10-11, 9-11 же 8-11 класстардан турган мектеп.

4 параллель класстар: Бирдей жаштагы класстык топтордун саны.

5 уюштуруу-педагогикалык түзүм: Окутуунун I, II жана III баскычындагы мектептин параллель класстарынын карым-катышы:

(курактык класстык топтор)

Параллель класстардын саны

Мисалы: толук орто мектеп 1-4 : 5-9 : 10-11- (класстар)

1 : 1 : 1 (параллелдер)

2 : 2 : 2

3 : 3 : 3

негизги мектеп (I - II баскыч) 1-4 : 5-9 : 10-11- (класстар)

1 : 1 : 0 (параллелдер)

мектеп II - III баскычтар 1-4 : 5-8 : 9-11- (класстар)

0 : 3 : 3 (параллелдер)

6 өзүнчө мектеп: Баардык курактагы топтор боюнча параллель класстардын саны бирдей болгон мектеп.

Мисалы: 1-4 : 5-9 : 10-11- (класстар)

2 : 2 : 2 (параллелдер)

7 тармактык мектеп: Параллель класстардын саны бирдей эмес мектеп (башталгыч мектепте аз жана жогорку класстарда көп). Төмөнкү баскычтагы жакын жайгашкан мектептерди тейлөөгө эсептелген.

Мисалы: 1-4 : 5-9 : 10-11- (класстар)

1 : 2 : 4 (параллелдер)

1-4 : 5-8 : 9-11- (класстар)

0 : 4 : 3 (параллелдер)

8 фронталдык сабактар: Баардык окуучулар класстык тактаны жана мугалимди карап отурушат.

9 топтук сабактар: Класстык топту 8, 6, же 4 кишиден чакан топко бөлүү менен окутуу, окуучу столдору ага ылайык топтолот. Мында окуучулар бири-бирин карап отурушат жана жамааттык тапшырмаларды аткарышат.

10 жекече сабактар: Мугалим берген тапшырманы өз алдынча аткаруу үчүн окуучуларды класстын ичинде чачыратып жайгаштыруу менен өтүлгөн сабак. Окуучулар дидактикалык материал жайгаштырылган дубалдын периметрин карап отуруп, же ОТК менен сабак өтүшү мүмкүн.

11 сабак өтүүнүн аралаш формасы: Бир убакта эле жумуштун фронталдык, топтук жана жекече формаларын өтүү.

12 класстык жай: Баштапкы класстын окуучулары үчүн жай.

13 класс-кабинет: Ар кандай дисциплиналар боюнча сабактарды өтүү үчүн негизги жана жогорку класстардын окуучулары үчүн жай.

14 адистештирилген кабинет: Терендетилген профилдик курстар үчүн же бир багыттагы дисциплина үчүн жай.

15 лаборатория: Тажрыйба көрсөтүү менен сабак өтүү үчүн жай.

16 практикум (лаборатория-практикум): Класстын бөлүгү менен фронталдык лабораториялык иштер жана лабораториялык практикумдар үчүн жай.

17 лаборанттык бөлмө: Тажрыйбаларды жүргүзүү үчүн мугалим же лаборант тарабынан жабдууларды сактоочу жана даярдоочу жай.

18 лаборанттык-практикум: Лаборанттык жай менен практикумду айкалыштыруу максатындагы жай.

19 ресурстук борбор: Көрсөтмө куралдар жана ОТКга басым коюлган окуу секциясынын жайы.

20 окуу секциясы: Класс жайларынын тобу (окуу кабинеттери), рекреация, ресурстук борбор жана тазалык түйүндөрү.

21 бириктирилген жарыктандыруу: Каптал табигый жарыктандыруу менен жогорку табигый жарыктандырууну айкалыштыруу.

22 аралаш жарыктандыруу: Каптал табигый жарыктандыруу менен жасалма жарыктандырууну айкалыштыруу.

4 Жалпы жоболор

4.1 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарын долбоорлоодо кабаттуулук КР КЧ 31-04 ылайык кабыл алынат.

4.2 Жалпы билим берүү мекемелерине окутуунун I, II жана III баскычындагы жалпы билим берүү мектептери, гимназиялар, лицейлер жана башкалар кирет.

Жалпы билим берүү мекемелеринин түрлөрүнүн номенклатурасы Б тиркемесинде көлтирилген алардын классификациясына ылайык кабыл алынат.

4.3 Жалпы билим берүү мекемелери билим берүүнүн үч баскычынын программасына ылайык, жалпы билим берүү процессин ишке ашыруу менен камсыз кылат:

- I баскыч – башталгыч жалпы билим берүү (1- 4 класстар);
- II баскыч – негизги жалпы билим берүү (5 - 9 класстар);
- III баскыч – орто (толук) жалпы билим берүү (10-11 же 9-11 класстар).

4.4 Жалпы билим берүү мекемелеринин сыйымдуулугу (окуучулардын жалпы саны) анын уюштуруу-педагогикалык түзүмү, класстардын толтурулушу, шаар куруу жана демографиялык шарттардын негизинде долбоорлоого тапшырма аркылуу аныкталат.

4.5 Жалпы билим берүү мекемелериндеги класстардын жана узартылган күндүн топторунун толтурулушу 30 окуучудан ашпаган, ал эми келечекке 25 окуучу санында белгиленет. Класстардын толтурулушунун эсептелген сандык мааниси жергиликтүү бийлик органдарынын талаптарына же тапшырыкчынын техникалык тапшырмасына ылайык өзгөртүлүшү мүмкүн.

Жалпы билим берүү мектептеринин, гимназиялардын жана лицейлердин жогорку класстарында класстын толтурулушун 20 окуучуга чейин азайтууга жол берилет.

Айылдык калктуу пункттарда демографиялык өзгөчөлүгүнө ылайык мектептерди класстын толтурулушун азайтуу менен долбоорлоого жол берилет.

4.6 1-11-класстарда чет тили, 5-11-класстарда әмгекке үйрөтүү жана 10–11-класстарда дene тарбия, информатика жана эсептөө техникасы, физика, химия жана биология сабактарын өтүүдө (практикалык сабак учурунда) класстык топ эки топко бөлүнөт. Профилдик окутуусу бар мектептерде, лицейлерде жана гимназияларда практикалык иштерди өткөрүү үчүн, ошондой эле топтук иштерди же окуучулардын кызыккан багыттары боюнча жекече сабактарды уюштурууда класс бир нече топторго бөлүнүшү мүмкүн, мында окутуунун дифференциялык жана интеграциялык программалары эске алынат. Студия жана ийримдер үчүн жайларда орундардын саны 8–12 чейин кабыл алынат. Жайлардын аянттары ушул жобонун Ж–М тиркемелерине жана Ф–Ц тиркемелердеги маалыматтарга ылайык белгиленет.

4.7 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарынын түзүмү жана сыйымдуулугу В-Г тиркемелеринде берилиди.

4.8 Өзүнчө жалпы билим берүү мекемелеринин сыйымдуулугу 1200 окуучу орундан ашпоого тийиш. Окуучулардын саны көп болгон учурда мекеме бирдиктүү жалпы мектеп борбору жана ар бири экиден ашпаган параллель окуучу сыйымдуулуктагы бир нече өзүнчө окуу корпустары менен имараттардын комплекси түрүндө долбоорлонот.

5 Тармактарды уюштуруунун талаптары. Жалпы билим берүү мекемелеринин түрлөрү жана типтери

5.1 Жалпы билим берүү мекемелер тармагын жалпы билим берүүдөн башка да мектептен тышкary мекемени жана әмгекке үйрөтүү үчүн мекемесин камтыган окуу-тарбия мекемелеринин жалпы тутумунун негизги звеносу катары кароо керек.

Жалпы билим берүү мекемелеринин түрлөрү жана типтери уюштуруу-педагогикалык түзүмү (окуучулардын курактык параллелдеринин катышы), окуутарбия процессин уюштуруунун мазмуну, формасы жана ыкмалары, ошондой эле профилдик багытталышы менен айырмаланат.

5.2 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарынын тармагын уюштуруу принциптери В тиркемесинде берилиди.

5.3 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарынын түрлөрүнүн жана типтеринин номенклатурасы Г тиркемесинде берилиди.

Окутуунун ар кандай баскычындагы мектептер өзүнчө жайгашуусу же ар кандай айкалыштагы комплекстер түзүлүшү мүмкүн.

5.4 Окуу-тарбия имаратынын бирдиктүү тутумндагы жалпы билим берүү мекемелери мектепке чейинки жана мектептен тышкary мекемелери, окуу-

өндүрүш комбинаттары жана кесиптик орто билим берген окуу жайлары менен биригүүсү мүмкүн.

5.5 Имараттын комплекстүү тармагын эсептөөдө жалпы билим берүү мекемелеринде орундардын саны башталгыч жана орто мектеп окуучулары үчүн 100 % жана бир нөөмөттө окуган жогорку класстардын окуучулары үчүн 75 % чейин каралышы керек.

5.6 Имараттын комплекстүү тармагын жана орундардын санын эсептөөдө жалпы билим берүү мекемелеринде турак үйлөрдүн тобунда жашаган жери боюнча кызыккан багыттарына ылайык өзүнчө сабактардын түрлөрү – мектептер, ийримдер, студиялар жана клубдар болушу мүмкүн.

5.7 Мектепте же мектептен тышкary мекемелерде активдүү ишке тартылбаган балдар үчүн жашаган жери боюнча төмөнкүдөй эсептөө менен клубдарды пландоо сунушталат: спорт жана туризм боюнча 35 %, көркөм тарбия берүү боюнча 35 %, жаш натуралист жана техниктер ийрими 12 %, клуб ишинин башка түрлөрү боюнча 18 %.

5.8 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында орундардын саны жергиликтүү демографиялык шарттар жана калктуу жердин, турак райондун, кичи райондун өнүгүү келечеги боюнча аныкталат.

5.9 Коомдук имараттардын инфра түзүмү өнүкпөгөн, тургундардын тейлөө мекемелери трабынан камсыз болушу эсептөөнүн чоңойтулган көрсөткүчүнө ылайык келбegen райондордун, кичи райондордун калктуу жерлери үчүн орто мектептерди окуучуларды жана калкты окуу болбогон мезгилде тейлөө үчүн жалпы мектептик борбор бөлүнгөн блогу менен долбоорлоо сунушталат.

5.10 Жаңы жана түзүлгөн курулуш шартында жалпы билим берүү мекемелер тармагында окуучу орундарынын суммасы ушул ченемдердин 5.5 пунктуна шайкеш келиши керек.

5.11 Үйдөн жалпы билим берүү мекемесине чейинки тейлөө радиусу КР КЧ 30-01 талаптарына ылайык аныкталат.

6 Жер участогун жайгаштыруу жана бөлүштүрүүгө талаптар

6.1 Мектептердин жер участокторун жайгаштырууну жана көлөмдөрүн КР КЧ 30-01 жана Кыргыз Республикасында айылдык калктуу конуштардын аймактарын пландаштыруу жана куруу боюнча эрежелер топтомуна ылайык кабыл алынат.

6.2 Жалпы билим берүү мекемелеринин жер участокторунда төмөнкү зоналар каралууга тийиш: дene тарбия-спорт, окуу-тажрыйбалык, эс алуу жана чарбалык.

6.3 Жалпы билим берүү мекемелеринин жер участокторунун негизги зоналарынын аянттарын 1 класска эсептелген көрсөткүч боюнча Д тиркемесине ылайык кабыл алуу сунушталат.

Курулуштагы тоскоолдуктар шартында имаратты жайгаштырууда жер участогунун зоналарынын курамы мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө органдары менен макулдашуу боюнча долбоорлоо тапшырmasы менен аныкталат.

6.4 Дене тарбия – спорт зонасында төмөнкүлөр каралууга тийиш: узундугу 250 м айланма чуркоо жолчосу менен жөцил атлетика спорт ядросу, бириктирилген баскетбол жана волейбол аяңчасы, футбол талаасы, топ ыргытуу жана секириүү спорт оюндары үчүн бириктирилген аяңчада.

Мектеп окуучуларына спорт сабактарын өткөрүү үчүн 750 м аралыкта жайгашкан кичи райондун же райондун спорт ядросун колдонгон шартта спорт зонанын башка элементтерин сактоо менен окуу-спорт зонасын жөцил атлетика спорт ядросунун көлөмүнө чейин кыскартууга жол берилет.

Футбол талаасынын көлөмү ченемдик көрсөткүчтөргө ылайык эң аз жол берилгендей кабыл алышыны керек.

Алгачкы аскердик даярдык зонасы менен спорт зонасын айкалыштырууга жол берилет.

6.5 Дене тарбия – спорт зонасын класс жайларынын терезелери тарабына жайгаштырууга жол берилбейт. Аны бак-дарактар жана бадалдар өскөн жашыл тилкеден кийин жайгаштыруу керек. Топ жана спорт куралдарын ыргытуу оюндары үчүн аяңчалар имараттын терезелеринен 25 м, ал эми 3 м тосмо бак болсо, 15 м кем эмес аралыкта жайгаштыруу керек. Дене тарбия – спорт сабактарынын башка түрлөрү үчүн аяңчалар 15 м кем эмес аралыкта болууга тийиш. Спорт зонасынын жабдуулары дене тарбия боюнча окуу программасын аткарууну, ошондой эле спортук секция боюнча сабактарды жана ден соолукту чындоо иш-чараларын өткөрүүнү камсыз кылуусу, ошондой эле окуучулардын бой жана жаш өзгөчөлүктөрүнө дал келиши керек.

6.6 Окуу-тажрыйба зонасына төмөнкүлөрдү киргизүү сунушталат: башталгыч класстар бөлүмүү, талаа жана жашылча өсүмдүктөр бөлүмүү, мөмө бакчасы жана питомник бөлүмүү, гүл-кооздук өсүмдүктөр бөлүмүү, коллекциялык-селекциялык иштер бөлүмүү, зоологиялык бурчу менен құнөскана, парниктерди, географиялык аяңчаны, биология сабактарын сыртта өтүү үчүн аяңчада (бастырмасы менен).

Аймак жетишсиз болгон учурда, парник жана құнөскананы жана коллекциялык-селекциялык иштер үчүн атайын павильонду милдеттүү түрдө түзүү шартында окуу-тажрыйба зонасын, окуу процессинин муктаждыктарын камсыз кылган көлөмгө чейин кыскартууга болот.

Биологиялык багыттагы мектептер үчүн жабык курулмалардын номенклатурасын кеңейтүүгө жол берилет (парнистер, күнөсканалар, оранжериялар, чакан көлөмдөгү айыл чарба техникаларын ж.б. сактоо жайы).

6.7 Эс алуу зонасына төмөнкүлөрдү киргизүү сунуш кылышат:

а) башталгыч класстын окуучулары үчүн кыймылдуу оюндар аяңтчасы (2 – 4 класстар) ар бир класска 100 м^2 ден кем эмес, ал эми 6 жаштагы балдарга (1-класстар) жана мектепке чейинки класстар үчүн – 180 м^2 ден кем эмес (бир окуучуга 7,2 чарчы метр) көлөкө чатыры жана чакан оюн формалары менен; негизги мектеп үчүн (5 – 9 класстар) – ар бир класска 25 м^2 ден кем эмес эсептөө менен кабыл алынат;

б) негизги мектептин тынч оюн аяңтчасы окуучулардын 75% үчүн ар бир класска 25 м^2 ден кем эмес эсептөө менен кабыл алынат.

Жогорку класстардын эс алуу зонасы катары спорт зонанын аяңтчасы эсептелет.

а) башталгыч класстын окуучулары үчүн кыймылдуу оюндардын аяңтчасы (2 – 4 класстар) ар бир класска 50 м^2 ден кем эмес, ал эми 6 жаштагы балдарга (1-класстар) жана мектепке чейинки класстар үчүн – 100 м^2 ден кем эмес (бир окуучуга 4 м^2) чакан оюн формалары менен;

б) негизги мектептин тынч оюн аяңтчасы окуучулардын 40% үчүн ар бир класска 25 м^2 ден кем эмес эсептөө менен кабыл алынат.

Жогорку класстардын эс алуу зонасы катары спорт зонанын аяңтчасы эсептелет.

Кичи райондун скверлерин жана сейил бак зоналарын колдонгон учурда эс алуу зонасы каралбаса болот (жөө баскандай аралыкта, бирок 200 метрден ашпаган).

6.8 Жер участогунун жалпы аяңтын азайтууда жеңил атлетика өзөгүнүн, спорт аяңтасынын жана кыймылдуу оюндар аяңтасынын көлөмдөрү өзгөртүүсүз сакталышы керек.

6.9 Чарба зонасында өзүнчө транспорт кирмеси (кирме) болуп, ал ашкананын өндүрүштүк жайлар тарабына, ошондой эле окуу-тажрыйба зонасына жакын жайгаштырылуусу зарыл. Чарба зонасында жергиликтүү шарттарга жараша чарба блогун, жашылча сактоочу жай, окуу гаражы, курал жана жабдуулар үчүн бастырманы жайгаштырууга жол берилет. Калдыктарды чогултуу үчүн аяңчаны ашкана блогунун кирмесинен, окуу класстарынын, кабинеттердин терезелеринен 25,0 метрден кем эмес аралыкта жайгаштыруу менен, суу өтпөгөн катуу капитам менен жабдылып, көлөмү контейнерлердин түбүндөгү аяңтын баардык тарабынан 1,0 метрге ашыкча болушу зарыл. Чарба кампаларын цоколдук кабатында же мектептин имаратынын жер төлөсүнө өзүнчө, сыртка

чыккан эшиги менен жайгаштырууга жол берилет. Чарба курулуштарынын курамы жана аяны долбоорлоого тапшырма менен аныкталат.

6.10 Жашылдандыруу аяны жалпы билим берүү мекемесинин жалпы аянынын 40 % кем эмес бөлүгүн түзүүсү керек.

Жашылдандыруу аянына окуу-тажрыйба зонасынын, дene тарбия – спорт жана эс алуу зоналарынын бак көчөттөр аяны, ошондой эле көк майсан жана участоктун айланасындагы коргоочу тилкелердин, бадал тосмолордун аянттары кириүүсү керек.

Жашылдандыруу үчүн уулуу жана тикендүү өсүмдүктөрдү колдонууга жол берилбейт.

Жалпы билим берүү мекемесинин жер участогу жалпы колдонуудагы бак көчөттөрү менен (сейил бактар, токой сейил бактары, бакчалар, скверлер жана бульварлар) чектеш жайгашкан учурда жашылдандыруу участогун 30% чейин кыскартууга жол берилет.

6.11 Жер участокторунда имаратка өрт өчүрүүчү машиналар үчүн кирмелер жана имаратты айланып жүрүү мүмкүнчүлүгү каралышы керек. Имараттын кире бериштери жана анын айланасы, чарба короосу жана имаратка жакын жерлер катуу кыртыштуу болууга тийиш жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар үчүн жеткиликтүү болушу керек. Участоктун тышында же ага жакын педагогдор жана жумушчулар үчүн авто унаа токтотмолов каралууга тийиш, анын чарба зонасы тарабында жайгашуусу артыкчылыктуу.

6.12 Жалпы билим берүү мекемесинин жер участокторунун айланасы колдонуудагы ченемдик документтердин талаптарына ылайык, 1,2 м кем эмес бийиктигеги тосмо менен тосулууга тийиш жана имараттын кирме тарабында окуучулардын транспорт жүргөн көчөгө чыгуусунан коргоочу коопсуздук түзүлүш менен камсыздалышы керек. Тосмонун айланасына бактарды жана бадалдарды отургузуу менен жашыл көчөт тилкеси каралууга тийиш.

6.13 Участок чакан архитектуралык формалар, жарыктандыруу жана асфальт төшөлүп, жашыл көк майсан менен көркөндүрүлүшү керек.

Орточо горизонталдык жарыктандырууну КР КЧ 23-05 боюнча кабыл алуу зарыл.

6.14 Тар участоктордо имараттарды жайгаштырууда эс алуу аянттарын ж.б. орнотуу үчүн КР КЧ 20-02 талаптарына ылайык, эксплуатациялануучу чатырды консоль кырчасы менен долбоорлоого жол берилет.

Эксплуатациялануучу чатыр эвакуациялоочу эки чыкмасы менен каралып, ошондой эле чатырдын капитамы жана жылуулагыч күйбөгөн материалдан болушу керек.

Эксплуатациялануучу чатырга жайгаштырылган аянтчалардын горизонталдык бөлүктөргө бөлүнбөгөн, бийиктиги 1,6 м кем эмес тосмосу

булууга тийиш. Тосмонун вертикалдык элементтеринин ортосундагы тышкы аралыгы 0,1 м ашпоого тийиш.

6.15 Башкы кирменин аймагында окуучулар менен чогулуш жана жалпы мектептик иш-чараларды өткөрүү үчүн асфальт төшөлгөн аяңтчанын каралышы сунушталат.

7 Жайлардын функционалдык топторуна, курамына жана аянына талаптар

7.1 Жалпы билим берүү мекемелиринин жайларынын функционалдык топторунун, курамынын жана аянынын топтому алардын түрүнө, тибине, функционалдык-педагогикалық түзүмүнө жана багытталышына ылайык келиши керек.

7.2 Жалпы билим берүү мекемелеринин жайларынын курамында Е тиркемесине ылайык, окуу жана жалпы мектептик топтоту жайлар, ошондой эле Е-Ү тиркемелерине жана Ф-Ш тиркемелериндеги маалыматтарга ылайык, функционалдык топторго бөлүнүшү камтылышы керек.

7.3 Жалпы билим берүү мекемелеринин баардык түрлөрү үчүн класстардын, класс-кабинеттердин негизги жайларынын саны уюштуруу-педагогикалық түзүмгө ылайык, окуу жана инклузивдүү топторунун санына барабар болууга тийиш.

7.4 Окутуунун аралаш формасында (фронталдык жана топтук) класстын жана окуу кабинеттеринин аяны бир окуучуга 1,7 чарчы метрден кем эмес, атайын кабинеттерде жана табигый илимдер боюнча лабораторияларда 1 окуучуга – 2,25 чарчы метр каралат. Технология жана эмгек устаканаларында жана багыттар боюнча дифференциялык окутуу үчүн атайын устаканаларда 1 окуучуга –3,75 чарчы метр.

7.5 Жалпы билим берүү мекемесиндеги жайлардын өзүнчө тобунун курамы жана аянттары Ж-Ү тиркемелерине ылайык жана Ф-Ш тиркемелеринде берилген маалыматтар боюнча кабыл алынат.

7.6 Мугалимдер үчүн кийим-кечек жайы бир класска экиден кем эмес орун менен берилиши керек. Окуучулар үчүн кийим-кечек жайы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар үчүн жеткиликтүүлүк талаптарын эске алуу менен колдонуудагы ченемдик документтерге ылайык каралууга тийиш.

7.7 Спорт залдардын жер тамандары мектептин бир окуучусуна 1,4 чарчы метр эсебинде кабыл алынат. Залдардын саны жана көлөмү имараттын багытталышына жана тибине жараша аныкталат.

Окуу-спорттук залдарда класска бир жуптан кем эмес (балдар жана кыздар үчүн) кийинүүчү жайы жана оюн залдарында эки жуптан кийинүүчү жайы, жуунуучу жай жана даараткана каралышы керек.

7.8 Жалпы билим берүү мекемелеринин дааратканаларынын, кол жуучу жана жуунуучу жайларынын аянттары жана тазалык приборорунун саны Щ тиркемесине ылайык кабыл алынат.

7.9 Рекреацияны эреже боюнча зал жайлары түрүндө 1 окуучуга $1,0 \text{ м}^2$ ден ашпаган эсеп менен долбоорлоо керек.

8 Көлөмдүк-пландоо түзүмү

8.1 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарын ар кандай уюштуруу-педагогикалык түзүмдөрү бар мектеп, лицей же гимназия катары эксплуатациялоо эсеби менен универсалдуу долбоорлоо сунушталат.

8.2 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттары 5 кабаттан бийик эмес, курулуш аянынын сейсминалык абалына жараша долбоорлонууга тийиш. Үчүнчү, төртүнчү жана бешинчи кабаттарда башталгыч жана инклузивдүү класстардын жайларын жайгаштырууга жол берилбейт, башка окуу жайлары 25% ашпоого тийиш.

8.3 Имараттын жер үстүндөгү кабаттарынын бийиктиги 3,3 мден кем болбоого тийиш (жер тамandan жогорку кабатына чейин), тышкы көрүнүшү 3,0 м кем эмес. Көрүү жана спорт залдарынын бийиктиги С-Т тиркемелерине ылайык кабыл алынат.

8.4 Имараттын көлөмдүк-пландоо түзүмү мекеменин багытталышына, анын өзгөчөлүгүнө жана эксплуатациялоонун ченемдик шарттарына, анын ичинде мектептин участогуна байланышы менен шайкеш келиши керек.

8.5 Имараттын архитектуралык-типологиялык түзүмү функционалдык моделге ылайык, мейкиндикти уюштуруусу төмөнкүдөй болушу керек:

жалпы билим берүү мекемелеринин жайларын Е тиркемесине ылайык эки негизги топко – окуу жана жалпы мектептик топко бөлүүгө болот;

рекреациялык борбор бар болгон учурда алардын ортосундагы байланыштыруучу звено болушу керек;

жайлардын окуу тобун ошол курактык мектепти тейлекен технологиялык жайлары менен окутуунун I, II жана III баскычтагы мектептерге ажыратуу зарыл.

8.6 Окуу жайлары, ички жана тышкы тазалык түйүндөрү, жеке жуунгучтардын крандары, түштөнүү залындагы жуунгучтар, гардероб жана жуунгуч кабиналары, мектеп имаратынын эшик үчүн оюктары ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ыңгайлуу болууга тийиш. Окуу жайлары окуу секцияларына топтолууга тийиш:

мектептин 1-классы үчүн окуу секцияларында уктоочу-оюн жайлары (эс алуу бөлмөлөрү) жана тазалык түйүндөрү менен 3 класстан ашпаган жайлар каралышы керек;

2–4-класстар үчүн окуу секцияларында рекреация жана тазалык түйүндөрү менен алты класстан ашпаган жайлар, ошондой эле эмгек бөлмөсү жана узартылган күн тобу үчүн универсалдуу жай каралышы керек, ақыркысын окуу секциясынан тышкары, бирок ушул класстын окуучулары үчүн жайлардын тобунда жайгаштырууга жол берилет;

5 -11-класстар үчүн окуу секцияларына окуу класс-кабинеттер, лаборатория жана тиешелүү рекреациялык жайлар жана тазалык түйүндөрү кириши зарыл;

1, 2–4-класстар, ошондой эле 5–8 (9)-класстар үчүн окуу секциялары өзүнчө бөлүнгөн жана башка жаштагы топтун окуучулары өтпөгөндөй болууга тийиш. Профилдик окутуу менен жалпы билим берүү мектептеринде, гимназияларда жана лицейлерде 5–11 класстар үчүн окуу секцияларын өзүнчө бөлбөстөн долбоорлоого жол берилет.

Адистештирилген окуу кабинеттерин жана устаканаларды дисциплиналардын жана технологиялардын тектештиги боюнча окуу секцияларына топтоо керек.

5 - 11-класстар үчүн тазалык түйүндөрүн окуу секцияларынан тышкары, ал эми эки кабаттуу имараттарда бир кабатка топтооп жайгаштырууга жол берилет.

Тазалык түйүндөрүнө кирмелерди окуу жайларынын кирмелерине тушташ же өтө жакын жайгаштырууга болбайт.

8.7 Химия жана физика кабинеттерин төмөнкү кабаттарда жайгаштыруу керек.

8.8 Жалпы мектептик борбордун жайларынын тобун окуу секцияларынан бөлүп жайгаштыруу сунушталат. Борбордун жайларына окуу секциялары аркылуу өтүүгө жол берилбейт.

8.9 Жалпы билим берүү мекемелери, эреже боюнча, өзүнчө имаратта долбоорлонууга тийиш.

8.10 Ашкананын өндүрүштүк жайларына өзүнчө кирме жана дебаркадер каралышы керек.

8.11 Ашкананын өндүрүштүк жайлары электр жылтыуусу менен соода-технологиялык жабдуулар комплектисин жайгаштырууну эске алуу менен долбоорлонот.

8.12 Тамактануу залында 1 кранга 20 орун эсеби менен жуунгуч каралышы керек.

8.13 Лифт жок болгон учурда машигуу жана спорт залдары биринчи кабатта болушу керек.

Окуу-спорт залын экинчи кабаттан жогору жайгаштырууга болбойт. Окуу-спорт жайларына окуу секциялары аркылуу өтмөктүн каралышына жол берилбейт. Спорт залга кийинүүчү жайдан кирме түз же өзүнчө коридор аркылуу каралат. Шаймандар жайы спорт зал менен каалга аркылуу же кеңдиги 2 м кем эмес жана бийиктиги 2,2 м кем эмес ачык жер аркылуу байланышуусу керек. Гимнастика үчүн устунду сактоочу шаймандар жайынын узундугу 5 м кем эмес болууга тийиш. Шаймандар жайынын жер таманы спорт залынын жер таманы менен бир деңгээлде болушу зарыл (босогосу жок).

8.14 Лекция аудиториясынын көрүү залына жакын жайгашкан коридорлорду жана рекреациялык жайларды кулуар (фойе) катары колдонууну эске алуу менен долбоорлоо керек.

8.15 Кабинеттердин жана лабораториялардын бир тараптуу жайгашуусунда рекреациялык жайлардын кеңдиги – 3 м кем эмес, ал эми кабинеттерге жана лабораторияларга жана класстарга (алардын эки тараптуу жайгашуусунда) чектеш жайгашкан рекреациялык жайлардын кеңдиги – 4 м кем эмес кабыл алынууга тийиш.

8.16 Гардероб жайларын башталгыч, негизги жана жогорку мектеп үчүн зонаны бөлүү менен өзүнчө жайгаштыруу керек.

8.17 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарынын кирмелеринде тамбурлар жана типтүү пандустар каралууга тийиш.

8.18 Окуучулар үчүн дааратканадагы унитаздарды жабык кабиналарда жайгаштыруу керек. Кабиналар бийиктиги 1,8 м (жер тамандан), жер таманга 0,2 м. жетпеген тосмо-экрандар менен бөлүнүшү зарыл. Кабиналардын көлөмдөрү $0,8 \times 1$ м планында кабыл алышы керек. Кыздар үчүн даараткананын бир кабинасы (жеке гигиена үчүн) толук кандуу $1,8 \times 1,2$ м болууга тийиш, ошондой эле дааратканалардын бири ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү болушу керек.

Даараткананын кабиналары менен тушундагы дубалдын ортосундагы аралык метр менен төмөнкүдөн кем эмес кабыл алышы керек:

писсуар жок болгондо – 1,5 м;

писсуар бар болгондо – 2,0 м.

Жеке жуунгучтардын крандарынын ортосундагы аралык 0,65 м кем эмес болушу керек.

Жуунгучтардын раковиналарынын үстүнкү бетинин жер тамандан бийиктиги 1-класстын окуучулары үчүн – 0,5 м; 2-4-класстын окуучулары үчүн – 0,6 м жана 5-11- класстын окуучулары үчүн – 0,7 м кабыл алышы зарыл.

Жуунгучтар менен дубалдын ортосундагы өтмөк аралык 1,1 м кем эмес, ал эми эки катар жуунгучтардын ортосундагы аралык 1,6 м кем эмес болууга тийиш.

8.19 Жуунучу кабиналарды $0,9 \times 0,9$ м кем эмес планда кабыл алуу керек. Жуунуучу кабиналардын катарынын ортосундагы өтмөктүн аралыгы 1,2 м кем эмес, ал эми жакын кабиналардын же кабина менен дубалдын (тосмонун) ортосундагы аралык – 0,8 м кем эмес болушу зарыл.

8.20 Техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдү КР КЧ 31-04 ылайык белгиленген эрежелерге ылайык жеткиликтүүлүктү эске алуу менен жүргүзүү зарыл.

8.21 Ашкана блогу 2-кабаттан жогору жайгаштырылбайт. Ашкана блогу 2-кабаттан жогору жайгаштырылган учурда азыктарды ташуу үчүн жүк көтөрүүчү лифт менен жабдылат.

8.22 Ашканадагы тамактануу залынын аяны бир отургуч орунга 1,0 чарчы метрден кем эмес эсебинде кабыл алуу керек. Отуруу үчүн орундардын саны окуучулардын, окутуучулардын жана жалпы билим берүү уюмунун администрациясынын санынан $1/3$ эсебинде аныкталат. Долбоорлоого тапшырма боюнча отуруу үчүн орундардын саны окуучулардын, окутуучулардын жана администрациянын санынан $1/6$ чейин кыскартууга жол берилет. Окутуучулардын жана администрациянын саны долбоорлоого тапшырма менен аныкталат.

9 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарына өрткө каршы талаптар

9.1 Имараттын көлөмдүк-пландоо чечими КР КЧ 21-01, КР КЧ 31-04 жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган башка ченемдик документтердин өрткө каршы талаптарына ылайык келиши керек.

9.2 Мектептин имаратынын кабатында бир убакта боло турган адамдардын эң көп саны эвакуациялоо жолунун кеңдигин эсептөөдө ошол кабатта жайгашкан окуу жайларынын, эмгекке үйрөтүү жайларынын жана уктоочу жайлардын, ошондой эле спорт жана лекция аудиториясынын – жыйын жайларынын сыйымдуулугуна жараشا аныкталууга тийиш.

9.3 Бир убакта 15 окуучудан ашык жайгашууга боло турган жайлардан чыгуучу каалгалардын кеңдиги $0,9$ м кем эмес, ал эми 25 окуучудан ашык болгон учурда 1,2 метрден кем болбоого тийиш.

9.4 Мектеп имаратынын жер төлө жана цоколдук кабаттарында жайгашкан жайлардын тобуна экиден кем эмес тышка түз эвакуациялык чыкмаларды кароо керек. Жайлардын бул топтору үчүн ачык тепкичтер жана жалпы тепкич аяны менен байланышпаган биринчи кабатта өзүнчө тепкич аяны аркылуу чыкмаларды орнотууга жол берилет.

9.5 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында таштандыны чыгаруучу түзүлүш каралышы керек. З кабаттуу имараттарда таштандыны чогултуучу камерасы менен тик таштанды түтүктөрүн орнотууга жол берилет.

Таштанды түтүктөрүн тосуучу конструкциясынын отко туруштук берүү чеги 0,5 сааттан кем эмес болууга тийиш.

Таштандыны чыгаруучу камераны таштанды түтүгүнүн астына жайгаштыруу жана 1-типтеги өрткө каршы тосмо менен бөлүү керек. Таштанды камерасындагы суу түтүгү тармагына автоматтык спринклерди орнотуу зарыл.

Таштанды камерасынан чыкма тыштан каралып жана имаратка кирмедин туюк дубал (экран) менен ажыратылыши керек, чыкманын үстүнө күйбөгөн материалдан чатырча каралууга тийиш.

Таштанды чыгаруу тутумун тандоо калктуу пунктта түзүлгөн тейлөөнү эске алуу менен долбоорлоо тапшырмасы менен аныкталат.

9.6 Спорт залынын жер таманынын жыгач конструкциялары өрттөн коргоочу курам менен иштелип чыгуусу зарыл. Оттуруу үчүн орундарды күйгөндө уулуу заттарды бөлүп чыгарбай турган күйүүчү материалдардан жасоого жол берилет.

9.7 Көрүү залы жана ийрим жайлары өрткө каршы 1-типтеги тосмо жана 3-типтеги чатыр менен бөлүнүшү керек.

9.8 Аяны 200 м² жана андан ашык гардероб жайларын түтүн чыгаруучу тутум менен жабдуу керек. Түтүн чыгаруунун вентиляторлору түтүнгө таасир берүүчү өрт боюнча билдириүүдөн аралыктан, баскыч аркылуу иштөөсү керек. Өрт чыкканда камсыз кылуу-чыгаруу желдетүү тутумуна ушундай эле тосмо каралышы керек.

9.9 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында саunalарды (кургак ысык мончолорун) жайгаштырууга жол берилбейт.

9.10 Имараттарда электрондук-эсептөө техника, информатика жана башка жайларын камсыздоочу кабелдерди орнотуу үчүн отко туруштук берүү чеги 0,75 с кем эмес каналдар каралууга тийиш.

9.11 Жалпы билим берүү мекемелери мектепке чейинки мекемелер менен бирге жайгаштырылган учурда мектепке чейинки мекемелердин жайлары 1-типтеги өрткө каршы тосмолор жана 3-типтеги чатырлар менен бөлүнүшү зарыл. Мектепке чейинки мекемелердин эвакуациялоочу чыкмалары өзүнчө болууга тийиш.

9.12 Жыгачты иштетүү жана металл менен жыгачты иштетүү боюнча аралаш устаканалардан тышка түз чыкма (жылтылган тамбур аркылуу), же класстан, окуу кабинеттерден жана лабораториялардан чыкмалары жок устаканага чектеш коридор аркылуу кошумча чыкма каралышы зарыл.

9.13 Жылуулук автоматтык өрткө каршы сигнализация төмөнкү жайларда каралышы керек: чийме жана көркөм сүрөт өнөрү кабинеттеринде, физика жана астрономия, химия, биология лабораторияларында, физика, химия, биология лаборанттык бөлмөдө, окуу кабинеттеридеги лаборанттын бөлмөсүндө, 5–9-класстардын окуучулары үчүн металлды жана жыгачты иштеп чыгуу боюнча

окуу устаканаларында, устанын курал-жарак бөлмөсүндө, эмгектин техникалык түрлөрү боюнча универсалдуу устаканада, кездемени иштеп чыгуу, тамак жасоо боюнча эмгектин түрлөрүн тейлөөчү устаканаларда, мугалимдер бөлмөсүндө жана окуу-усулдук кабинеттерде, окуу-спорт залдарындагы кийинүүчү жайларда, шаймандар жайында, дene тарбия боюнча нускоочунун кабинетинде, эстрада жана ийримдер жайларында, техникалык борбордо (радио түйүн, диктордун жайы, аппаратураларды ондоочу жайда, фото-лабораториясында), жыйын жайы – лекция аудиториясында шаймандар жайында, тамактануу залында, кургак азыктарды сактоочу кампада, жүктөөчү-идиш сактоочу жайда, ашканы майлыштарын сактоочу жайда, ашканага тиешелүү чарба кампасында, канцелярияда, техникалык персоналдын бөлмөсүндө жана чарба кампасында, уктоочу-ойноочу бөлмөлөрдө, чарбалык шаймандар бөлмөсүндө, медициналык бөлмөлөрдө.

Түтүнгө таасир берүүчү өрткө каршы автоматтык сигнализация информатика жана электрондук-эсептөө техникалар кабинеттеринде, чийки затты жана даяр өнүмдү сактоо кампасында, көрүүчүлөр залында лекция аудиториясында, жылуулук проекциялык жайда, кителкана жайларында, вестибюлда жана кургатуучу жайы менен гардероб жайларында, гардероб жайларында, жеке спорт шаймандарын сактоочу кампаларда каралышы зарыл.

АӨКСнын иштегени тууралуу сигнал күнү-түнү турган кезметчи персоналдын жайына же жакынкы өрт өчүрүү бөлүмүнө чыгарылат.

10 Имараттын ички чөйрөсүнө талаптар

Эмеректерди жана жабдууларды жайгаштыруунун эргономикалык параметрлерি

10.1 Мектептин негизги жайлары – класс-окуу кабинети техникалык каражаттарды кецири тартып, окутуунун фронталдык, топтук жана жеке формаларын уюштуруу менен окуу сабактарын активдүү өткөрүүнүн талаптарына жооп бериши керек.

Жайда окуучулар үчүн жумушчу зона, мугалимдин жумушчу зонасы, окуу-көрсөтмө каражаттарды, ОТКны, окуучулардын жеке буюмдарын жайгаштыруу үчүн кошумча мейкиндик, топтук иштер, окуучулардын жекече сабактары (өзгөчө жетишкен жана жетишпегендөр) жана активдүү ишмердик үчүн мүмкүнчүлүктөр зонасы камтылышы керек. Бул зоналар мейкиндиктердин суммасы катары окутуунун оптимальдуу шарттарын камсыз кылуусу зарыл.

1-жайлар – 8 (9)-класстардын заманбап жөнөил окуучу столдору, орнотулган шкафтар, ошондой эле окутуу формасын активдештируү максатында

мейкиндикти «ийкемдүү» уюштуруу маселесин чечүү үчүн кошумча мобилдуу жабдуулар менен жабдылыши керек.

10.2 Негизги окуу жайларында жабдуулардын ортосундагы өтмөктөр жана аралыктар «Мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын түзүлүшүнө, аларды күтүүгө жана иштөө режимин уюштурууга карата санитардык-эпидемиологиялык талаптар» санитардык-эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери менен кабыл алышыши керек.

Табигый жана жасалма жарыктандыруу

10.3 Мектептин жайларын табигый жарыктандырууну КР КЧ 23-05 жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган башка ченемдик документтерге ылайык долбоорлоо керек.

10.4 Баардык негизги окуу жайлары окуу стoldорунун үстүндө 1,5% кем эмес ТЖК табигый жарыктандыруу коэффициенти КЕО ээ болушу жана сол капитал жарыгы менен жарыктандыруусу керек. Сабак өтүүнүн мобилдуу формасын уюштуруу үчүн жогорку кошумча жарыктын эсебинен (айкалышкан: жогорку менен капитал жарыгынын айкалышы же негизги окуу стoldорунан тышкary жайдын түпкүрүндө жасалма кошумча жарыктандыруу) жайдын баардык жумуш төгиздигинде бирдей жарыктандыруу каралышы зарыл.

10.5 Күндүзгү жарыкты болушунча пайдалануу жана окуу жайларын төгиз жарыктандыруу үчүн бактарды имаратка 15,0 метрден, бадалдарды 5,0 метрден алыс отургузуу керек. Терезенин айнектерин сырдоого жол берилбейт.

Класстык тактаны софиттер менен жабдуу жана ага параллель орнотулган эки күзгү чырактардын симметриялуу эмес жарыгы менен жарыктандыруу керек. Чырактарды тактанын тышкы четинен 0,3 метрге жана класс тарапка тактанын алдына 0,6 метр бийик жайгаштыруу зарыл.

10.6 Төмөнкүлөрдү табигый жарыктандыруусу жок (жасалма жарыктандыруусу менен гана) долбоорлоого жол берилет:

Рекреациялык жайлар болуп эсептелбegen көрүүчүлөр залы, лекция аудиторясы жана кулуарлар, коммуникациялар жана коридорлор;

Спорт залындагы жуунгуч, жуунуучу жана дааратканалар, персоналдын дааратканасы, аялдардын жеке гигиена бөлмөлөрү;

радиотүйүндөр, кино-фотолабораториялар, телеберүүлөрдүн туюк тутумдары үчүн жайлар;

китең сактоочу жайлар, кампалар;

бойлер жайы, суу түтүгү жана канализациянын насос жайлары, желдетүү жана абаны кондициялоо камералары, башкаруу түйүндөрү жана имараттын

инженердик жана технологиялык жабдууларын орнотуу жана башкаруу үчүн башка жайлары.

Имараттын бирдиктүүлүгүн сактоо үчүн, өзгөчө учурларда ашканадан тышкары тамактануучу залды, окуучулар үчүн тазалык түйүндөрүн жасалма жарыктандыруусу менен долбоорлоого жол берилет. Мында аба алмашуунун тездик санын жогорулатуу керек (эсептөө боюнча).

Коридорду айнектелген тосмо же коридордун дубалдарына фрамуг орнотуу жолу менен экинчи жарык менен жарыктандырууга жол берилет.

10.7 Жалпы билим берүү мекемелеринин негизги жайларынын жасалма жарыктандыруусунун нормага салынган көрсөткүчү КР КЧ 23-05 боюнча кабыл алуу керек.

Инсоляция жайларынын жарык тараптары боюнча күндөн коргонуу жана багыттоо

10.8 Окуу жайларынын инсоляциясы Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ченемдерге ылайык каралууга тийиш.

10.9 Негизги окуу жайларынын терезелерин багыттоо Э тиркемесине ылайык кабыл алуу керек.

10.10 Окутуунун техникалык каражаттарын колдонуу каралган окуу жайларын парда тартуу үчүн түзүлүш менен жабдуу керек.

10.11 Ашкананын ысык цехинин оптималдуу багытталышы – түндүк болуп саналат.

Суу менен камсыздоо жана канализация

10.12 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарын чарбалык -ичүүчү жана ысык суу менен жабдуу, канализация жана суулардын чыгуусу каралышы керек, аларды КЧжЭ 2.04.02 жана ушул бөлүмгө ылайык долбоорлоо зарыл.

Канализация орнотулбаган райондордо КР КЧ 21-01 жана санитардык эрежелерге ылайык кабыл алуу керек.

Имараттар үчүн 2 куймасы жана сууну 2,5 л/с сарпталышы менен откотуруштук берүүсү III баскычтагы ёрткө каршы ички суу түтүгү каралышы керек.

10.13 Муздак сууну тартып келүү төмөнкү жайларда каралууга тийиш: химиялык лабораториялык столдордун раковиналарына; химия, физика жана биология лабораторияларынын демонстрациялык столдоруна; тазалык түйүндөрүндөгү агуучу чөлөктөрдө, жыйиноо шаймандарын тазалоо жана сактоо жайларына.

10.14 Муздак жана ысык сууну тартып келүү төмөнкү жайларда каралышы керек: 1 - 4 - класстардын класстык бөлмөлөрүндө жана узартылган күн тобу үчүн жайларда орнотулган жуунгучтарга, чийме жана көркөм сүрөт искусствосу,

информатика жана электрондук-эсептөө техникасынын кабинеттеринде, техникалык моделдөө, жаш натуралисттер, живопись, сүрөт, скульптура студияларында бирден орнотулган жуунгучтарга; кездемелерди иштеп чыгуу жана кулинария өнөрканасындагы жуунгучтарга; мугалимдер бөлмөсүндөгү, тамактануу бөлмөсүндөгү жана ашканадагы жуунгучтарга, сууну жыйноочу крандарга, окуу устаканасында, техникалык персоналдын бөлмөсүндө жана жандуу жаратылыш бурчунун жайларына; жуунуучу кабиналарга жана жеке гигиена кабиналарына; бут ванналарына чарбалык керектөө үчүн бирден орнотулган раковиналарга; фото лабораториялардагы жана кино-фото лабораторияларындагы эки секциялуу жуунгучтарга; тамактануу бөлмөсүнүн алдындагы жуунгучтарга, тазалык түйүндөрүндөгү жана медициналык блоктун жуунгучтарына; химия, физика жана биология лабораторияларындагы лабораториялык шкафттарга, ошондой эле тамактануу бөлмөлөрүндөгү жана буфеттердеги жабдууларга, мында муздак жана ысык сууну тартып келүү технологиялык талаптарга ылайык каралат.

10.15 Приборлордун аралаштыргычтарына келген ысык суунун температуры 60°C ашпоого тийиш.

Жылдытуу жана желдетүү

10.16 Жалпы билим берүү мектептеринин имараттарында жылдытуу жана желдетүү каралууга тийиш.

Имараттардагы жылдытуу жана желдетүүнү КР КЧ 41-04 жана ушул бөлүмгө ылайык долбоорлоо керек.

10.17 Жайларды жылдытууну долбоорлоо үчүн абанын эсептелген температуры жана аба алмашуунун тездиги Ю тиркемесине ылайык қабыл алуу керек.

10.18 Жумуш убагында аба аркылуу жылдытуу тутуму аркылуу берилген абанын температуры 40 °C ашпоого тийиш.

10.19 Окуу жайларынан абаны чыгаруу рекреация, тазалык түйүндөрү жана окуу жайларынан 1 тездиктеги соргуч (вытяжка) аркылуу каралууга тийиш.

Окуу жайларында механикалык кирме желдетүүнү долбоорлоодо 1 saatta бир жолу алмаштыруу эсеби менен табигый сормо желдетүү каралышы керек.

Аба аркылуу жылдытууда окуу жайларынан сормо каналдарды дорбоорлоого болбойт.

10.20 Сормо желдетүүнүн өзүнчө тутуму төмөнкү жайларда (жайлардын тобунда) каралууга тийиш: класс жайлары жана окуу кабинеттери (аба аркылуу жылдытуу жок болгондо), лабораториялар, жыйын залдары – лекция

аудиториялары, окуу устаканалары, спорт залдар, тир, тамактануу бөлмөсү, медпункт, телепроекциялык жай, тазалык түйүндөрү.

10.21 Желдетүү менен айкалышкан аба аркылуу жылтынуу долбоорлоодо тутумду автоматтык башкаруу тутуму, анын ичинде, жумуш убагында жайларда эсептелген температураны жана салыштырмалуу нымдуулукту 30 – 60 % чегинде кармап туруу, ошондой эле окуу болбогон мезгилде 15° С төмөн эмес абанын температурасын камсыз кылуу каралышы керек.

10.22 Окуу жайларын аба аркылуу жылтынуу тутумунда абаны рециркуляциялоого жол берилбейт.

10.23 Мектептин тамактануу бөлмөсүндө аба алмашуу ашканадагы технологиялык жабдуулардан бөлүнүп чыккан ашыкча жылуулукту жок кылууга эсептелүүгө тийиш.

Ашкана блогунун өндүрүштүк жайларына кирген абаны берүү тамактануу залы аркылуу каралышы керек. Берилген абанын көлөмү бир отургуч орунга 20 м³/с кем эмес болушу керек.

Модуляцияланган ашкана жабдуусун орнотууда кирген абанын бөлүгүн берүү ошол жабдуунун желдетүүчү түзүлүшү аркылуу каралууга тийиш.

Ашкана блогунун комплексинен абаны чыгаруу өндүрүштүк жайлар аркылуу каралышы керек.

10.24 Телепроекциялоо жайына кириччү абаны берүү жыйын залы – лекция үчүн аудиториянын кириччү тутуму аркылуу, ал телепроекциялоо жайына кеткен аба түтүгүн телепроекциялоо жайынын жер таманынан төмөн деңгээлде залдын кириччү тутумуна кошуу шартында кароого жол берилет.

10.25 Имарата кирмедеги тамбурдун аба-жылуулук чүмбөтүн 3 же андан ашык параллель класстары бар мектептер үчүн долбоорлоо керек. Экинчи тамбурга кайра жылтыуу калориферин жана автоматтык аба тоскучту орнотуу менен кириччү тутумдан жылуулук чүмбөтүн орнотууга жол берилет.

10.26 Ю тиркемесинин 6.7 жана 15-пункттарында саналып кеткен фрамуг же форточекалары менен тышкы терезелери бар жайларда соргуч каналдарын орнотуу зарыл эмес.

10.27 Асбестцемент аба түтүктөрүн колдонууга жол берилбейт.

10.28 Окуучулардын саны 200гө чейинки жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында механикалык кириччүсү уюштурулбаган желдетүүнү орнотууга жол берилет.

Электр жана аз токтуу түзүлүштөр

10.29 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында электр жабдуулары, электр жарыктандыруу, электр байланыш жана маалыматты берүү

тутумдары, автоматтык өрт боюнча сигнализация жана өрт коопсуздугу боюнча ченемдик документтердин талаптарына ылайык өрт тууралуу билдириүү каралышы керек.

10.30 Электр менен камсыздоо, электр менен жабдуу, имаратты электр менен жарыктандыруу жана жалпы билим берүү мекемелеринин аймагын тышкы жарыктандыруу ЭТОЭ , КР КЧ 23-05, ВКЧ 59-88 жана ушул бөлүмгө ылайык каралууга тийиш.

10.31 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарынын баардык жайларында көрүнбөгөн электр зымдары каралышы керек. Ашкана, кампа, даараткана жана башка көмөкчү жайларда ачык электр зымдарына жол берилет.

10.32 Окуу жайларында ызы-чуусу өзгөчө төмөнкү деңгээлдеги иштөөнү жөнгө салуучу аппараты менен люминесценттик чырактар каралышы керек жана алар чачыранды жарык болууга тийиш.

Жарыктандыруу толкундарынын коэффициентинин нормадагы мааниси менен камсыз кылуу зарыл.

Э с к е р т ү ү л ө р

1 Окуу жайларын жалпы жарыктандырууда электр чырактарын колдонууда алар чагылдырылган же артыкчылыктуу чагылдырылган жарык бөлүштүрүү менен колдонулушу керек.

2 Окуу жайларын люминесценттик чырактар менен жарыктандырууда тактаны симметриялуу эмес жарык бөлүштүрүүчү атايын люминесценттик чырактар менен жарыктандырууну кароо керек; окуу жайларын электр чырактары менен жарыктандырууда тактаны жарыктандыруу үчүн жалпы жарыктандыруу тутумунда кошумча чырактар каралууга тийиш.

10.33 Жарыктандыруу түзүлүштөрүн долбоорлоодо люминесценттик чырактар үчүн 1,5 жана электр чырактары үчүн 1,3 запас коэффициенти киргизилиши керек.

10.34 Диапроекторду, телепроекторду жана окутуунун башка техникалык каражаттарын кошуу үчүн класс жайларында, окуу кабинеттеринде, лабораторияларда, ийрим жайларында жана узартылган күндү уюштуруу жайлары үчүн үчтөн кем эмес штепселдик розетка каралышы керек: бирөө класстык тактага, экинчиси – жайдагы тактанын тушундагы дубалга, үчүнчүсү – терезелерге тушташ дубалда. Окуу жайларында бир розетка жер менен каралышы керек, мында компьютердик класс жана информатика кабинети кирбейт, анткени анда бештен кем эмес розетка каралат. Интернетке кошулуу менен локалдык компьютердик тармакты кароо керек.

10.35 Окуучулар жайгашкан жайларда штепселдик розеткалар жер тамandan 1,8 м бийиктиктө каралат.

Окуучулар жайгашкан жайларда ажыраткычтар жер тамandan 1,8 м бийиктиктө каралышы керек.

10.36 Электр щит жайы биринчи кабатта жайгашуусу керек. Жер астындағы суулардын деңгээли төмөн болгон учурда жана жамғыр сууларынын кирүүсүнө гидроизоляциялоо орнотулган шартта электр щит жайын жер төлөдө жайгаштырууга жол берилет.

10.37 Окуу жайларында чырактар терезеси бар тышкы дубалдардын тушуна катары менен орнотулушу керек. Жайдын терезеден алыс жайгашкан бөлүгүн биринчи кезекте жарыктандырууну эске алуу менен чырактарды өзүнчө (катары боюнча) жандырууну кароо зарыл.

10.38 Адамдарды эвакуациялоо үчүн авариялык жарыктандыруу вестибюлдарда, гардероб жайларында, коридорлордо, тепкич аянттарында, рекреациялык жайларда, спорт жана тамактануу залдарында, көрүүчү залында, устаканаларда, кино аппарат жайында каралышы зарыл. Ишти улантуу үчүн авариялык жарыктандыруу электр щит жайларында, желдетүү камераларында, жылуулук түйүндөрүндө, насос жайларында каралышы керек; мында жарыктандыруу ченеми 2 лк камсыз болуусу тийиш. Ошону менен бирге тармакта чыңалуу жок болгон 2 сааттын ичинде автономдуу авариялык- эвакуациялык жарыктандырууну камсыз кылууга шарт түзгөн айрым жерлерде жарык берүүчү аппаратураларды колдонууну кароо зарыл. Көрүү залынан чыгууну белгилөө үчүн авариялык жарыктандыруу тармагына кошулган багыт бергич жарыктар каралышы керек.

10.39 Жалпы билим берүү мекемелеринин жер участокторун тышкы жарыктандыруу калкты маданий-тиричилик тейлөө мекемелеринин аймагын жарыктандыруу жана тышкы архитектуралык жарыктандыруу боюнча көрсөтмөлөргө ылайык долбоорлонуусу керек.

Спорт аянттарында кыш мезгилиндеги топ менен хоккей, шайба менен хоккей оюндары үчүн колдонулуучу стационардык эмес жарыктандырууну орнотуу зарылдыгы долбоорлоого тапшырма менен белгилениши керек.

10.40 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында радиофикация каралышы керек.

Радиоточкалар мугалимдер, директордун, директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын, улук тарбиячынын, класстан тышкary жана мектептен тышкary тарбиялоо иштерин уюштуруучунун, дарыгердин кабинеттеринде, канцелярияда, кино аппаратура жайында, радио түйүндө, мастердин бөлмөсүндө, дene тарбия нускоочусунун кабинетинде, техникалык персоналдын бөлмөсүндө жана рекреациялык жайларда каралышы зарыл.

Үндү чоңойтуу түзүлүшүн көрүүчү залында, окуу-спорттук залдарда, рекреациялык борбордун форумунда жана рекреациялык жайларда кароого болот.

10.41 Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарында радио түйүн жайында орнотулган эки тараптуу байланышы менен радио түйүндү кароо зарыл, аны түздөн-түз директордун кабинетине жакын жайгаштыруу керек.

10.42 Телефондорду директордун кабинетинде (канцеляриянын аппаратына параллель), директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басарынын, класстан тышкары жана мектептен тышкары тарбиялоо иштерин уюштуруучунун, мугалимдердин кабинеттеринде, тамактануу жайында, дарыгердин, мастердин, кезметчи тарбиячынын жана дene тарбия нускоочусунун бөлмөлөрүндө орнотуу карапышы керек.

10.43 Электр saatтарын орнотуу вестибюлдарда, рекреациялык жайларда, жыйын залы – лекция аудиториясында, тамактануу жана окуу-спорт залдарында карапууга тийиш.

10.44 Электр сигналдуу электр saatтары аркылуу башкаруусу менен электр конгуроолорун орнотуу вестибюлдарда, рекреациялык жайларда карапышы керек.

10.45 Теле берүүлөрдү кабыл алуу тармагын, видео техникаларды жана теле берүүнүн жабык тутумдарын колдонуу класстарда, окуу кабинеттеринде, лабораторияларда, устаканаларда, көрүүчү залында, лекция аудиториясында, китепканада, ийрим жайларында жана узартылган күндү уюштуруу жайларында, директордун кабинетинде, мугалимдер бөлмөсүндө кароо зарыл.

10.46 Жалпы билим берүү мекемелериндеги материалдык баалуулуктар топтолгон жайларын жергиликтүү коргоо органдарынын макулдашуусу менен кошумча тапшырма боюнча коргоо сигнализациясы менен жабдуу зарыл.

Жайлардын ички жасалгасы

Жайлардын ички жасалгасы алардын багытталышына жараша санитардык-гигиеналык жана ёрткө каршы талаптарга ылайык келүүсү керек.

Полимер материалдарын колдонууга жана жасалгалоонун түрлөрүнө Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ченемдик документтерге ылайык жана санитардык көзөмөлдөө органдары менен макулдашуу боюнча жол берилет.

Энергияны максималдуу үнөмдөөнүн талаптары

Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттары Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ченемдик документтерге ылайык, энергияны максималдуу үнөмдөөнү эске алуу менен долбоорлонууга тийиш.

А тиркемеси

Ушул ченемдик документте кабыл алынган кыскартуулар

ЖБМ – Жалпы билим берүү мекемеси;

П – Профилдик окутуу;

О – Окуу тобундагы жайлар (курамы Е тиркемесинде);

ЖМ – Жайлардын жалпы мектептик тобу (курамы Е тиркемесинде);

ТЖК – Табигый жарыктандыруу коэффициенти;

ОТК – Окутуунун техникалык каражаттары.

Б тиркемеси

Жалпы билим берүү мекемелеринин классификациясы жана түрлөрүнүн бағытталышы

Башталгыч жалпы билим берүү мектеби. Өз алдынча мектеп катары, ошондой эле негизги же орто жалпы билим берүү мектептеринин курамында да уюштурулат (башталгыч мектепте окутуу мөөнөтү – 3 - 4 жыл).

Негизги жалпы билим берүү мектеби. Өз алдынча жалпы билим берүү мекемеси катары 1-9-класска чейин, ошондой эле орто (толук) жалпы билим берүү мектебинин курамында да түзүлөт.

Орто (толук) жалпы билим берүү мектеби. III баскычтагы өз алдынча, ошондой эле курамында I жана II баскычтарды камтыган мектеп катары да түзүлөт (окутуу мөөнөтү – 2 жыл же 11 жыл).

Айрым предметтерди терендетип окутуу менен орто жалпы билим берүү мектеби. Билим берүү процессин ишке ашырган, орто (толук) жалпы билим берүү программасын, анын ичинде бир, же бир нече предметтерди (чет тили (тилдерин), физика, математика (физика-математикалык), химия, биология (биология-химиялык), адабият, тарых, экономика жана башка предметтер) терендетип окутууну жүзөгө ашыруучу жалпы билим берүү мекемеси. 8- жана 9- класстардан баштап II баскычта мектеп окуучулары менен иштөөдө дифференциялык мамилени жана программаны терендетүүгө акырындык менен өтүүнү ишке ашыруу башталат. Өз алдынча звено (III баскыч) катары иштейт, же курамында билим берүүнүн I же I – II баскычтарын камтыйт. Окутуу мөөнөтү – 2 - 11 жыл.

Жалпы билим берүү мектеп – лабораториясы. Жалпы орто (толук) билим берүү программаларын жана эксперименталдык программаларды ишке ашырган жалпы билим берүү мекемеси. Эксперименталдык билим берүү программалары мекеменин инновациялык режимдеги жана жогорку билим берүү деңгээлиндеги ишин камсыз кылат, лабораториянын курамына кирген илимий кызметкерлердин катышуусу менен иштелип чыгат жана ишке ашырылат. Мектеп – лабораториянын курамына үч билим берүү баскычы кирет. Зарылдыгына жараша, түзүмүнө мектепке чейинки билим берүүнү да камтыйт. Жалпы билим берүү мектеп – лабораториясы баштапкы кесиптик даярдоону да киргизсе болот.

Окуу-тарбия комплекси. Жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү мекемесинин курамындагы жалпы билим берүү мекемеси.

Гимназия. Жалпы орто (толук) билим берүүнүн жалпы билим берүү программаларын ишке ашырган, эреже катары, окуучуларга эки-үч чет тилин билүү менен орто гумантирадык билим берүүчү жалпы билим берүү мекемеси.

Гимназиянын курамында II жана III баскычтар болушу мүмкүн. Окутуу мөөнөтү 7 жыл.

Лицей. Жалпы орто (толук) билим берүү программаларын ишке ашырган, окуучуларга бир катар предметтерди тереңдетип окутуу жана кесиптик даярдоосу менен орто жана жогорку билим берүүнүн үзгүлүтүсүздүгүн камсыз кылган жалпы билим берүү мекемеси. Лицей негизи III баскычтагы мекеме катары түзүлөт, бирок, 8-9-класстан баштап болушу да мүмкүн. Окутуу мөөнөтү 2 же 4 жыл.

Кечки (нөөмөттүк) жалпы билим берүү мекемеси. II жана III баскычтагы, же III гана баскычтагы окутууну камтыган өз алдынча мекеме катары түзүлөт.

В тиркемеси

Жалпы билим берүү мекемелеринин тармактарын уюштуруу

B.1 – т а б л и ц а с ы

№ пп	Принципиалдуу вариантык моделдер	Базалык мекеме	Имараттар тармагын уюштуруу принциби	Уюштуруу-педагогикалык түзүм боюнча базалык мекемелердин имараттарынын модификациясы
a)	II жана III баскычтагы мектептерге тартылган башталгыч мектеп	Б	НМ НЖ + + Г + Б + ОМ + + ОТК ПБОМ	1:0:0 2:0:0 3:0:0 (мектептин курамы II жана III баскычтар)
б)	III баскычтагы мектепке же профилдик мекемеге тартылган негизги мектеп	НМ	ЖП + Л + НМ + Ж + Г	1:1:0 2:2:0 3:3:0
в)	I, II жана III баскычтагы (өзүнчө) толук орто мектеп	БОМ	ОМ	1:1:1 2:2:2(1) 3:3:3(2)
г)	Негизги мектептердин тобун* тейлеген III баскычтагы шкала	Ж	НМ + Ж + НМ + НМ	0:0:3 0:0:4 0:0:6 0:0:0(8)
д)	I, II жана III баскычтагы профилдик окутуусу менен толук орто мектеп	ПБОМ	ПБОМ	1:1:1 2:2:2 3:3:3
е)	II жана III баскычтагы профилдик окутуусу менен баштапкы жана негизги мектептердин тобун тейлеген орто мектеп	ПОНЖ М	НМ + НЖП + Б + НМ	0:2:3(2) 0:3:4(3)
ж)	Окутуунун II жана III баскычтарын камтыган баштапкы мектептердин тобун тейлеген гимназия	Г	Б + Г + Б +Б	0:1:1 0:2:2 0:3:3

B.1 – таблиңасынын аягы

№ пп	Принципиалдуу варианттык моделдер	Базалык мекеме	Имараттар тармагын уюштуруу принциби	Уюштуруу-педагогикалык түзүм боюнча базалык мекемелердин имараттарынын модификациясы
3)	Окутуунун III баскычын камтыган, негизги мектептердин тобун тейлекен лицей	Л	НМ + Л + НМ + НМ	0:0:6 0:0:9

Шарттуу белгилер:

Б – баштапкы мектеп;

Ж – жогорку мектеп;

НЖ – негизги жогорку мектеп;

НЖП – профилдик билим берүүчү негизги жогорку мектеп;

ЖП – профилдик билим берүүчү жогорку мектеп;

ПБОМ – профилдик билим берүүчү орто мектеп;

ОТК – окуу-тарбия комплекси;

ОМ – орто мектеп;

НМ – негизги мектеп;

Л – лицей;

Г – гимназия;

ОТК – окуу тарбия комплекси.

Г тиркемеси

Жалпы билим берүү мекемелеринин имараттарынын типтеринин жана түрлөрүнүн болжолдуу номенклатуrasesы

Г.1 – т а б л и ц а с ы

	Имараттардын типтери	Жайгашшусу			
	Окуучулардын саны	ТЖТ АКП	КР ШТП	ШР	ШО
Имараттардын түрлөрү	Билим берүүнүн I, II жана III баскычтарындагы паралель класстардын сандык катышы				
Башталгыч мектеп (I баскыч): 4 класска ылайыкталган (негизги же орто мектептин курамдык бөлүгү болуп саналат). 8 класска	<u>120</u> 1:0:0 <u>240</u> 2:0:0	*	*		
Курамында I - II баскычтарды камтыган негизги мектеп: 9 класска	<u>270</u> 1:1:0	*	*		
18 класска	<u>540</u> 2:2:0	*	*		
Курамында I, II жана III баскычтарды камтыган орто толук мектеп, анын ичинде, өзүнчө предметтерди терендөтеп окутуусу менен:					
11 класска	<u>330</u> 1:1:1		*		
2 класска	<u>660</u> 2:2:2	*	*		
33 класска	<u>990</u> 3:3:3		*		
22 + 22 класска эсептелген блоктон турган мектептер	<u>660 + 660</u> 2:2:2 + 2:2:2		*		

Г.1 – таблицасынын аяғы

Имараттардын түрлөрү	Имараттардын типтери	Жайгашуусу			
	Окуучулардын саны	ТЖТ АКП	КР ШТП	ШР	ШО
	Билим берүүнүн I, II жана III баскычтарындагы параллель класстардын сандык катышы				
Курамында II - III баскычтарды камтыган профилдик билим берүүсү менен орто мектеп:					
20 класска	600 0:2:4			*	*
30 класска	900 0:3:6				*
40 класска	1200 0:4:8				*
Курамында II - III баскычтары менен гимназия:					
7(8) класска	140(160) 0:1:1			*	
14(16) класска	280(320) 0:2:2			*	*
21(24) класска	420(480) 0:3:3			*	*
Курамында II - III баскычтарды камтыган лицей:					
8(10) класска	<u>160(200)</u> 0:2:2			*	*
12(15) класска	<u>240(300)</u> 0:3:3				*
Курамында III баскыч:18(27) класска	<u>360(540)</u> 0:0:9				*

Шарттуу белгилер:

ТЖТ – турак жай тобу;

АКП – айылдык калктуу пункт;

ШТП – шаар тибиндеги поселок;

КР – кичи район;

ШР – шаардын району;

ШО – шаардын округу.

Д тиркемеси

Жалпы билим берүү мекемелеринин жер участокторунун негизги зоналарынын аянттары

Д.1 – т а б ли ц а с ы

Зоналар	Аянты менен m^2 :					
	параллель класстардын саны төмөнкүдөй болгондо (класстык топтордун саны)					
	башталгыч мектепте	негизги мектепте	жалпы билим берүү мектептеринде, гимназияларда жана лицейлерде			
	1 (4 класс)	1 (9 класс)	1 (11 класс)	2 (22 класс)	3 (33 класс)	2×2 (22+22 класс)
<u>зонага</u> m^2 : 1 класска						
Дене тарбия-спорттук *	<u>850</u> 213	<u>5450</u> 605	<u>5610</u> 510	<u>6140</u> 280	<u>7760</u> 235	<u>7920</u> 180
Окуу-тажрыйбалык	<u>240</u> 60	<u>1008</u> 112	<u>1200</u> 109	<u>1430</u> 65	<u>1980</u> 60	<u>2508</u> 57
Эс алуу	480	700	700	1400	2100	2800
Чарбалык	120	78	78	64	64	64
	<u>500</u> 125	<u>500</u> 56	<u>500</u> 45	<u>625</u> 28	<u>750</u> 23	<u>750</u> 17
<u>Зона боюнча</u> m^2 :						
1 класска (курулуштун, өтмөктөрдүн жана жашылдандыруунун аянтын эске албастан)						
	<u>2070</u> 518	<u>7658</u> 851	<u>8010</u> 728	<u>9595</u> 436	<u>12590</u> 382	<u>13378</u> 318
Мекемеге жалпы**	<u>m^2</u> га (курулуштун аянтын эске албастан)					
		<u>1800</u> 1,62	<u>1818</u> 2,0	<u>1364</u> 3,0	<u>970</u> 3,2	<u>825</u> 3,63
* Дене тарбия-спорттук аяңчанын так аянты (нетто).						
** Жергиликтүү шарттар боюнча такталууга тийиш.						
Э с к е р т үү лөр						
1 22 + 22 класска каралган блоктон турган мектептер үчүн окуу-тажрыйбалык жана эс алуу зоналары ар бир блок үчүн өзүнчө, ал эми калган зоналары бирдей каралышы зарыл.						
2 Класстардын толтурулушу аз мектептердин имаратын курууда участоктордун негизги зоналары долбоорлоого тапшырма менен аныкталат.						

Е тиркемеси**Жайлардын функционалдык топтору жана болжолдуу курамы****E.1 – т а б л и ц а с ы**

Жайлардын негизги функционалдык топторунун тизмеси	Жайлардын аталышы	Жалпы билим берүү мектеби	Айрым предметтерди терендетип окутуусу менен жалпы билим берүү мектеби (профилдик)	Гимна-зия	Лицей
ОКУУ ТОБУНДАГЫ ЖАЙЛАР:					
Башталгыч мектептин 1- классы	1 Класс 2 Уктоо-ойноочу (эс алуу бөлмөсү) 3 Көп максаттуу багыттагы рекреация 4 Тазалык түйүндөрү	*	*		
Башталгыч мектептин 2 - 4 классстары	1 Класс 2 Узартылган күндүн тобу учун универсалдуу жайы 3 Тынч оюндар жана обочолонуу бөлмөсү 4 Эмгек, моделдөө жана техникалык оюнчук, көркөм сүрөт, жаратылыш бөлмөсү 5 Усулдук – мугалимдер кабинети 6 Рекреация (зал) 7 Компьютердик класс 8 Тазалык түйүндөрү	*	*		
Негизги мектептин класс-кабинеттери 5 - 9 класстар	1 Класс-окуу кабинети 2 Ресурстук борбор 3 Кызыккан сабактар учун жумушчу бөлмөлөр 4 Рекреация (зал) 5 Тазалык түйүндөрү	*	*	*	*

E.1 – табицасынын уландысы

Жайлардын негизги функционалдык топторунун тизмеси	Жайлардын аталашы	Жалпы билим берүү мектеби	Айрым предметтерди тереңдетип окутуусу менен жалпы билим берүү мектеби (профилдик)	Гимна-зия	Лицей
ОКУУ ТОБУНДАГЫ ЖАЙЛАР:					
Жогорку класстардын кабинеттери (9)10 - 11 класстар	1 Универсалдык багыттагы кабинеттер (окутуунун профилине жараза жабдылат) 2 Жекече сабактардын бөлмөлөрү 3 Ресурстук борбор 4 Рекреациялар 5 Тазалык түйүндөрү	*	*	*	*
Негизги жана жогорку класстар үчүн адистештирилген окуу кабинеттери	1 Физика, химия, биология боюнча лаборанттык жайы менен табият таануу кабинети 2 Табигый илимдер боюнча ар бир дисциплинага (физика, химия, биология) окуу кабинеттери, курамында: Лаборатория Практикум Лаборанттык жай 3 Адистештирилген кабинеттер: Чет тили Информатика жана эсептөө техникасы Компьютердик класс Техникалык чийме 4 Адистештирилген жайлар жана профилдик окутуу боюнча (гуманитардык, физика-математикалык, техникалык, химия-биология, биоэкологиялык, экологиялык, экономикалык ж.б.) жайлардын блогу	*		*	
(долбоорлоого тапшырма боюнча)					

E.1 – таблицасынын уландысы

Жайлардын негизги функционалдык топторунун тизмеси	Жайлардын аталышы	Жалпы билим берүү мектеби	Айрым предметтерди тереңдетип окутуусу менен жалпы билим берүү мектеби (профилдик)	Гимна-зия	Лицей
--	-------------------	---------------------------	--	-----------	-------

ОКУУ ТОБУНДАГЫ ЖАЙЛАР:

Технология жана эмгекке үйрөтүү боюнча жай	1 Арапаш устакана 2 Материалдардын (металл, жыгач ж.б.) технологиясы жана иштеп чыгуу боюнча устакана-кабинеттердин блогу 3 Электрорадиотехнология боюнча 4 Ўй чарбасы (кездемелер, кулинария,тиричилик электроникасы) 5 Технологияларды үйрөнүү кабинети 6 Эмгектин техникалык түрлөрү боюнча универсалдуу устакана 7 Жогорку класстар үчүн адистештирилген (технология) кабинеттер блогу	*	*	*	*
Маалымат борбору тобу - китеңкана	1 Китеңкана – окурмандар зонасы менен сурап билүү-маалыматтык борбор 2 Техникалык борбор 3 Усулдук кабинети жана эсалуу бөлмөсү менен мугалимдер бөлмөсү (негизги жана жогорку мектеп)	*	*	*	*
Вестибюль жайы администрация жайларынын тобу, медициналык белмөлөр	1 Вестибюль-гардероб жайы 2 Мектеп администрациясынын жайлары (директордун кабинети, окуу бөлүмүнүн башчысынын кб., кабылдамасы менен канцелярия, мугалимдер үчүн тазалык түйүнү) 3 Дарыгердин кб, дарылоо бөлмөсү, тиш доктурдун кб.	*	*	*	*

E.1 – таблиғасынын уландысы

Жайлардын негизги функционалдык топторунун тизмеси	Жайлардын аталышы	Жалпы билим берүү мектеби	Айрым предметтерди терендөтүп окутуусу менен жалпы билим берүү мектеби (профилдик)	Гимна-зия	Лицей
ЖАЙЛАРДЫН ЖАЛПЫ МЕКТЕПТИК ТОБУ:					
Рекреациялык борбор (эс алуу борборо)	<p>Рекреациялык борбор (эс алуу борборо) курамында:</p> <p>1 Форум 2 Вестибюль-гардероб жайы 3 Административдик-чарбалык жайлар 4 Медицина кабинети 5 Ата-энэ бөлмөсү 6 Персоналдын бөлмөсү 7 Тазалык түйүндөрү</p>		*	*	*
Көрүү залынын тобу	<p>1 Кенеңтилген эстрадасы менен көрүүчү залы (60% кем эмес окуучуларды отургузууга эсептелген)</p> <p>2 Лекция аудиториясы</p> <p>3 Көрүүчү залын тейлөөчү жайлар (телепросекциялык, артисттер, эстраданын оюгу ж.б.)</p>	*	*	*	*
Спорттук ден соолукту чындоо залдары (12×15 м, 18×15 м, 24×15 м) (12), 36(30)×18 м, 42×24 м	<p>1 Спорт залдар (жалпы дene тарбия, гимнастика, кыймылдуу жана спорт оюндары, женил атлетика, күрөш)</p> <p>2 Тейлөөчү жайлар:</p> <ul style="list-style-type: none"> - шаймандар (куралдар) - жуунучу жайы жана тазалык түйүндөрү менен кийинүүчү бөлмөлөр 	*	*	*	*

E.1 – таблицасынын уландысы

Жайлардын негизги функционалдык топторунун тизмеси	Жайлардын аталышы	Жалпы билим берүү мектеби	Айрым предметтерди тереңдетип окутуусу менен жалпы билим берүү мектеби (профилдик)	Гимна-зия	Лицей
ЖАЙЛАРДЫН ЖАЛПЫ МЕКТЕПТИК ТОБУ:					
Көркөм тарбиялоо тобу	<p>Студиялар жана ийримдер:</p> <p>1 Көркөм сурөт искуствоосу</p> <p>2 Музыка жана ырдоо</p> <p>3 Хореография</p> <p>4 Универсалдуу студия</p> <p>5 Эстетика кабинети</p> <p>6 Фото-киностудия</p>	*	*	*	*
Техникалык чыгармачылык тобу	<p>1 Универсалдуу жай (Техникалык чыгармачылык ийрими)</p> <p>2 Техника боюнча кабинет-практикум, радиотехникалык конструкциялоо</p> <p>3 Универсалдуу устакана</p> <p>4 Физика-техникалык чыгармачылык</p> <p>5 Чакан механизацияларды конструкциялоо</p> <p>6 Архитектура жана дизайн</p> <p>7 Радиотехникалык конструкциялоо</p>	*	*		*
Биология-тажрыйбалык ишмердиктер	<p>1 Жаш натуралисттер ийрими</p> <p>2 Биологиялык байкоолор жана эксперименттер лабораториясы</p> <p>3 Экология кабинети</p> <p>4 Күнөскана оранжерея</p> <p>5 Өлкө таануу кабинети</p> <p>6 Айыл чарба техникасы кабинети</p> <p>7 Биохимиялык лаборатория</p>	*	*	*	*

E.1 – таблиçasынын аягы

Жайлардын негизги функционалдык топторунун тизмеси	Жайлардын аталышы	Жалпы билим берүү мектеби	Айрым предметтерди тереңдетип окутуусу менен жалпы билим берүү мектеби (профилдик)	Гимна-зия	Лицей
--	-------------------	---------------------------	--	-----------	-------

ЖАЙЛАРДЫН ЖАЛПЫ МЕКТЕПТИК ТОБУ:

Тамактануу жайы	1 Бөлүштүрүү жайы менен тамактануу залы (окуучуларды 2 тараптуу отургузуу)	*	*	*	*
	2 Зарыл болгон өндүрүштүк жайлардын топтому менен ашкана блогу (ашкана блогу)	*	*	*	*
	3 Буфети менен видео кафе			*	*
	4 Персонал үчүн жай (гардероб жайы, тазалык түйүнү)	*	*	*	*
	1 Баштапкы аскерге даярдоо окуу классы	*	*	*	*
Баштапкы аскерге даярдоо	2 Куралдарды сактоо үчүн жай	*	*	*	*

Ж тиркемеси**Башталгыч мектептин жайларынын курамы жана аянттарынын
эсептик көрсөткүчтөрү**

Ж.1 – та б ли ц а с ы

Жайлар	Аянты м ² (кем эмес)			
	1окуучуга		1 класска	1 жайга
	30 орун	15 орун		
1 1-класстардын класстык жайы, сабакты оюн формасында өтүүнү эске алуу менен	2,0			
2 1-класстын уктоочу – ойноо жайы	2,0		Бир жай	
3 1-4-класстардын фронталдык сабагы үчүн арналган класстык жайы (1-сүрөт)	1,7			
4 2-4- класстардын фронталдык, топтук жана жекече формадагы сабактарына класстык жайы (3 жана 3-сүрөт)	1,7			
5 Тынч эс алуу жана жана обочолонуу бөлмөсү			10	
6 Узартылган күндүн тобу үчүн универсалдуу жайы		5		
7 Эмгек, моделдөө жана техникалык оюнчук, көркөм сүрөт, жаратылыш бөлмөсү		5,4		
8 Усулдук – мугалимдер кабинети				40 - 80
Э с к е р түүлөр				
1 Универсалдуу жайлар башталгыч мектептин бир параллель окуучуларына бирөө кабыл алынат.				
2 Эмгек, моделдөө жана техникалык оюнчук, көркөм сүрөт, жаратылыш бөлмөсү бир башталгыч мектепке жалпы бирөө кабыл алынат.				
3 Усулдук – мугалимдер кабинетинин аянты параллель класстардын санына жараша, бирок 40 чарчы метрден кем эмес кабыл алынат. Окуу секциясынын чегинен тышкary жайгаштырууга жол берилет.				

И тиркемеси

Негизги мектеп жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү

И.1 – та б ли ц а с ы

Жайлар	Аянты м2 (кем эмес)	
	1 окуучуга 30 орун	1 класска
1 Класс-кабинет (фронталдык иштерге арналган)	1,7	
2 Класс-кабинети (иштин фронталдык, топтук жана жеке формаларына эсептелген)	1,7	
3 Ресурстук борбор *		12
4 Кызыккан сабактар үчүн жумушчу бөлмөлөр		10

* Төмөнкүдөй вариантарда жайгаштырууга жол берилет:

- 1) Ап бир класс-кабинетте.
- 2) Окуу секциясына борборлоштурулган (класс-кабинеттердин тобуна).
- 3) Бир кабаттын чегиндеги окуу секциялар тобуна.

К тиркемеси**Жогорку мектеп жайларынын қурамы жана аянттарынын
эсептик көрсөткүчтөрү**

К.1 – та б ли ц а с ы

Жайлар	Аянты m^2 (кем эмес)		1 класска
	1 окуучуга	30 орун	
	15 орун		
1 Класс - кабинети	1,7		
2 Ресурстук борбор*			10
3 Жекече сабактар үчүн бөлмөлөр			15

* Төмөнкүдөй вариантарда жайгаштырууга жол берилет:

- 1) Ар бир класс-кабинетте.
- 2) Окуу секциясына борборлоштурулган (класс-кабинеттердин тобуна).
- 3) Бир кабаттын чегиндеги окуу секциялар тобуна.

Л тиркемеси

Негизги жана жогорку мектептин адистештирилген жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү

Л.1 – та б ли ц а с ы

Жайлар	Аянты м ² (кем эмес)		
	1 окуучуга		1 жайга
	30 орун	15 орун	
1 Табият таануу кабинети физика боюнча лаборанттык жай-практикум химия боюнча лаборанттык жай-практикум биология боюнча лаборанттык жай-практикум			18 18 18
2 Табигый илимдер боюнча кабинет (физика, химия, биология): лаборатория (лекция жайы) ар бир предметке ар бир предметке* эки практикум ар бир предметке лаборанттык жай	2,25	4,2	18
3 Адистештирилген кабинеттер: чет тили боюнча ** техникалык чийме информатика жана эсептөө техникасы *** компьютердик класс***		2,5 2,5 3,0 3,0	18
4 Профилдик окутуу үчүн адистештирилген жай ***	3,0		
<p>* Лицейлер үчүн ар бир предметке 3төн кем эмес практикум каралат.</p> <p>** Саны башталгыч класстардан баштап же II баскычтагы мектептин окутуу программы менен аныкталат; жумадагы saatтардын саны жана классты топторго бөлүү менен (эки же үч).</p> <p>*** Ар бир окуу мекемесинде бирден кем эмес жай болушу керек. Профилдик окуу жайларында алардын саны окутуунун мазмуну менен аныкталат.</p>			

М тиркемеси**Технологияны жана эмгекке үйрөтүүнү окутуу жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү****М.1 – т а б л и ц а с ы**

Жайлар	Аянты м ² (кем эмес)	
	1 окуучуга	1 жайга 15 орун
НЕГИЗГИ МЕКТЕП		
1 Металлды иштетүү жана технология боюнча устакана	3,75	
2 Жыгачты иштетүү жана технология боюнча устакана	3,75	
3 Кездемени иштетүү жана технология боюнча устакана	3,75	
4 Кулинария	2,5	
5 Аспаптар		18*
ЖОГОРКУ МЕКТЕП**		
6 Эмгектин техникалық түрлөрү боюнча универсалдуу устакана	3,75	
* Саны жана аянты негизги жана жогорку мектептин жайларынын багытталышына жана курамына жараша аныкталат.		
** Жайлардын саны жана номенклатурасы долбоорлоого тапшырма менен аныкталат.		
*** Жабдуулар үчүн аянт эске алынбастан.		
Э ск е р т ү ү л ө р		
1 1-5- пункттагы жайлардын тобу II баскычтагы меткепке арналган.		
2 Кулинария жайында, эреже катары, электр плиталарды орнотуу керек.		

Н тиркемеси

Маалымат борбору – китеңкана жана мугалимдер-усулдук кабинети жайларынын курамы жана аянынын эсептик көрсөткүчтөрү (усулдук борбордун тобу)

H.1 – т а б ли ц а с ы

Тиби	МБ-К тибинин мұнәздемесү	Аяны m^2 (кем әмес зоналар боюнча дифференцияланган)				
		Баары 1 орунга	Анын ичинде зоналар боюнча			
			сактоо фонду	жалпы мектеп- тик ресурстук борбор	жекече сабактар үчүн ка- биналар	Окур- мандар үчүн орундар
I	10000 сактоо бирдигине 15 окурмандық орун	115 7,7	35	28	11,3	36
II	20000 сактоо бирдигине 30 окурмандық орун	235 7,8	70	55	17,3	72
III	30000 сактоо бирдигине 45 окурмандық орун	325 7,2	105	87	31,2	108
IV	40000 сактоо бирдигине 60 окурмандық орун	440 7,3	140	102	38,4	144
V	50000 сактоо бирдигине 100 окурмандық орун	670 6,7	176	128	50,4	240

H.1 Китеңкананын тиби жалпы билим берүү мекемесинин бағытталышына жараша долбоорлоого тапшырма менен белгиленет:

Сактоо фондуунун бирдигине эсептик көрсөткүч - 0,0035 чарчы метр, 1 окурмандық орунга - 2,4 чарчы метр

H.2 Болжолдуу түрдө I тип бир параллелдүү орто мектепке арналган;

II тип – эки параллелдүү;

III тип – үч параллелдүү;

IV жана V тип - гимназиялар, лицейлер жана профилдик окутуусу менен мектептер үчүн.

H.3 Мугалимдер усулдук кабинетинин аяны II жана III баскычтагы жалпы билим берүү мектептери үчүн мектептин бир окутуучусуна 6 чарчы метр эсебинде кабыл алынат.

П тиркемеси

Вестибюль-гардеробдун, административдик-чарбалық жайлардын, медициналық бөлмөлөрдүн курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү

П.1 – т а б л и ц а с ы

Жайлар	Аянты м ² (кем эмес) параллель класстардын саны								
	Негизги мектеп	Орто мектеп, гимназия, лицей							
	1	1	2	3	2 × 2				
1 Директордун кабинети	16	16	25	32	25 + 32				
2 Окуу-тарбия иштери боюнча директордун орун басарынын кабинети	8	8	10	10	<u>16</u> 2 × 8				
3 Класстан тышкary жана мектептен тышкary тарбиялык иштерди уюштуруучунун кабинети	–	12	12	<u>16</u> 2 × 8	<u>28</u> 12 + 16				
4 Административдик-чарбалық иштер жана бухгалтерия боюнча директордун орун басарынын кабинети	–	10	10	10	<u>20</u> 10 + 10				
5 Канцелярия	8	8	12	16	<u>28</u> 12 + 16				
6 Куралдарды сактоо үчүн жай	12	12	12	12	<u>24</u> 12 + 12				
7 Техникалык персоналдын бөлмөсү	10	10	12	16	<u>28</u> 12 + 16				
8 Тазалоо шаймандарын сактоо кампасы*	8	8	8	8	<u>16</u> 8 + 8				
9 Дарыгердин кабинети (медициналық бөлмө) **	18	18	21	21	21				
10 Дарылоо бөлмөсү	14	14	16	16	16				
11 Тиш доктурдун кабинети	14	14	14	14	14				
12 Ата-энелер бөлмөсү	–	12	16	24	32				
13 Вестибюль***	0,1 – 0,15 –	$0,25 \text{ m}^2$ окуучуга + персонал							
14 Гардероб жайы***									
15 Тазалык түйүндөрү (Щ тиркемесинен карагыла)	$0,15 \text{ m}^2$ окуучуга + персонал								

* ар бир кабатта бирден каралышы керек.

** терендиги 7 м кем эмес, 2,4 м кем эмес каралууга тийиш.

*** IA, IB, IG жана PA климаттык райондордун ичинде куруу үчүн аянты бир окуучуга 0,35 чарчы метр эсебинде кабыл алышыши керек.

Э ск е р т үү – 8, 9, 10 п.п. медициналық бөлмөлөрдү жалпы мектептик жайлардын тобунда жайгаштыруу керек.

Р тиркемеси

Рекреациялык борбордун жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү (эс алuu борбору)

P.1 – т а б ли ц а с ы

Жайлар	Аянты м ² (кем эмес)
1 Форум	Долбоор боюнча (болжол менен бир окуучуга 1,5 чарчы метр)
2 Вестибюль, гардероб жайы	1 нөөмөттөгү тейленүүчү жайлардын (форум, көрүү залы, спорт залдары, ийрим жайларынын жана студиялардын) суммасынын өткөрүү жөндөмүнө ылайык 1,5 коэффициенти менен эсептөө боюнча
– вестибюль	0,1 - 0,2 бир келүүчүгө
– гардероб жайы	0,15 бир келүүчүгө
3 Администрациянын жайы:	
– директордун кб.	25
– коменданттын кб.	25
–канцелярия-бухгалтерия	18
–тарбия боюнча директордун орун басарынын кб.	8
4 Медицина кабинети	18
5 Ата-энелер бөлмөсү	30
6 Нөөмөттөгү персоналдын бөлмөсү	12
7 Инженердин жана жумушчулардын бөлмөсү	12 чарчы метрден 2ден кем эмес
8 Тазалык түйүндөрү	эсептөө боюнча (100 эреккек 1 унитаз жана 2 писсуар жана 50 аялга 1)
Э с к е р т үү – Окуу жайлары учун окуучулар менен бирге эле муниципалдык райондун чоң калкын тейлөөгө эсептелген рекреациялык борбор кабыл алынат. Ошондой эле профилдик окутуусу менен мектептин курамына да каралышы мүмкүн.	

С тиркемеси

Көрүү залынын жайларынын курамы жана аянынын эсептик көрсөткүчтөрү

C.1- т а б л и ц а с ы

Жайлар	Аяны м ² (кем эмес)	Орундардын саны
1 Көрүү залы*	Бир көрүү ордуна 0,7 чарчы метр	Залдагы орундардын саны мектеп окуучуларынын 60% кем эмесин отургузуу эсеби менен кабыл алынат жана класстардын сыйымдуулугу жорору болушу керек. 1 класстык топко 2 мугалим эсебинде окутуучулар үчүн да кошумча орундар каралат.
2 Эстрада**	72ден кем эмес	
3 Кампа-шайман сактоо жайы	12 - 36***	
4 Артисттик-костюм сактоо жайы	8 - 12***	

* Көрүү залын кино аудитория, музыка жана ырдоо боюнча окуу аудиториясы катары колдонууну эске алуу менен долбоорлоо керек.
Залда орундардын саны 100дөн аз болгон учурда, бир орун үчүн аяны 0,8 чарчы метр эсеби менен кабыл алынат.

Кино көрсөтүүдө көрүү залынын жана кино экранынын параметрлерине талаптар КР КЧжЭ 31-04 боюнча (Е тиркемеси).

** Эстраданы анда хореография боюнча сабак өтүүнү эске алуу менен долбоорлоо керек.
Эстраданын терендиги 7 м, кем болбоого, ал эми жер таманы залдын жер таманынан 0,9 м бийик болууга тийиш.

***Саны имараттын багытталышына жана тибине жарааша долбоорлоого тапшырма менен аныкталат. Жайлардын эң аз топтому 1, 2, 3 пункттар менен чектелет.

Т тиркемеси

Окуу-спорт залдарынын жана бассейндик көлөмдөрү жана аянттары

Т.1- та б ли ц а с ы

Жайлар	Аяны чарчы метр (m^2) тосмо конструкцияларынын окторунда	Өлчөмү, м.			Суунун терендиги, м.		Залдардын өткөрүү жөндөмдүүлүгү 1 машигуучуга m^2	
		Узун-дугу	Кенди-ги	Бийиктиги чыкма конструкциялардын түбүнө чейин	Майда бөлүктөрдө	Терең бөлүгүндө	Спорт-тун оюн түрлөрү	Гимнастика
Спорт залдары	648*	36*	18*	7	20	6 - 8	648*	36*
Көрүүчүлөр үчүн орундар	Долбоорлоого тапшырма боюнча							
Бассейндер	Долбоорлоого тапшырма боюнча							
Э с к е р т ү ү л ө р Спорт залдардын полу, коргоочу жана тирөөч конструкциялары бул жайлардын пландоо параметрлерине ылайык орнотулган тетиктер жана жабдууларды бекитүү үчүн түзүлүштөр менен камсыз болушу керек. Спортуук залдын минималдуу өлчөмү тиешелүү көмөкчү жайлары менен 24×12 м кем эмес болушу керек. * - бир баскетбол аяңтасынын өлчөмүнөн кем эмес залдардын өлчөмүн жана санын долбоордук тапшырмага ылайык кабыл алууга жол берилет.								

Т.1 Залдардын саны жана тиби мекеменин түрүнө, андагы окуучулардын санына, окуу программасына жана калкты тейлөө тапшырмасына жараша кабыл алынат.

Т.2 Спорт залдарынын жер таманына, тосмо жана көтөрүүчү конструкцияларына ушул жайлардын пландоо ченемдерине ылайык жабдууларды бекитүү үчүн алдын-ала коюлуучу деталдар жана тетиктер каралышы керек.

Т.3 Вестибюль-гардероб жайы залда (залдарда) машигуучу 1 орунга $2 \times 0,35$ чарчы метр жана көрүү залындагы 1 көрүүчү орунга $0,35$ чарчы метр кабыл алынат.

У тиркемеси

Спорт залдын көмөкчү жайларынын курамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү

У.1 – та б ли ц а с ы

Жайлар	Спорт залдары			
	12 × 15 (12)	18 × 15 (12)	24 × 15 (12)	36(30)×18
	Саны жана аяны м (кем эмес)			
1 Кийинүүчү жайлар, анын ичинде дааратканалар жана жуунуучу жайлар (Щ тиркемесин карагыла)	<u>36</u> 2 × 18	<u>36</u> 2 × 18	<u>72</u> 4 × 18	<u>(126)84</u> (6)4×21
2 Шаймандар жайы (курал-жарак сактоочу)	12	12	16	32
3 Тазалоо шаймандарын сактоо жайы	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾
4 Нускоочу-машыктыруучунун жайы жана майда спорт шаймандары ⁵ учун кампа.	—	10	10	20

¹⁾ Машыктыруучунун жайы жуунуучу жайы жана тазалык түйүнү менен каралат.

Ф тиркемеси

Көркөм (эстетикалық) тарбиялоо жайларынын курамы жана эсептик көрсөткүчтөрү

Ф.1- т а б ли ц а с ы

Жайлар	Аянты м ² (кем эмес)		Орундардын саны
	1 орунга	жайга	
1 Универсалдуу студия ²⁾ көмөкчү жай	—	144 ¹⁾	—
кийинүүчү жай	—	18 - 36 ¹⁾	—
2 Полиэкраны ²⁾ менен эстетика кабинети Лаборанттык жай	—	80	24
28			
3 Ийримдер жана адистештирилген студиялар: ³⁾ живопись, сурөт, скульптура		108 3 × 36	8 ар бир предметке
кино-фотостудия	—	36	—
ырдоо жана музыка классы	2,5		24
хореографии жана драмалык ийрим студиясы	5,4		12
прикладдык искусство (дизайн) студиясы	3,75		12
4 Универсалдуу клуб жайлары	—	36	—
5 Тазалоо шаймандарынын кампасы	—	18 – 36 ¹⁾	—
6 Окутуучу жайы	—	18 - 24	—
7 Тазалык түйүндөрү	0,1	4 - 8	
8 Вестибюль-гардеро жайы ⁴⁾	0,25 × 1,5		

¹⁾ Жайлардын саны жана аянты студиянын багытталышына жаразша (көркөм сурөт искусство, хореография, музыка, драмалык ийрим ж.б.) аныкталат.

²⁾ Профилдик багыттагы окуу жайларга жана гимназияларга арналат.

³⁾ Жайлардын эң аз топтому 3-п. чектелет (көркөм сурөт искусство, музыка жана ырдоо, хореография).

Жайлардын көнүрүүлүгү курамы гуманитардык багыттагы жана окуучуларды эстетикалык өнүктүрүү менен профилдик багыттагы мектептерге жана гимназияларга арналат.

⁴⁾ Кабыл алғынган жайлардын суммасынын негизинде эсептөө боюнча. Хореография жана драмалык ийрим студиясынын алдында кийинүү бөлмөсү жана костюм сактоо жайлары каралат.

X тиркемеси

**Техникалық чыгармачылық блогунун жайларынын курамы жана
аянтарынын эсептик көрсөткүчтөрү
(ийрим жайлары)**

X.1 – т а б л и ц а с ы

Жайлар	Аянты м ² (кем эмес)	
	1 орунга	жайга
1 Техникалық чыгармачылық боюнча Универсалдуу жайлар*	3,75	
- лаборанттык жай	—	18
2 Техника, радиотехникалық конструкциялоо боюнча кабинет-практикум	5,4	
3 Физикалык-техникалық чыгармачылық	10,5	
4 Чакан механизацияларды конструкциялоо	26	
5 Техникалық моделдөө, авиа моделдөө, авто моделдөө, кемени моделдөө	3,75	
6 Архитектура жана дизайн	5,4	
7 Көмөкчү	—	12 - 18**
8 Кино-фото лаборатория	—	24 - 54
9 Окутуучулар бөлмөсү	—	12 - 18
10 Вестибюль-гардероб жайы	0,15 × 1,5	

* Жайдада эки зона бар: 5-п. боюнча ийрим жана устакана.

** Саны долбоорлоого тапшышырма менен аныкталат.

Э с к е р т ү ү л ө р

1 1 - 6 п. Боюнча жайлардын аянты ийримдеги 12 орун эсебинде кабыл алынат.

2 Мектеп үчүн жайлардын эң аз саны – 1 - 7-п. боюнча бир-эки жай.

3 Жайлардын көнери курамы 2-6п.п.) техникалық профилдеги окутуусу менен лицейлер жана мектептерге арналган (долбоорлоого тапшышырма менен такталат).

Ц тиркемеси

Биологиялық-тажрыйба көрсөтүү иши үчүн жайлардын қурамы жана аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү (ийрим жайлары)

Ц.1 – т а б ли ц а с ы

Жайлар	Аяныты м ² (кем эмес)		Жайдагы орундардын саны
	1 орунга	жайга	
1 Жаш табиятчылар ийрими тажрыйба иштери үчүн жайлар - лаборанттык жай	–	36*	–
2 Биохимиялык лаборатория	5,6 - 11,3	18	12
3 Биологиялык байкоолор жана эксперименттер лабораториясы	5,6 - 11,3		12
4 өлкө таануу кабинети (Өлкө таануу жана туризм клубунун жайы)	4,5 - 7,2		8 - 12
5 Экология кабинети	4,5		8 - 12
6 Айыл чарба техникасынын кабинети - лаборанттык жай	3,75	18	
7 Зоологиялык бурчу менен күнөскана		170 - 240	
8 Күнөскана-оранжерея**		270	
9 Кышкы бакча***	–		–
10 Зоологиялык бурч, зоопавильон**	–	72 - 144	–
11 Чакан тышөлчөмдөгү айыл чарба техникасын сактоочу жай	–	108 – 240***	–
12 Окутуучулар жайы	–	12 - 24	–
13 Көмөкчү жана тейлөөчү жайлар, бакча-чарбак шаймандарын, жер семирткич сактоочу жай.		50***	
14 Вестибюль-гардероб жайы	0,35 × 1,5		Эсептөө боюнча
15 Алмаштыруучу кийимдер үчүн гардероб жайы	0,15		

* Жаш табиятчылар ийрими үчүн базалык элемент. Имаратта 2-4 чейин жайлар кабыл алынат.

** Мектептин жер участогунда каралат, күнөскана-оранжереяда жана зоологиялык павильондогу орундардын саны эсепке алынбайт.

*** Долбоорлоого тапшырма боюнча, бирок көрсөтүлгөн аянттан кем эмес.

Ш тиркемеси

Көмөкчү жайлары менен ашкана блогунун жайларынын курамы жана аянты

Ш.1 т а б л и ц а с ы

Жайлардын тобу	Жайлар	Класстык топтордун саны бюонча жалпы билим берүү мекемелеринин шарттуу типтери		
		9-12	14-24	30-40
		Аянты, м ² (кем эмес)		
1	2	3	4	5
1 Тамактануу, таратуучу жана жуучу жайлар	Тамактануу залы*	75	85	125
	Тамактануу залындагы таратуучу жай	-	8	12
	1-4-класстын окуучулары үчүн тамактануу залы	-	50	75
	1-4-класстын окуучулары үчүн тамактануу залындагы таратуучу жай	-	4	7
	Буфет (келүүчүлөр үчүн жай)+	-	20	30
	Буфет (бар стойкасы)	5	5	7
	Жуунгуч	10	20	30
2 Өндүрүштүк жайлар	Жашылчаларды алгачкы иштеп чыгуу цехи (даярдоо жайы)+	-	8	12
	Жашылча чала фабрикаттарды бышыруу цехи*+	8	8	12
	Эт жана балык чала фабрикаттарын бышыруу цехи *+	10	18	20
	Ысык тамак цехи*+	30	45	60
	Камыр, кулинария жана нан цехи (ч/ф)+	-	7	12
	Муздак тамактар цехи*+	10	10	15
	Жумурткаларды иштеп чыгуу цехи +	-	-	4
3 Идиш жуучу жайлар	Бир жолку эмес идиштерди* жуучу жай (жарым фабрикат) +	4	4	4
	Тамактануу идиштерин жуучу жай*+	18	30	30
	Ашкана идиштерин жуучу жай *+	6	8	10
	Буфеттеги идиш жуучу жай +	-	-	8

III.1 – таблициасынын аягы

Жайлардын тобу	Жайлар	Класстык топтордун саны боюнча жалпы билим берүү мекемелеринин шарттуу типтери		
		9-12	14-24	30-40
		Аянты, чарчы метр, (кем эмес)		
1	2	3	4	5
4 Кампа жана жүктөөчү комплекс	Жүк түшүрүүчү платформа	4	6	6
	Жүк жүктөөчү платформа*	8	8	10
	Идиш сактоочу жай	-	4	6
	Кургак азыктарды сактоочу кампа*	8	10	12
	Жашылча кампасы (муздатылбаган)*	8	13	15
	Эт жана балык жарым фабрикаттары үчүн муздатуучу камера (орточно температурада)	6	6	6
	Тондурулган жарым фабрикаттар үчүн муздатуучу камера (төмөнкү температурада)*	6	6	6
	Жашылча жарым фабрикаттары үчүн муздатуучу камера*	-	6	6
	Сүт-май жана гастрономиялык азыктар үчүн муздатуучу камера (орточно температурада)	6	6	10
	Ун сактоочу кампа	6	6	10
	Нан сактоочу жана кесүүчү жай	-	6	8
	Шаймандар кампасы	4	4	6
5 Көмөкчү жайлар	Тамак-аш калдыктары үчүн муздатуучу камера, бактарды иштеп чыгуу жайы менен, же тамак-аш калдыктарын сактоо жайы менен (муздатуучу шкаф жана бактарды иштеп чыгуу үчүн ваннасы менен)*+	8	8	8
	Тазалоо шаймандары жана дезинфекциялоочу каражаттарды даярдоо бөлмөсү	1	2	2
6 Персонал үчүн жай	Персоналдын гардероб жайы, жуунуучу жай жана даараткана*+	13	18	18
	Өндүруш башчысынын кабинети (ашкана)*	7	7	7
	Персоналдын тамактануу жана эс алуучу жайы	-	-	6
Э ск е р т үү л ө р 1 «*» белгиси менен – минималдуу зарыл жайлар белгилендиди 2 «+» белгиси менен – муздак жана ысык сууну милдеттүү түрдө тартуу керек болгон жайлар белгилендиди. Жогоку оң тарапта функционалдуу топтун индекси көрсөтүлдү, кара. Е-тиркемесин карагыла*.				

Щ тиркемеси

Тазалық түйүндөрүнүн аянттарынын эсептик көрсөткүчтөрү жана тазалық приборлорунун саны

Щ.1 – т а б л и ц а с ы

Жайлар	Өлчөө бирдиги	Аяны m^2	Тазалық приборлорунун эсептик саны
1 Окуучулар үчүн даараткана жана жуунгучтар: - кыздар үчүн - балдар үчүн	1 окуучу 1 окуучу	0,15 0,15	1 унитаз - 20 кызга, 1 жуунгуч - 30 кызга 1 унитаз, 1 писсуар, 1 жуунгуч 30 балага,
2 Персонал үчүн даараткана жана жуунгучтар (жеке)	2 тазалық түйүнү	3	1 унитаз, 1 жуунгуч
3 Аялдардын жеке гигиена кабинасы (персонал үчүн)	1 кабина	3	1 гигиеналық жуунгуч, 1 унитаз, 1 жуунгуч
4 Жыйын залындагы даараткана жана жуунгучтар – жалпы мектептик жайлардын лекция аудиторисында	2 тазалық түйүнү (аялдар жана эркектер)		кара. 14 п. 8-тиркеме
5 Спорт залдардын кийинүүчү жайларындагы даараткана жана жуунгучтар	1 кийинүүчү жай	2 4	1 унитаз, 1 жуунгуч, 2 чайынма торчосу
6 Ашканы персоналды үчүн даараткана жана жуунгучтар	1 тазалық түйүнү жана 1 жуунуучу	3	1 унитаз, 1 жуунгуч, 1 чайынма торчосу
7 Кыздар үчүн жеке гигиена кабинасы	1 кабина	3	1 гигиеналық чайынма, 1 унитаз жана 1 жуунгуч 1 кабина, 70 кызга 1 кабина
8 Медкабинетте персоналдар үчүн дааратканалар	1 тазалық түйүнү	3	1 унитаз, 1 жуунгуч
Э с к е р т үү – Окуу устаканаларында Зтөн раковина каралышы керек.			

Э тиркемеси

Окуу жайларынын терезелеринин жарық тарап боюнча багытталышы

Э.1 – т а б ли ц а с ы

Жайлар	оптималдуу	жол берилүүчү
Класстык	120° - 200° чейин	300° - 120° чейин, Анын ичинде 50 % ашык эмес 340° - 25° чейин
Кабинеттер, лабораториялар (ушул таблицианын 3 жана 4 – пункттарында көрсөтүлгөндөн башка))	от 65° до 200°	300° - 65° чейин, Анын ичинде 75 % ашык эмес 340° - 25° чейин
Чийме жана көркөм сүрөт кабинеттери, информатика жана эсептөө техникасы кабинеттери	315° - 45° чейин	45° - 120° чейин 300° - 315° чейин
Биология лабораториясы	150° - 210° чейин	90° - 150° чейин жана 210° - 225° чейин
Уктоочу – оюн жайлары		50° - 310° чейин
<p>Э ск е р т ү ү л ө р</p> <p>1 Жайлардын өтө ысып кетишин чектөө үчүн терезелер азимут боюнча 75 - 285° багытталган учурда күндөн коргоо каралууга тийиш.</p> <p>2 Мектептин негизги жайлары үчүн (класстар жана класс-кабинеттер) капиталдык жогорку табигый жарыктандыруудан тышкary имараттын жарық тарабы боюнча ар кандай багытталышына жол берилет.</p> <p>3 Ири шаарлардын тар шарттарында имаратты кардиналдык чекиттерге каалагандай багыттоого жол берилет.</p>		

Ю тиркемеси**Абанын эсептик температурасы жана жайларда
аба алмашуунун тездиги****Ю.1 – т а б л и ц а с ы**

Жайлар	Абанын эсептик температурасы, °C	1 саатта абанын алмашуу тездиги	
		кирүү	соруу
1 Класс жайлары, окуу кабинеттери, компьютер класстары, лабораториялар	18 (кадимки айнектелген) 21 (тасма түрүндө айнектелген)		1 кишиге 20 м ³ /с
2 Окуу устаканасы	15		1 кишиге 20 м ³ /с
3 Живопись, сүрөт, скульптура студиясы	18		1 кишиге 20 м ³ /с
4 Жыйындар залы, ырдоо жана музыка классы - клуб бөлмөсү	18		1 кишиге 20 м ³ /с
5 Окуу-спорт залы, хореография студиясы	15	1 кишиге 80 м ³ /с	
6 Мугалимдер, ийримдер жайлары	18	–	1,5
7 Китепканы, администрация кабинеттери, эс алуу бөлмөсү	18	–	1
8 Дарыгердин кабинети (медицина бөлмөсү)	22	–	1,5
9 Рекреациялык жайлар	16	–	–
спорт залдагы			
чайынмадагы			
10 Чайынма	25	–	5
11 Кийинүүчү:			
спорт залда	20	–	1,5
Жуунучу жайда	22	Чайынмадан	
12 Дааратканалар	18	соруу көлөмүндө 1 унитазга 50 м ³	
13 Өзүнчө жайлардагы жуунгучтар	22	1 писсуарга 25 м ³	
14 Гардероб жайы жана кийим, бут кийим кампасы	16	–	1
15 Вестибюль	16	–	1,5

Ю.1 – таблицасынын аягы

Жайлар	Абанын эсептик температурасы, °C	1 саатта абанын алмашуу тездиги	
		кирүү	соруу
16 Ашкана:			
Ысык тамак цехи	5	Эсептөө боюнча	
Цехтер – муздак, даярдоо, эт, балык, жашылча	16	3	4
Тамактануу жана ашкана идиштерин жуучу жай	20	4	6
Жашылчалар кампасы	5	–	2
Кургак азыктар кампасы	12	–	2
Идиш жүктөө жайы	16	–	–
Тамактануу залы	16	1 кишигө ашкана 20 м ³ /с	аркыллуу
17 Телепроекция жайы	16	телепроекторлор дон соргучтун көлөмү боюнча	
18 Фото - лаборатория, кино-фото-лаборатория, техникалык борбор	18	–	2
19 Жандуу жаратылыш бурчу	–	–	5
Э ск е р т үү лөр			
1 Аба аркылуу жылытуу тутумун эсептөөдө окуу жайында бир окуучудан жылуулуктун бөлүнүп чыгуусун 70 Вт жана нымдуулуктун бөлүнүп чыгуусу 45 г/с кабыл алуу керек.			
2 1-4 класстар үчүн класстык жайларда бурчта жайгашкан кабинеттерде, эс алуу бөлмөлөрүндө (уктоочу-ойноочу жай) абанын эсептик температурасы көрсөтүлгөн таблицадан 2 °C кабыл алынууга тийиш.			
3 Химиялык соргуч шкафынан чыгуучу абанын көлөмү 1100 м ³ /с өлчөмүндө кабыл алуу керек.			

Я тиркемеси

200 окуучуга чейин аз толтурулган мектептердин жайларынын курамына жана аянына талаптар

Я.1 Аз толтурулган мектептерди жайгаштыруу жана жер участогунун көлөмү жалпы билим берүү мекемелери үчүн колдонуудагы ченемдер боюнча кабыл алышат.

Я.2 Дене тарбия – спорт зонасын башталгыч аскердик даярдык зонасы менен айкалыштырууга жол берилет.

Я.3 Аз толтурулган мектептердин имараты 3 кабаттан ашык эмес долбоорлонууга тийиш.

Я.4 Уктоочу бөлмөлөр 1-4-класстын окуучулары үчүн – 4-6 орун, 5-9-класстар үчүн – 3-4 орун, 10-11-класстар үчүн – 2-3 орун сыйымдуулукта долбоорлонушу зарыл.

Я.5 Кабинет жана лаборатория жайларын бир тараپтуу жайгаштырууда рекреациялык жайлардын көндиги 3 м кем эмес, ал эми эки тараپтуу жайгаштырууда рекреациялык жайлардын көндиги - 4 м кем эмес кабыл алуунуга тийиш.

Баардык климаттык райондордо аз толтурулган мектептердин имараттарындагы рекреациялык жайлар бир окуучуга $0,8 \text{ м}^2$ ден $1,5 \text{ м}^2$ ге чейинки аянын ченемине карата кабыл алышыши керек.

Я.6 Аз толтурулган мектептер үчүн (200 окуучуга чейин) окуу класстарынын аяны $2,5 \text{ м}^2$ ден кем эмес, мектепке чейинки класстардын оюн аяны - 2 м^2 , уктоочу жана оюн бириктирилген жайлары - 4 м^2 , адистештирилген кабинеттер - 6 м^2 .

Я.7 Табигый илимдер боюнча адистештирилген кабинеттер (физика, химия, биология) үчүн төмөнкүдөй курамга уруксат берилет:

- лаборатория;
- лаборанттык жай.

Химия жана биология; физика жана астрономия кабинеттерин айкалыштырууга жол берилет. Алар бирден кабинет санында кабыл алышат.

Я.8 Лингафондук-мультимедиялык кабинеттин багытталышын көзөйтүү. Мультимедиялык кабинетти чет тили кабары колдонуу.

Лингафондук-мультимедиялык кабинеттин саны аз толтурулган мектептер үчүн – 2 кабинет, 150 окуучуга чейин 1 кабинет уруксат берилген.

Кабинеттердин аяны 1 окуучуга $2,5$ чарчы метр эсебинде кабыл алышат.

Я.9 Класстары 15-20 окуучу эсебинде толтуруудагы аз толтурулган мектептер үчүн информатика жана эсептөө техникасы окуу кабинеттеринин аяны $60,0\text{--}80,0 \text{ м}^2$, ал эми 10–12 окуучу эсебинде толтурулган окуу класстарынын аяны $40,0\text{--}48,0 \text{ м}^2$ кабыл алышат.

Я.10 Эмгекке үйретүү үчүн жыгач жана металл иштетүү боюнча өзүнчө устаканалардын аянын 1 окуучуга 4 м^2 эсебинде кабыл алууга тийиш.

Я.11 Китепкананын аянын 1 окуучуга $0,4\text{ м}^2$ эсебинде кабыл алынат. Мында китепканада архив, окуу залы жана раковина үчүн жай карылыш керек.

Я.12 Аз толтурулган мектептердин медициналык тейлөө үчүн жайынын курамы жана аянын төмөнкүдөй кабыл алынууга тийиш:

- дарыгердин кабинети (медицина кабинети) - 12 м^2 ;
- процедура жайы - 12 м^2 .

Я.13 Аз толтурулган мектептерде тамактануу жайларынын курамы үчүн кыскартылган жайлардын топтомуна жол берилет, анда төмөнкү жайлар каралат:

- ашкана блогунун технологиялык, муздатуучу жана жуучу жабдуулары үчүн;

- тамактануу үчүн;
- кампа;
- персонал үчүн;
- идиш жуучу;
- раковинасы менен даараткана.

Я.14 Аз толтурулган мектептерде жыйын залын катардагы лекциялык аудитория менен айкалыштырууга жол берилет. Орундардын саны 60% кем эмес кабыл алынышы керек.

Я.15 Аз толтурулган мектептерде дене тарбия сабагы үчүн гимнастика залын окуу-спорт залы менен айкалыштырууга жол берилет. Окуу-спорт залын $15,0\text{ м} \times 24,0\text{ м}$ көлөмүндө кабыл алуу керек, анда төмөнкүлөр каралат:

- жабдыктар жайы – $16,0\text{ м}^2$;
- кийинүү жайы – $2 \times 16,0\text{ м}^2$.

Я.16 Канализация орнотулбаган жерлерде тазалык түйүндөрү КР КЧ 31-04 жана тазалык эрежелерине ылайык кабыл алынат.

Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Курулштагы ченемдик документтер тутуму
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ

**ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СН КР 31-08:2024**

**МЕКТЕП ИМАРАТТАРЫ.
ДОЛБООРЛОО ЧЕНЕМДЕРИ
КР КЧ 31-08:2024**

Издание официальное

Расмий басылма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ
АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

БИШКЕК 2024

Предисловие

1 АКТУАЛИЗИРОВАНЫ Государственным институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования (ГИССИП) Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) при Кабинете Министров Кыргызской Республики

2 ВНЕСЕНЫ Управлением архитектуры и технического нормирования Госстроя

3 УТВЕРЖДЕНЫ приказом Госстроя от 30 августа 2024 года № 78-нпа И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15 сентября 2024 года на основе делегированных полномочий в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 марта 2023 года № 115

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Министерством юстиции Кыргызской Республики в Государственном реестре нормативных правовых актов от 3 сентября 2024 года № 6759

5 ВЗАМЕН СН КР 31-08:2022 «Школьные здания. Нормы проектирования»

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Госстроя

© Госстрой, 2024

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих строительных норм соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	2
4	Общие положения	4
5	Требования к организации сети. Виды и типы общеобразовательных учреждений	5
6	Требования к размещению и зонированию земельного участка	6
7	Требования к функциональным группам, составу и площадям помещений	10
8	Объемно-планировочная структура	11
9	Противопожарные требования к зданиям общеобразовательных учреждений	14
10	Требования к внутренней среде зданий	16
Приложение А	Сокращения, принятые в настоящем нормативном документе	24
Приложение Б	Классификация и назначение видов общеобразовательных учреждений.....	25
Приложение В	Организация сети общеобразовательных учреждений	27
Приложение Г	Примерная номенклатура видов и типов зданий общеобразовательных учреждений	29
Приложение Д	Площади основных зон земельных участков общеобразовательных учреждений	31
Приложение Е	Функциональные группы и примерный состав помещений.....	32
Приложение Ж	Состав и расчетные показатели площадей помещений начальной школы	39
Приложение И	Состав и расчетные показатели площадей помещений основной школы	40
Приложение К	Состав и расчетные показатели площадей помещений старшей школы	41
Приложение Л	Состав и расчетные показатели площадей специализированных помещений основной и старшей школы	42
Приложение М	Состав и расчетные показатели площадей помещений изучения технологии и трудового обучения	43
Приложение Н	Состав и расчетные показатели площадей помещений центра информации – библиотеки и учительской – методического кабинета (группа методического центра)	44

Приложение П	Состав и расчетные показатели площадей вестибюля-гардероба, административно-хозяйственных помещений, медицинских комнат	45
Приложение Р	Состав и расчетные показатели площадей помещений рекреационного центра (центра досуга)	46
Приложение С	Состав и расчетные показатели площадей помещений зрительного зала	47
Приложение Т	Размеры и площади учебно-спортивных залов и бассейна	48
Приложение У	Состав и расчетные показатели площадей вспомогательных помещений при спортивных залах	49
Приложение Ф	Состав и расчетные показатели площадей помещений художественного (эстетического) воспитания.....	50
Приложение Х	Состав и расчетные показатели площадей помещений блока технического творчества (кружковые помещения).....	51
Приложение Ц	Состав и расчетные показатели площадей помещений для биолого-опытнической деятельности (кружковые помещения)	52
Приложение Ш	Состав и площади помещений кухонного блока с подсобными помещениями.....	53
Приложение Щ	Расчетные показатели площадей санитарных узлов и количество санитарных приборов	55
Приложение Э	Ориентация окон учебных помещений по сторонам света	56
Приложение Ю	Расчетная температура воздуха и кратность обмена воздуха в помещениях	57
Приложение Я	Требования к составу и площадям помещений малокомплектных школ до 200 учащихся	59

Введение

Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь строящихся зданий и комплексов общеобразовательных учреждений любой формы собственности.

В настоящее время в Кыргызской Республике строятся существенными темпами школьные здания. В республике в 2022 году был принят строительные нормы СН КР 31-08:2022 «Школьные здания. Нормы проектирования». Апробация СН КР 31-08:2022 «Школьные здания. Нормы проектирования» за период 2022-2024 годы показала необходимость приведения его с новыми требованиями к школьным зданиям.

Строительные нормы СН КР 31-08:2024 «Школьные здания. Нормы проектирования» устанавливают основные положения и требования к размещению и организации системы зданий, земельному участку, территории, функциональным группам, составу и площадям помещений, объемно-планировочным решениям, освещению, инженерному оборудованию и внутренней среде общеобразовательных учреждений.

Настоящие строительные нормы разработаны взамен СН КР 31-08:2022 «Школьные здания. Нормы проектирования».

В настоящих СН внесены изменения в части наполняемость классов, площадей в классах и учебных кабинетах на 1 учащихся и т.д.

Работа по пересмотру выполнена Институтом сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ГИССИП): Канболотов К.Т. – инженер, Дуйшев А.А. – инженер, Шаймбетов Дж.А. – к.т.н., Мудунова К.К. – инженер.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система нормативных документов в строительстве

ШКОЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ. НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Мектеп имараттары. Долбоорлоо ченемдери

School Buildings. Design Standards

Актуализированная редакция
СН КР 31-08:2022

Дата введения – 2024.09.15

1 Область применения

1.1 Настоящие строительные нормы разработаны в соответствии с требованиями Положения о системе нормативных документов в строительстве, утвержденный приказом от 11 июня 2018 года №13-нпа Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики и распространяются на проектирование и строительство зданий, реконструируемых (капитально ремонтируемых) зданий и комплексов общеобразовательных учреждений, в том числе малокомплектных, любых форм собственности.

1.2 Настоящие строительные нормы устанавливают основные положения и требования к размещению и организации системы зданий, земельному участку, территории, функциональным группам, составу и площадям помещений, объемно-планировочным решениям, освещению, инженерному оборудованию и внутренней среде общеобразовательных учреждений.

2 Нормативные ссылки

В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СН КР 20-02:2024* Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования;

СН КР 21-01:2018 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

СН КР 23-05:2019 Естественное и искусственное освещение;

СН КР 31-04:2018 Общественные здания и сооружения;

СН КР 30-01:2020* Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа;

СН КР 41-04:2022 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

Свод правил по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в Кыргызской Республике, утвержден приказом Госстроя от 20 сентября 2016 года №7-нпа;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 года № 201;

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

ПУЭ Правила устройства электроустановок, издание 6.

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на территории Кыргызской Республики по соответствующим информационным указателям Национального органа по стандартизации и уполномоченного государственного органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими строительными нормами, следует руководствоваться замененным (измененным) нормативным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящих строительных нормах использованы следующие термины и определения:

1 начальное звено школы: Школа в составе 1-4 классов.

2 среднее звено школы: Школа в составе 5- 9 или 5- 8 (7) классов.

3 старшая школа: Школа в составе 10-11, 9-11 или 8-11 классов.

4 параллель классов: Число классных групп одного возраста.

5 организационно-педагогическая структура: Соотношение параллелей классов школ I, II и III ступеней обучения:

(возрастные классные группы).

Число параллелей классов

Например: полная средняя школа 1-4 : 5-9 : 10-11 (классы)

1 : 1 : 1 (параллели)

2 : 2 : 2

3 : 3 : 3

основная школа (I – II ступень) 1-4 : 5-9 : 10-11 (классы)

школа II – III ступеней	$1 : 1 : 0$ (параллели) $\underline{1-4 : 5-8 : 9-11}$ (<u>классы</u>) $0 : 3 : 3$ (параллели)
-------------------------	--

6 автономная школа: Школа с равным числом параллелей классов по всем возрастным группам.

Например: 1-4 : 5-9 : 10-11 (классы)
 $2 : 2 : 2$ (параллели)

7 сетевая школа: Школа с неравным числом параллелей классов (меньшим в начальной школе и большим в старшей). Рассчитана на обслуживание близрасположенных школ низшей ступени.

Например: 1-4 : 5-9 : 10-11 (классы)
 $1 : 2 : 4$ (параллели)
 $\underline{1-4 : 5-8 : 9-11}$ (классы)
 $0 : 4 : 3$ (параллели)

8 фронтальные занятия: Все учащиеся сидят лицом к классной доске и учителю.

9 групповые занятия: Занятия с разделением классной группы на подгруппы по 8, 6 или 4 человека, в соответствии с которыми группируются ученические столы. При этом учащиеся сидят лицом друг к другу и выполняют коллективные задания.

10 индивидуальные занятия: Занятия с рассредоточением учащихся по всему классному помещению для самостоятельного решения поставленных учителем задач. Учащиеся могут быть обращены лицом на периметр стен с закрепленным на них дидактическим материалом или проводить занятия с ТСО.

11 смешанные формы ведения урока: Одновременное ведение фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы.

12 классное помещение: Помещение для учащихся начальной школы.

13 класс-кабинет: Помещение для учащихся основной и старшей школы, для проведения занятий по разным дисциплинам.

14 специализированный кабинет: Помещение для углубленных профильных курсов или по узкой дисциплине.

15 лаборатория: Помещение для занятий с демонстрацией опытов.

16 практикум (лаборатория-практикум): Помещение для фронтальных лабораторных работ и лабораторных практикумов с частью класса.

17 лаборантская: Помещение для хранения и подготовки оборудования к опытам учителем и лаборантом.

18 лаборантская-практикум: Помещение с совмещенной функцией лаборантской и практикума.

19 ресурсный центр: Помещение при учебной секции, где сосредоточены наглядные учебные пособия и ТСО.

20 учебная секция: Группа классных помещений (учебных кабинетов), рекреация, ресурсный центр и санузлы.

21 комбинированное освещение: Сочетание бокового естественного освещения с верхним естественным освещением.

22 смешанное освещение: Сочетание бокового естественного освещения с искусственным.

4 Общие положения

4.1 При проектировании зданий общеобразовательных учреждений этажность принимается согласно СН КР 31-04.

4.2 К общеобразовательным учреждениям относятся общеобразовательные школы I, II и III ступеней обучения, гимназии, лицеи и др.

Номенклатура видов общеобразовательных учреждений принимается в соответствии с их классификацией приведенных в приложении Б.

4.3 Общеобразовательные учреждения обеспечивают осуществление общеобразовательного процесса в соответствии с программами трех ступеней образования:

- I ступень – начальное общее образование (1 - 4 классы);
- II ступень – основное общее образование (5 - 9 классы);
- III ступень – среднее (полное) общее образование (10-11 или 9-11 классы).

4.4 Вместимость общеобразовательных учреждений (общее количество учащихся) определяется заданием на проектирование, исходя из их организационно-педагогической структуры, наполняемости классов, градостроительных и демографических условий.

4.5 Наполняемость классов и групп продленного дня для общеобразовательных учреждений устанавливается не более 30 учащихся, на перспективу 25. Численные значения расчетной наполняемости классов могут быть изменены в соответствии с требованиями местных органов власти или по техническому заданию заказчика.

В старших классах общеобразовательных школ, гимназиях и лицеях допускается снижение наполняемости классов до 20 учащихся.

Для сельских населенных пунктов в соответствии с демографическими особенностями допускается проектирование школ с уменьшенной наполняемостью классов.

4.6 При проведении занятий по иностранному языку в 1-11 классах и трудовому обучению в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике и вычислительной технике, физике, химии и биологии (во время практических занятий) классная группа делится на 2 подгруппы. В школах с профильным обучением, лицеях и гимназиях для проведения практических работ класс может делиться на несколько подгрупп, исходя из дифференцированных или интегрированных программ обучения, а также для организации групповых работ и самостоятельных занятий, учащихся по интересам. Число мест в помещениях студий и кружков принимается от 8 до 17. Согласно с этим положением устанавливаются площади помещения в соответствии с приложением Ж - М и по данным приведенным в приложениях Ф - Ц.

4.7 Структура и вместимость зданий общеобразовательных учреждений приведены в приложениях В и Г.

4.8 Вместимость отдельного общеобразовательного учреждения не должна превышать не более 1200 учащихся. При большем числе учащихся, учреждение проектируется в виде комплекса зданий с единым общешкольным центром и несколькими автономными учебными корпусами вместимостью не более двух параллелей учащихся каждый.

5 Требования к организации сети. Виды и типы общеобразовательных учреждений

5.1 Сеть общеобразовательных учреждений следует рассматривать как основное звено общей системы учебно-воспитательных учреждений, включающей, помимо общеобразовательных, внешкольные учреждения и учреждения для трудового обучения.

Виды и типы общеобразовательных учреждений различаются организационно-педагогическими структурами (соотношением возрастных параллелей учащихся), содержанием, формами и методами организации учебно-воспитательного процесса, и направленностью профилизации.

5.2 Принципы организации сети зданий общеобразовательных учреждений приведены в приложении В.

5.3 Номенклатура видов и типов зданий общеобразовательных учреждений приведена в приложении Г.

Школы различных ступеней обучения могут размещаться отдельно или формироваться в комплексы в разнообразных сочетаниях.

5.4 Общеобразовательные учреждения в единой системе учебно-воспитательных зданий могут кооперироваться с дошкольными и внешкольными

учреждениями, учебно-производственными комбинатами и учебными заведениями, дающими профессию со средним образованием.

5.5 При расчете комплексной сети зданий следует предусматривать число мест в общеобразовательных учреждениях для 100% учащихся младшего и среднего школьного возраста и до 75% учащихся старшего школьного возраста при обучении в одну смену.

5.6 При расчете комплексной сети зданий и числа мест в общеобразовательных учреждениях могут быть отдельные виды занятий по месту жительства – школы, кружки, студии и клубы по интересам при группах жилых домов.

5.7 По месту жительства рекомендуется планировать клубы для детей, не вовлеченных в активные формы работы в школе или во внешкольных учреждениях из расчета: по спорту и туризму 35%, художественным воспитанием 35%, кружками юных натуралистов и техников 12%, прочими видами клубной работы 18%.

5.8 Число мест в здании общеобразовательного учреждения определяется по местным демографическим условиям и перспективам развития населенного места, жилого района, микрорайона.

5.9 Для населенных мест, районов, микрорайонов с неразвитой инфраструктурой общественных зданий, не соответствующей укрупненным расчетным показателям обеспеченности жителей учреждениями обслуживания, рекомендуется проектировать средние школы с выделенным блоком общешкольного центра для обслуживания учащихся, а также населения во внеучебное время.

5.10 Сумма ученических мест в сети общеобразовательных учреждений в условиях новой и сложившейся застройки, должна соответствовать п.5.5 настоящих норм.

5.11 Радиусы обслуживания от дома до общеобразовательного учреждения определяются в соответствии с требованиями СН КР 30-01.

6 Требования к размещению и зонированию земельного участка

6.1 Размещение и размеры земельных участков школ следует принимать в соответствии со СН КР 30-01 и Свода правил по планировке и застройке территорий сельских населенных пунктов в Кыргызской Республике.

6.2 На земельных участках общеобразовательных учреждений следует предусматривать следующие зоны: физкультурно-спортивную, учебно-опытную, отдыха и хозяйственную.

6.3 Площади основных зон земельных участков общеобразовательных учреждений рекомендуется принимать по расчетным показателям на 1 класс в соответствии с приложением Д.

В случаях размещения здания в условиях стесненной застройки состав зон земельного участка определяется заданием на проектирование по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

6.4 В физкультурно-спортивной зоне следует предусматривать: легкоатлетическое спортивдо с круговой беговой дорожкой длиной 250 м, комбинированные баскетбольную и волейбольную площадку, футбольное поле, комбинированную площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков.

Допускается уменьшать учебно-спортивную зону на размер легкоатлетического спортивда с сохранением остальных элементов спортзоны, при условии использования спортивда микрорайона или района, размещенного в пределах 750 м пешеходной доступности для проведения спортивных занятий школьников.

Размеры футбольного поля принимать минимально допустимыми согласно нормативным показателям.

Допускается совмещение зоны начальной военной подготовки со спортивной зоной.

6.5 Физкультурно-спортивную зону не допускается размещать со стороны окон классных помещений. Располагать ее следует за полосой зеленых насаждений, включающих деревья и кустарники. Площадки для игр с мячом и метания спортивных снарядов следует располагать на расстоянии не менее 25 м от окон здания, а при наличии ограждения высотой 3 м – не менее 15 м. Площадки для занятий другими видами физкультурно-спортивных занятий – на расстоянии не менее 15 м. Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать выполнение учебных программ по физическому воспитанию и соответствовать росто-возрастным особенностям обучающихся, а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

6.6 В учебно-опытную зону рекомендуется включать: отдел начальных классов, отдел полевых и овощных культур, отдел плодового сада и питомника, отдел цветочно-декоративных растений, отдел коллекционно-селекционной работы, теплицу с зооуголком, парники, географическую площадку, площадку для занятий биологией на воздухе (с навесом).

В условиях дефицита территории допускается сокращать учебно-опытную зону, при условии обязательного сооружения парников, теплицы и устройства

специального павильона для коллекционно-селекционной работы до величины, обеспечивающей потребности учебного процесса.

Для школ с биологическим уклоном допускается расширять номенклатуру закрытых сооружений (парники, теплицы, оранжереи, сооружения для хранения малогабаритной сельскохозяйственной техники и т.п.).

6.7 В зону отдыха рекомендуется включать:

а) площадки для подвижных игр обучающихся начальной школы (с 2 по 4 классы) принимаются из расчета не менее 100 м² на каждый класс, а для детей 6 летнего возраста (1 классы) и предшкольные классы – не менее 180 м² (7,2 м² на одного ученика) с теневыми навесами и малыми игровыми формами; для основной школы (с 5 по 9 классы) – не менее 25 м² на каждый класс;

б) площадки для тихого отдыха основной школы принимаются для 75% обучающихся из расчета не менее 25 м² на каждый класс.

Для обучающихся старших классов зоной отдыха служат площадки спортивной зоны:

а) площадки для подвижных игр обучающихся начальной школы (со 2 по 4 классы) принимаются из расчета не менее 50 м² на каждый класс, а для детей 6 летнего возраста (1 классы) и предшкольные классы - не менее 100 м² (4 м² на одного ученика) с малыми игровыми формами;

б) площадки для тихого отдыха основной школы принимаются для 40% обучающихся из расчета не менее 25 м² на каждый класс.

Для обучающихся старших классов зоной отдыха служат площадки спортивной зоны.

Допускается не предусматривать зону отдыха при условии использования скверов или парковых зон микрорайона (в пределах шаговой доступности, но не более 200 метров).

6.8 При уменьшении общей площади земельных участков без изменения должны сохраняться размеры легкоатлетического ядра, спортивных площадок и площадок для подвижных игр.

6.9 Хозяйственная зона должна иметь отдельный въезд (вход) и размещаться со стороны производственных помещений столовой и вблизи учебно-опытной зоны. В хозяйственной зоне в зависимости от местных условий допускается размещать хозяйственный блок, овощехранилище, учебный гараж, навесы для инвентаря и оборудования. Площадка для сбора отходов с размещением на расстоянии не менее 25,0 м от входа в пищеблок, окон учебных классов, кабинетов и оборудованным водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Допускается также размещать хозяйственные кладовые в цокольном

этаже или подвале здания школы с отдельным выходом наружу. Состав и площади хозяйственных построек определяются заданием на проектирование.

6.10 Площадь озеленения должна составлять не менее 40% общей площади участка общеобразовательного учреждения.

В площадь озеленения должны включаться площади зеленых насаждений, учебно-опытной зоны, физкультурно-спортивной и зоны отдыха, а также газонов, защитных полос и изгородей из кустарников вокруг участков.

Не допускается применять для озеленения ядовитые и колючие растения.

При примыкании земельного участка общеобразовательного учреждения непосредственно к зеленым насаждениям общего пользования (паркам, лесопаркам, садам, скверам, бульварам) площадь озеленения участка допускается сокращать до 30%.

6.11 На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям, а также возможность объезда вокруг зданий. Подъезды к зданиям и объезды вокруг него, хозяйственный двор и подходы к зданию должны иметь твердое покрытие и доступ для детей с ограниченными возможностями здоровья. На периферии участка или вблизи от него следует предусматривать стоянку автомашин для педагогов и сотрудников, преимущественно со стороны хозяйственной зоны.

6.12 Земельные участки общеобразовательных учреждений должны иметь ограждение по всему периметру, высотой не менее 1,2 м в соответствии требованиями действующих нормативных документов и иметь предохранительные устройства, препятствующие выбеганию учащихся на проезжую часть улицы со стороны входа в здание. Вдоль ограждения следует предусматривать полосу зеленых насаждений с посадкой деревьев и кустарников.

6.13 Участок должен быть обустроен малыми архитектурными формами, освещен: иметь мощенные покрытия и травяной газон.

Среднюю горизонтальную освещенность следует принимать по СН КР 23-05.

6.14 При размещении зданий на затесненных участках допускается проектировать эксплуатируемые кровли, с консольными выпусками, согласно требованиям СН КР 20-02, для устройства площадок отдыха и т.п.

С эксплуатируемой кровли следует предусматривать не менее двух эвакуационных выходов, покрытие кровли и утеплитель должны быть несгораемыми.

Площадки, размещаемые на эксплуатируемой кровле, должны иметь ограждение высотой не менее 1,6 м без горизонтальных членений. Расстояние в свету между вертикальными элементами ограждения должно быть не более 0,1 м.

6.15 В зоне главного входа рекомендуется предусматривать мощенную площадку для сбора учащихся и проведения общешкольных мероприятий.

7 Требования к функциональным группам, составу и площадям помещений

7.1 Набор функциональных групп, состав и площади помещений общеобразовательных учреждений должны соответствовать их видам и типам, функционально-педагогической структуре и назначению.

7.2 Состав помещений общеобразовательных учреждений должен содержать учебную и общешкольную группы помещений в соответствии с приложением Е и дифференцироваться на функциональные группы в соответствии с приложениями Е – У и по данным приведенным в приложениях Ф – Ш.

7.3 Количество основных помещений классов, классов-кабинетов для всех видов общеобразовательных учреждений принимается равным количеству учебных и инклюзивных групп, в соответствии с организационно-педагогической структурой.

7.4 Площади в классах и учебных кабинетах принимаются при смешанных формах обучения (фронтальная и групповая) не менее $1,7 \text{ м}^2$ на одного учащегося, в специализированных кабинетах и лабораториях по естественным наукам – $2,25 \text{ м}^2/\text{уч}$. Площадь мастерских по изучению технологий и труда, а также специализированных мастерских для дифференциированного обучения по направлениям – $3,75 \text{ м}^2/\text{уч}$.

7.5 Состав и площади отдельных функциональных групп помещений общеобразовательного учреждения принять в соответствии с приложениями Ж – У и по данным приведенным в приложениях Ф – Ш.

7.6 Гардеробные для преподавателей должны предусматриваться из расчета не менее двух мест на один класс. Гардеробные для учащихся должны предусматриваться в соответствии с действующими нормативными документами с учетом требований доступности детям с ограниченными возможностями здоровья.

7.7 Количество и площади спортивных залов определяются заданием на проектирование, при этом их общая площадь не должна превышать площади, указанной в Приложении Т.

Размер спортивного зала, состав и количество сопутствующих помещений приведены в Приложениях Т и У.

При учебно-спортивных залах должны предусматриваться: не менее чем одна пара раздевальных на класс (для мальчиков и девочек) и по две пары помещений раздевальных, душевых и уборных в игровых залах.

7.8 Площади уборных, умывальных и душевых общеобразовательных учреждений и количество санитарных приборов принять в соответствии с приложением Щ.

7.9 Рекреации следует проектировать из расчета не более 1,0 м² на 1 учащегося, как правило, в виде зальных помещений.

8 Объемно-планировочная структура

8.1 Здания общеобразовательных учреждений рекомендуется проектировать универсальными из расчета эксплуатации их – в качестве школы, с различными организационно-педагогическими структурами, лицея или гимназии.

8.2 Здания общеобразовательных учреждений следует проектировать высотой не более 5-ти этажей, в зависимости сейсмичности площадки строительства. На третьем, четвертом и пятом этажах не допускается размещать помещения начальных и инклюзивных классов, а остальных учебных помещений должно быть не более 25%.

8.3 Высота надземных этажей здания должна быть не менее 3,3 м (от пола до пола вышележащего этажа), в чистоте – не менее 3,0 м. Высота зрительного и спортивных залов принимается в соответствии с приложениями С и Т.

8.4 Объемно-планировочная структура здания должна соответствовать назначению учреждения, его специфике и нормативным условиям эксплуатации, включая связь с участком школы.

8.5 Архитектурно-типологическая структура здания в соответствии с функциональной моделью должна иметь следующую пространственную организацию:

помещения общеобразовательных учреждений следует подразделять на две основные обособленные группы – учебную и общешкольную, в соответствии с приложением Е;

рекреационный центр, при его наличии, должен быть связующим звеном между ними;

учебная группа помещений должна быть дифференцирована на школы I, II и III ступеней обучения с технологическими помещениями, обслуживающие эти возрастные школы.

8.6 Учебные помещения, внутренние и внешние санузлы, краны индивидуальных умывальников, умывальники при обеденном зале, гардеробные,

душевые кабины, дверные проемы школьного здания должны быть удобными для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учебные помещения должны группироваться в учебные секции:

для 1 классов школ в учебных секциях следует предусматривать не более трех классных помещений со спальными – игровыми (комнатами отдыха) и санитарными узлами;

для 2-4 классов в учебных секциях следует предусматривать не более шести классных помещений с рекреациями и санитарными узлами, а также комнату труда и универсальное помещение для групп продленного дня, последние допускается размещать вне учебной секции, но в группе помещений для учащихся этих классов;

для 5-11 классов в учебные секции должны входить учебные классы-кабинеты, лаборатории и соответствующие рекреационные помещения, и санитарные узлы;

учебные секции 1, 2-4 классов, а также 5-8 (9) классов, должны быть обособленными и непроходными для учащихся других возрастных групп. Допускается учебные секции 5-11 классов в общеобразовательных учреждениях с профильным обучением, гимназиях и лицеях проектировать необособленными.

Специализированные учебные кабинеты и мастерские следует группировать в учебные секции по признакам родственных дисциплин и технологий.

Допускается санитарные узлы для 5-11 классов размещать вне учебных секций, а в двухэтажных зданиях размещать на одном из этажей сосредоточенно.

Входы в санузлы не следует располагать напротив входа в учебные помещения или непосредственной близости.

8.7 Кабинеты химии и физики следует размещать на нижних этажах.

8.8 Группу помещений общешкольного центра рекомендуется размещать изолированно от учебных секций. Проходы в помещения центра через учебные секции не допускаются.

8.9 Общеобразовательные учреждения следует проектировать, как правило, в одном блокированном здании.

8.10 В производственные помещения столовой должен предусматриваться отдельный вход и дебаркадер.

8.11 Производственные помещения столовых проектируются с учетом размещения в них комплекта торгово-технологического оборудования на электроподогреве.

8.12 При обеденном зале должны предусматриваться умывальники из расчета 1 кран на 20 мест.

8.13 При отсутствии лифта учебно-спортивные залы следует размещать на первом этаже.

Учебно-спортивные залы следует размещать не выше второго этажа. Предусматривать проходы в учебно-спортивные помещения через учебные секции не допускается. Вход в спортивный зал из раздевальных предусматривается непосредственно или через обособленный коридор. Снарядная должна соединяться со спортивным залом через дверь или открытый проем шириной не менее 2 м и высотой не менее 2,2 м. Длина снарядной для хранения гимнастического бревна должна быть не менее 5 м. Пол снарядной должен быть в одном уровне с полом спортивного зала (без порога).

8.14 Коридоры и рекреационные помещения, находящиеся вблизи зрительного зала – лекционной аудитории, следует проектировать с учетом использования их в качестве кулуаров (фойе).

8.15 Ширина рекреационных помещений при одностороннем расположении кабинетов и лабораторий должна приниматься не менее 3 м. ширина рекреационных помещений, примыкающих к кабинетам, лабораториям (при их двухстороннем расположении) и классам – не менее 4 м.

8.16 Гардеробные должны располагаться изолированно с зонированием для начальной, основной и старшей школы.

8.17 На входах в здания общеобразовательных учреждений следует предусматривать тамбуры и стандартные пандусы.

8.18 Унитазы в уборных для учащихся должны размещаться в закрытых кабинах. Кабины должны быть отделены перегородками-экранами высотой не менее 1,8 м (от пола), не доходящими до пола на 0,2 м. Размеры кабин должны приниматься в плане $0,8 \times 1$ м. Одна из кабин уборных для девочек (личной гигиены) должна быть полноценной $1,8 \times 1,2$ м, также одна из кабин уборных должна иметь доступ детям с ограниченными возможностями здоровья.

Проход между кабинами уборных и противоположной стеной должен приниматься, в м, не менее:

при отсутствии писсуаров – 1,5 м;

при наличии писсуаров – 2,0 м.

Расстояние между кранами индивидуальных умывальников должно быть не менее 0,65 м.

Высота верхней поверхности раковин умывальников над полом должна приниматься 0,5 м для учащихся 1 классов: 0,6 м – для учащихся 2-4 классов и 0,7 м – для учащихся 5-11 классов.

Проход между умывальниками и стеной должен быть не менее 1,1 м. между двумя рядами умывальников – не менее 1,6 м.

8.19 Душевые кабины должны предусматриваться размером в плане не менее $0,9 \times 0,9$ м. Проход между рядами душевых кабин должен быть не менее 1,2 м, а между рядом кабин или кабиной и стеной (перегородкой) – не менее 0,8 м.

8.20 Подсчет технико-экономических показателей необходимо производить с учетом обеспечения доступности в соответствии с правилами, установленными СН КР 31-04.

8.21 Пищеблок размещают не выше 2 этажа. При размещении пищеблока на 2-ом этаже оборудуется грузоподъемный лифт для транспортировки продукции.

8.22 Площадь обеденного зала столовой следует принимать из расчета не менее 1,0 м² на одно посадочное место. Число посадочных мест определяется из расчета 1/3 от численности обучающихся, преподавателей и администрации общеобразовательной организации. По заданию на проектирование допускается число посадочных мест уменьшать до 1/6 от численности обучающихся, преподавателей и администрации. Количество преподавателей и администрации определяется заданием на проектирование.

9 Противопожарные требования к зданиям общеобразовательных учреждений

9.1 Объемно-планировочное решение здания должно соответствовать противопожарным требованиям СН КР 21-01, СН КР 31-04 и других нормативных документов, действующих на территории Кыргызской Республики.

9.2 Наибольшее количество людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ, при расчете ширины путей эвакуации должно определяться исходя из вместимости учебных помещений, помещений для трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного зала и актового зала – лекционной аудитории, находящихся на данном этаже.

9.3 Ширина дверей выходов из помещений, в которых одновременно может находиться более 15 учащихся, должна быть не менее 0,9 м, при более 25 учащихся – не менее 1,2 м.

9.4 Из групп помещений, расположенных в подвальном или цокольном этажах зданий школ необходимо предусматривать не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу. Для этих групп помещений допускается устройство выходов на первый этаж через отдельные лестничные клетки, не связанные с открытыми лестницами и общими лестничными клетками.

9.5 В зданиях общеобразовательных учреждений следует предусматривать устройства по мусороудалению. В 3 этажных зданиях допускается устройство вертикальных мусоропроводов с мусоросборными камерами. Ограждающие

конструкции ствола мусоропровода должны иметь предел огнестойкости не менее 0,5 часа.

Мусороуборочную камеру следует размещать под стволовом мусоропровода и выделять противопожарными перегородками 1-го типа. На сети водопровода в мусорокамере необходимо установить автоматические спринклеры.

Выход из мусорокамеры должен предусматриваться непосредственно наружу и отделяться от входа в здание глухой стеной (экраном), над выходом из нее должен предусматриваться козырек из негорючих материалов.

Выбор системы мусороудаления определяется заданием на проектирование с учетом сложившегося обслуживания в населенном пункте.

9.6 Деревянные конструкции пола спортзала должны быть обработаны огнезащитным составом. Места для сидения допускается выполнять из горючих материалов, не выделяющих при горении токсичных веществ.

9.7 Помещения зрительного зала и кружковых помещений должны быть выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

9.8 Помещения гардеробных площадью 200 м² и более необходимо оборудовать системой дымоудаления. Вентиляторы дымоудаления должны включаться от пожарных извещателей, реагирующих на дым, дистанционно, от кнопок. Аналогично должна быть предусмотрена блокировка систем приточно-вытяжной вентиляции при пожаре.

9.9 Размещение сауны (бани сухого жара) в зданиях общеобразовательных учреждений не допускается.

9.10 Каналы в зданиях для прокладки кабелей, питающих помещения электронно-вычислительной техники, информатики и другие следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

9.11 В случае размещения общеобразовательных учреждений совместно с дошкольными, помещения дошкольных учреждений следует отделять противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Эвакуационные выходы из дошкольных учреждений должны быть самостоятельными.

9.12 Из мастерских по обработке древесины и комбинированной мастерской по обработке металла и древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный тамбур) или через коридор, примыкающий к мастерским, в который нет выходов из классов, учебных кабинетов и лабораторий.

9.13 Тепловая автоматическая пожарная сигнализация должна предусматриваться в следующих помещениях: кабинетах черчения и изобразительных искусств, лабораториях физики и астрономии, химии, биологии, лаборантских физики, химии, биологии, лаборантских при учебных кабинетах,

учебных мастерских для учащихся 5-9 классов по обработке металла, древесины, комбинированной мастерской по обработке металла и древесины, инструментальной – комнате мастера, универсальной мастерской по техническим видам труда, мастерских обслуживающих видов труда по обработке тканей, по кулинарии, учительской и учебно-методическом кабинете, раздевальных при учебно-спортивных залах, снарядных, кабинете инструктора физического воспитания, эстраде, кружковых помещениях, техническом центре (радиоузел, дикторская, комната для ремонта аппаратуры, фотолаборатория), инвентарной при актовом зале – лекционной аудитории, обеденном зале, кладовой сухих продуктов, загрузочной – тарной, бельевой при кухне, хозяйственной кладовой при кухне, канцелярии, комнате технического персонала и хозяйственной кладовой, в спальных – игровых, комнатах хозяйственного инвентаря, медицинских комнатах.

Автоматическую пожарную сигнализацию, реагирующую на дым необходимо предусматривать в кабинетах информатики и электронно-вычислительной техники, кладовых для хранения сырья и готовой продукции, зрительном зале, лекционной аудитории, телепроекционных, помещениях библиотеки, вестибюлях и гардеробных с сушилкой, гардеробных, кладовых индивидуального спортивного инвентаря.

Сигнал о срабатывании АПС выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или в ближайшую пожарную часть.

10 Требования к внутренней среде зданий

Эргономические параметры размещения мебели и оборудования

10.1 Основное помещение школы – класс-учебный кабинет должно отвечать требованиям активного ведения учебного урока с организацией как фронтальных, так групповых и индивидуальных форм обучения с широким привлечением технических средств.

Помещение должно включать рабочую зону учащихся, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО, личных вещей учащихся, зону для групповой работы и для индивидуальных занятий учеников (особо успевающих и неуспевающих) и возможности активной деятельности. Эти зоны как сумма пространств должны обеспечивать оптимальные условия обучения.

Помещения 1 – 8 (9) классов следует оборудовать современными легкими ученическими столами и, как правило, встроенными шкафами, а также

дополнительным мобильным оборудованием для решения проблем «гибкой» организации пространства с целью активизации форм обучения.

10.2 Проходы и расстояния между оборудованием в основных учебных помещениях должны приниматься согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Естественное и искусственное освещение

10.3 Естественное освещение помещений школ следует проектировать в соответствии с СН КР 23-05 и другими нормативными документами, действующими на территории Кыргызской Республики.

10.4 Все основные учебные помещения должны иметь КЕО не менее 1,5% на поверхности учебных столов и освещаться, как правило, боковым левым светом. Для организации мобильных форм ведения урока необходимо предусматривать равномерное освещение по всей рабочей плоскости в помещении за счет дополнительного верхнего света (комбинированного: сочетания верхнего с боковым или дополнительное искусственное освещение в глубине помещения – вне зоны основных учебных столов).

10.5 Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений деревья следует высаживать не ближе 15,0 м, кустарники – не ближе 5,0 м от здания. Не допускаются закрашивать оконные стекла.

Классная доска следует оборудовать софитами и освещать двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками несимметричного светами распределения. Светильники размещать выше верхнего края доски 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

10.6 Допускается проектировать без естественного освещения (только с искусственным):

зрительные залы, лекционные аудитории и кулуары, коммуникации и коридоры, не являющиеся рекреационными помещениями;

умывальные, душевые и уборные при спортивных залах, уборные персонала, комнаты личной гигиены женщин;

радиоузлы, кино-фотолаборатории, помещения для замкнутых систем телевидения;

книгохранилище, кладовые;

бойлерные, насосные водопровода и канализации, камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха, узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием здания.

В особых случаях, для соблюдения требований максимальной компактности здания допускается обеденный зал, кроме кухни, и санитарные узлы для учащихся проектировать с искусственным освещением. При этом должна быть увеличена кратность обмена воздуха (по расчету).

Допускается освещать коридоры вторым светом путем устройства остекленных перегородок или фрамуг в стенах коридора.

10.7 Нормируемые показатели искусственной освещенности основных помещений общеобразовательных учреждений следует принимать по СН КР 23-05.

Инсоляция солнцезащита и ориентация помещений по сторонам света

10.8 Инсоляцию учебных помещений следует предусматривать в соответствии с нормами, действующими на территории Кыргызской Республики.

10.9 Ориентация окон основных учебных помещений принять в соответствии с приложением Э.

10.10 Учебные помещения, в которых предусматривается использование технических средств обучения, следует оборудовать устройствами для зашторивания.

10.11 Оптимальная ориентация помещений горячего цеха кухни на север.

Водоснабжение и канализация

10.12 В зданиях общеобразовательных учреждений следует предусматривать хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, которые необходимо проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01 и настоящего раздела.

В неканализованных районах принимать согласно СН КР 21-01 и санитарных правил.

Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать для зданий III-ей степени огнестойкости в количестве 2 струй с расходом воды не менее 2,5 л/с.

10.13 Подводка холодной воды должна предусматриваться: к раковинам химических лабораторных столов и демонстрационных столов в лабораториях химии, физики и биологии; к смывным бачкам в санузлах, помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря.

10.14 Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться: к умывальникам, устанавливаемым по одному в каждой классной комнате 1–4 классов и помещениях для групп продленного дня, к умывальникам,

устанавливаемым по одному в кабинете черчения и изобразительных искусств, информатики и электронно-вычислительной техники, кружковых помещениях технического моделирования, юных натуралистов, студии живописи, рисунка, скульптуры; к умывальникам и мойкам в мастерских по обработке тканей и кулинарии; к умывальникам в учительской, столовой и кухне, к водоразборным кранам, устанавливаемым для хозяйственных нужд по одному, к раковинам в учебных мастерских, в комнате технического персонала и в помещениях уголка живой природы; к душевым кабинам и к приборам кабин личной гигиены; к ножным ваннам; к двухсекционной мойке в фотолаборатории и кинофотолаборатории; к умывальникам перед столовой, умывальникам санузлов и медицинского блока; к лабораторным шкафам в лабораториях химии, физики и биологии, а также к оборудованию столовых и буфетов, куда подводка холодной и горячей воды предусматривается согласно технологическим требованиям.

10.15 Температура горячей воды, поступающей к смесителям приборов, не должна превышать 60°С.

Отопление и вентиляция

10.16 В зданиях общеобразовательных школ следует предусматривать отопление и вентиляцию.

Отопление и вентиляцию зданий следует проектировать в соответствии со СН КР 41-04 и настоящего раздела.

10.17 Расчетную температуру воздуха для проектирования отопления и кратность обмена воздуха в помещениях следует принимать в соответствии с приложением Ю.

10.18 Температура воздуха, подаваемого в рабочее время системами воздушного отопления, не должна превышать 40 °С.

10.19 Удаление воздуха из учебных помещений следует предусматривать через рекреации, санитарные узлы и 1 кратная вытяжка из учебных помещений.

При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях следует предусматривать естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного обмена в 1 час.

При воздушном отоплении вытяжные каналы из учебных помещений проектировать не следует.

10.20 Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений (групп помещений): классных помещений и учебных кабинетов (при отсутствии воздушного отопления), лабораторий, актовых залов – лекционных аудиторий, учебных мастерских, спортивных залов, тиром, столовой, медпункта, телепроекционной, санитарных узлов.

10.21 При проектировании воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, следует предусматривать автоматическое управление системами, в том числе поддержание в рабочее время в помещениях расчетной температуры и относительной влажности в пределах 30–60 %, а также обеспечение внеучебное время температуры воздуха не ниже 15°C.

10.22 Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления учебных помещений не допускается.

10.23 Воздухообмен в школьных столовых должен рассчитываться на поглощение теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни.

Подачу приточного воздуха в производственные помещения пищеблока следует предусматривать через обеденный зал. Объем подаваемого воздуха должен быть не менее 20 м³/ч на одно посадочное место.

При установке модулированного кухонного оборудования подачу части приточного воздуха следует осуществлять через вентиляционные устройства этого оборудования.

Удаление воздуха из комплекса пищеблока следует предусматривать через производственные помещения.

10.24 Подачу приточного воздуха в телепроекционную допускается предусматривать от приточной системы актового зала – лекционной аудитории при условии подключения воздуховода, идущего в телепроекционную, к приточной системе зала, ниже уровня пола телепроекционной.

10.25 Воздушно-тепловые завесы тамбуров входа в здание следует проектировать для школ на 3 и более параллелей классов. Допускается устройство тепловых завес от приточной системы с установкой во втором тамбуре калорифера дogrева и автоматической воздушной заслонки.

10.26 В помещениях, перечисленных в п.п. 6,7 и 15 приложения Ю, имеющих наружные окна с фрамугами или форточками, устройство вытяжных каналов не обязательно.

10.27 Применение асбестоцементных воздуховодов не допускается.

10.28 В зданиях общеобразовательных учреждений с количеством учащихся до 200 допускается устройство вентиляции без организованного механического притока.

Электрические и слаботочные устройства

10.29 В зданиях общеобразовательных учреждений следует предусматривать электрооборудование, электрическое освещение, системы электросвязи и передачи информации, автоматическую пожарную сигнализацию

и оповещение о пожаре в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

10.30 Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение зданий и наружное освещение территорий общеобразовательных учреждений следует предусматривать в соответствии с ПУЭ, СН КР 23-05, ВСН 59-88 и настоящим разделом.

10.31 Во всех помещениях зданий общеобразовательных учреждений должна предусматриваться скрытая электропроводка. В кухнях, кладовых, туалетных и других подсобных помещениях допускается открытая электропроводка.

10.32 Люминесцентные светильники в учебных помещениях должны предусматриваться с пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума и быть рассеянного света.

Необходимо обеспечивать нормируемые значения коэффициента пульсации освещенности.

П р и м е ч а н и я

1 При применении для общего освещения учебных помещений светильников с лампами накаливания они должны применяться отраженного или преимущественно отраженного светораспределения.

2 При освещении учебных помещений люминесцентными лампами рекомендуется предусматривать подсвет классной доски специальными люминесцентными светильниками несимметричного светораспределения; при освещении учебных помещений лампами накаливания для подсветки доски в системе общего освещения должны предусматриваться дополнительные светильники.

10.33 При проектировании осветительных установок должны вводиться коэффициенты запаса 1,5 при люминесцентных лампах и 1,3 при лампах накаливания.

10.34 Для подключения диапроектора, телепроектора и других технических средств обучения в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, кружковых помещениях и помещениях для организации продленного дня должны предусматриваться не менее трех штепсельных розеток: одна у классной доски, другая – на противоположной от доски стене помещения, третья – на стене, противоположной окнам. В учебных помещениях должна предусматриваться одна розетка с заземлением, за исключением компьютерного класса и кабинета информатики, где предусматривается не менее пяти таких розеток. Предусмотреть локальную компьютерную сеть с выходом в интернет.

10.35 Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 1,8 м от пола.

Установка выключателей в помещениях пребывания учащихся должна предусматриваться на высоте 1,8 м от пола.

10.36 Электрощитовые должны размещаться на первом этаже. Допускается размещение электрощитовой в подвале при условии низкого уровня грунтовых вод и устройства гидроизоляции от проникновения ливневых вод.

10.37 Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами. Необходимо предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников, имея в виду освещение в первую очередь части помещения, удаленной от окон.

10.38 Аварийное освещение для эвакуации людей должно предусматриваться в вестибюлях, гардеробных, коридорах, лестничных клетках, рекреационных помещениях, спортивном и обеденном залах, зрительном зале, мастерских, киноаппаратной. Аварийное освещение для продолжения работы должно предусматриваться в электрощитовых, вентиляционных камерах, тепловых узлах, насосных; при этом должна быть обеспечена норма освещенности 2 лк. При этом, необходимо предусматривать применение в отдельных местах осветительную аппаратуру, позволяющую обеспечить автономное аварийно-эвакуационное освещение в течении 2 часов при отсутствии напряжения в сети. Для обозначения выходов из зрительного зала должны предусматриваться световые указатели, присоединенные к сети аварийного освещения.

10.39 Наружное освещение земельных участков общеобразовательных учреждений должно проектироваться в соответствии с Указаниями по проектированию освещения территорий учреждений культурно-бытового обслуживания населения и наружного архитектурного освещения.

Необходимость устройства нестационарного освещения спортивных площадок, используемых в зимнее время для игры в хоккей с мячом и хоккей с шайбой, должна устанавливаться заданием на проектирование.

10.40 В зданиях общеобразовательных учреждений должна предусматриваться радиофикация.

Радиоточки должны предусматриваться в учительских, кабинетах директора, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, старшего воспитателя, организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы, врача, в канцелярии, киноаппаратной, радиоузле, комнате мастера, кабинете инструктора физического воспитания, технического персонала и рекреационных помещениях.

Установки звукоусиления следует предусматривать в зрительном зале, учебно-спортивных залах, форуме рекреационного центра, рекреационных помещениях.

10.41 В зданиях общеобразовательных учреждений необходимо предусматривать радиоузел с двусторонней связью, устанавливаемой в

помещении радиоузла, который следует располагать в непосредственной близости с кабинетом директора.

10.42 Установка телефонов должна предусматриваться в кабинете директора (с параллельным аппаратом в канцелярии), в кабинетах заместителя директора по учебно-воспитательной работе, организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы в учительской, столовой, кабинете врача, комнате мастера, дежурного воспитателя и комнате инструктора физического воспитания.

10.43 Установка электрочасов должна предусматриваться в вестибюлях, рекреационных помещениях, актовом зале – лекционной аудитории, обеденном и учебно-спортивном залах.

10.44 Установку электрозвонков, управляемых от сигнальных электрочасов, необходимо предусматривать в вестибюлях и рекреационных помещениях.

10.45 Сети для приема телевизионного вещания, применения видеотехники и замкнутых систем телевидения необходимо предусматривать в классах, учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, зрительном зале, лекционной аудитории, библиотеке, кружковых помещениях и помещениях для организации продленного дня, кабинете директора, учительской.

10.46 По согласованию с местными органами охраны помещения общеобразовательных учреждений, в которых, сосредоточены материальные ценности, подлежат оборудованию охранной сигнализацией по дополнительному заданию.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений должна соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям в зависимости от их назначения.

Применение полимерных материалов и видов отделки допускается в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Кыргызской Республики и по согласованию с органами государственного санитарного надзора.

Требования к максимальному энергосбережению

Здания общеобразовательных учреждений должны проектироваться с учетом максимального энергосбережения в соответствии с нормативными документами, действующими на территории Кыргызской Республики.

Приложение А

Сокращения, принятые в настоящем нормативном документе

ОУ – Общеобразовательное учреждение;

П – Профильное обучение;

У – Учебная группа помещений (состав см. прил. Е);

О – Общешкольная группа помещений (состав см. прил. Е);

КЕО – Коэффициент естественной освещенности;

ТСО – технические средства обучения.

Приложение Б

Классификация и назначение видов общеобразовательных учреждений

Начальная общеобразовательная школа. Организуется как самостоятельная школа, а также в составе основной или средней общеобразовательной школы (срок обучения в начальной школе – 3-4 года).

Основная общеобразовательная школа. Организуется как самостоятельное общеобразовательное учреждение с 1 по 9 класс включительно, так и в составе средней (полной) общеобразовательной школы.

Средняя (полная) общеобразовательная школа. Организуется как самостоятельная школа III ступени, так и имеющая в своем составе школы I и II ступеней, (срок обучения – 2 года или 11 лет).

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов. Общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательный процесс, реализующее учебные программы среднего (полного) общего образования, в том числе и программы углубленного изучения одного или нескольких предметов (иностранный язык (языки), физика, математика (физико-математика), химия, биология (биолого-химия), литература, история, экономика и другие предметы). С 8-х и 9-х классов II ступени начинает осуществляться дифференцированный подход в работе со школьниками и постепенный переход на углубление программы. Существует как самостоятельное звено (III ступень) или имеет в своем составе школу I или I-II ступеней образования. Срок обучения – 2-11 лет.

Общеобразовательная школа-лаборатория. Общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные программы общего среднего (полного) образования и экспериментальные программы. Экспериментальные образовательные программы обеспечивают работу учреждения в инновационном режиме и на повышенном образовательном уровне, разрабатываются и реализуются при участии научных сотрудников, входящих в состав лаборатории. Школа-лаборатория имеет в своем составе три образовательные ступени. При необходимости включает в свою структуру дошкольное учреждение. Общеобразовательная школа-лаборатория может вводить начальную профессиональную подготовку.

Учебно-воспитательный комплекс. Общеобразовательное учреждение в составе общеобразовательной школы и дошкольного учреждения.

Гимназия. Общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы общего среднего (полного) образования, дающее, как правило, обучающимся среднее гуманитарное образование

углубленного типа со знанием двух-трех иностранных языков. Гимназия может иметь в своем составе только II и III ступени. Срок обучения 7 лет.

Лицей. Общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, дающего обучающимся углубленное изучение ряда предметов и профессиональную подготовку, и обеспечивающее непрерывность среднего и высшего образования. Лицей организуется как учреждение в основном III ступени, но может с 8 - 9 класса. Срок обучения 2 года или 4 лет.

Вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение. Организуется как самостоятельное учреждение, включающее обучение на II и III ступенях образования или только на III ступени.

Приложение В

Организация сети общеобразовательных учреждений

Таблица В.1

№ п/п	Принципиальные варианты модели	Базовое учреждение	Принцип организации сети зданий	Модификации зданий базового учреждения по организационно- педагогической структуре
a)	Начальная школа, тяготеющая к школам II и III ступеней	H	НО ОС + + Г + Н + НОС + + УВК НОСП	1:0:0 2:0:0 3:0:0 (в составе школ II и III ступеней)
б)	Основная школа, тяготеющая к школе III ступени или профильному учреждению	НО	СП + Л + НО + С + Г	1:1:0 2:2:0 3:3:0
в)	Средняя полная школа I, II и III ступеней (автономная)	НОС	НОС	1:1:1 2:2:2(1) 3:3:3(2)
г)	Шкала III ступени обслуживающая группу основных школ *	C	НО + С + НО + НО	0:0:3 0:0:4 0:0:6 0:0:0(8)
д)	Средняя полная школа I, II и III ступеней с профильным обучением	НОСП	НОСП	1:1:1 2:2:2 3:3:3
е)	Средняя школа II и III ступеней с профильным обучением, обслуживающая группу начальных и основных школ	ОСП	НО + ОСП + Н + НО	0:2:3(2) 0:3:4(3)
ж)	Гимназия в составе II и III ступеней обучения, обслуживающая группу начальных школ	Г	Н + Г + Н + Н	0:1:1 0:2:2 0:3:3

Окончание таблицы В.1

№ пп	Принципиальные вариантные модели	Базовое учрежде- ние	Принцип организации сети зданий	Модификации зданий базового учреждения по организационно- педагогической структуре
3)	Лицей в составе III ступени обучения, обслуживающий группу основных школ	Л	НО + Л + НО + НО	0:0:6 0:0:9

Условные обозначения:

Н – начальная школа;
 НО – основная школа;
 НОС – средняя школа;
 С – старшая школа;
 ОС – основная и старшая школа;
 ОСП – основная и старшая школа с профильным обучением;
 СП – старшая школа с профильным обучением;
 НОСП – средняя школа с профильным обучением;
 Л – лицей;
 Г – гимназия;
 УВК – учебно-воспитательный комплекс.

Приложение Г

Примерная номенклатура видов и типов зданий общеобразовательных учреждений

Т а б л и ц а Г.1

Виды зданий	Типы зданий	Расположение			
	Количество учащихся				
	Соотношение кол-ва параллелей кл. I, II и III ступ. обучения	ЖГ СНП	МКР ПГТ	РГ	ОГ
Начальная школа (I ступень): на 4 класса (является составной частью основной или средней школы). на 8 классов	<u>120</u> 1:0:0 <u>240</u> 2:0:0	*	*		
Основная школа в составе I - II ступени: на 9 классов на 18 классов	<u>270</u> 1:1:0 <u>540</u> 2:2:0	*	*		
Средняя полная школа в составе I, II и III ступеней, в том числе с углубленным изучением отдельных предметов: на 11 классов на 22 класса на 33 класса сблокированная школа на 22 + 22 класса	<u>330</u> 1:1:1 <u>660</u> 2:2:2 <u>990</u> 3:3:3 <u>660 + 660</u> 2:2:2 + 2:2:2	*	*	*	

Окончание таблицы Г.1

Виды зданий	Типы зданий	Расположение			
	количество учащихся				
	Соотношение кол-ва параллелей кл. I, II и III ступ. обучения	ЖГ СНП	МКР ПГТ	РГ	ОГ
Средняя школа в составе II - III ступеней с профильным обучением:					
на 20 классов	600 0:2:4			*	*
на 30 классов	900 0:3:6				*
на 40 классов	1200 0:4:8				*
Гимназия в составе II - III ступеней:					
на 7(8) классов	140(160) 0:1:1			*	
на 14(16) классов	280(320) 0:2:2			*	*
на 21(24) класса	420(480) 0:3:3			*	*
Лицей в составе II - III ступеней:					
на 8(10) классов	<u>160(200)</u> 0:2:2			*	*
на 12(15) класса	<u>240(300)</u> 0:3:3				*
в составе III ступени: на 18(27) классов	<u>360(540)</u> 0:0:9				*

Условные обозначения:

ЖГ – жилая группа;

СНП – сельский населенный пункт;

ПГТ – поселок городского типа;

МКР – микрорайон;

РГ – район города;

ОГ – округ города.

Приложение Д

Площади основных зон земельных участков общеобразовательных учреждений

Т а б л и ц а Д.1

Зоны	Площадь в м ² :					
	при количестве параллелей классов (числе классных групп)					
	начальной школе	в основной школе	в средних общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях			
	1 (4 класса)	1 (9 классов)	1 (11 классов)	2 (22 класса)	3 (33 класса)	2 × 2 (22+22 класса)
<u>на зону</u> <u>м²</u> : на 1 класс						
Физкультурно-спортивная *	<u>850</u> 213	<u>5450</u> 605	<u>5610</u> 510	<u>6140</u> 280	<u>7760</u> 235	<u>7920</u> 180
Учебно-опытная	<u>240</u> 60	<u>1008</u> 112	<u>1200</u> 109	<u>1430</u> 65	<u>1980</u> 60	<u>2508</u> 57
Отдыха	480 120	700 78	700 78	1400 64	2100 64	2800 64
Хозяйственная	<u>500</u> 125	<u>500</u> 56	<u>500</u> 45	<u>625</u> 28	<u>750</u> 23	<u>750</u> 17
	<u>по зонам</u> <u>м²</u> : на 1 класс (без учета пл. застройки, проездов и озеленений)					
	<u>2070</u> 518	<u>7658</u> 851	<u>8010</u> 728	<u>9595</u> 436	<u>12590</u> 382	<u>13378</u> 318
Всего на учреждение**	<u>м²</u> га	(без учета пл. застройки)				
		<u>1800</u> 1,62	<u>1818</u> 2,0	<u>1364</u> 3,0	<u>970</u> 3,2	<u>825</u> 3,63

* Чистая (нетто) площадь физкультурно-спортивных площадок.

** Подлежит уточнению по местным условиям.

П р и м е ч а н и я

1 Для сблокированных школ на 22 + 22 класса зоны учебно-опытную и отдыха следует принимать раздельные для каждого учебного блока, а остальные зоны – единые.

2 При строительстве зданий школ с уменьшенной наполняемостью классов, площади основных зон участков определяется заданием на проектирование.

Приложение Е**Функциональные группы и примерный состав помещений**

Таблица Е.1

Перечень основных функциональных групп помещений	Наименование помещений	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (профильная)	Гимназия	Лицей
УЧЕБНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ:					
1-ые классы начальной школы	1 Класс 2 Спальная-игровая (комната отдыха) 3 Рекреация многоцелевого назначения 4 Санузлы	*	*		
2 - 4 классы начальной школы	1 Класс 2 Универсальное помещение для групп продленного дня 3 Комната тихих игр и уединения 4 Комната труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства, природы 5 Методический кабинет-учительская 6 Рекреация (зальная) 7 Компьютерный класс 8 Санузлы	*	*		
Классы-кабинеты основной школы 5 - 9 классы	1 Класс-учебный кабинет 2 Ресурсный центр 3 Рабочие комнаты для занятий по интересам 4 Рекреация (зальная) 5 Санузлы	*	*	*	*

Продолжение таблицы Е.1

Перечень основных функциональных групп помещений	Наименование помещений	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (профильная)	Гимназия	Лицей
УЧЕБНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ:					
Классы-кабинеты старшей школы (9)10 - 11 классы	1 Кабинеты универсального назначения (оснащаются в зависимости от профиля обучения) 2 Комнаты индивидуальных занятий 3 Ресурсный центр 4 Рекреации 5 Санузлы	*	*	*	*
Специализированные учебные кабинеты основной и старшой школы	1 Кабинет естествознания с лаборантскими по физике, химии, биологии 2 Учебные кабинеты по естественным наукам на каждую дисциплину (физика, химия, биология) в составе: Лаборатория Практикум Лаборантская 3 Специализированные кабинеты: Иностранных языка Информатики и вычислительной техники Компьютерный класс	*		*	

Продолжение таблицы Е.1

Перечень основных функциональных групп помещений	Наименование помещений	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (профильная)	Гимназия	Лицей
УЧЕБНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ:					
Специализированные учебные кабинеты основной и старшей школы	Технического черчения 4 Специализированные помещения и блоки помещений для профильного обучения (гуманитарное, физико-математическое, техническое химико-биологическое, био-экологическое, экологическое и др.)	*	*	*	*
Помещения изучения технологий и трудового обучения	1 Комбинированная мастерская 2 Блоки мастерских-кабинетов по изучению технологий и обработке материалов (металл, дерево и пр.) 3 По электрорадиотехнологии 4 Домоводство (ткани, кулинария, бытовая электроника) 5 Кабинет изучения технологий 6 Универсальная мастерская по техническим видам труда 7 Блоки специализированных кабинетов (технология) для старших классов	*	*	*	*

(по заданию на проектирование)

Продолжение таблицы Е.1

Перечень основных функциональных групп помещений	Наименование помещений	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (профильная)	Гимназия	Лицей
--	------------------------	---------------------------	--	----------	-------

УЧЕБНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ:

Группа центра информации - библиотека	1 Библиотека - справочно-информационный центр с зонами читательских мест	*	*	*	*
	2 Технический центр	*	*	*	*
	3 Учительская с методическим кабинетом и комнатой отдыха (основной и старшей школы)	*	*	*	*
Вестибюльная группа, помещения администрации, медицинские комнаты	1 Вестибюль-гардероб 2 Помещения администрации школы (к.б. директора, к.б. завуча, канцелярия с приемной, с/у для преподавателей) 3 К.б. врача, процедурная, к.б. зубного врача	*	*	*	*

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ

Рекреационный центр (центр досуга)	Рекреационный центр (центр досуга) в составе: 1 Форума 2 Вестибюля-гардероба 3 Административно-хозяйственные помещения 4 Медицинский кабинет		*	*	*
------------------------------------	--	--	---	---	---

Продолжение таблицы Е.1

Перечень основных функциональных групп помещений	Наименование помещений	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (профильная)	Гимназия	Лицей
ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ					
Рекреационный центр (центр досуга)	5 Комната родителей 6 Комната персонала 7 Санузлы				
Группа зрительного зала	1 Зрительный зал с расширенной эстрадой (из расчета посадки не менее 60% учащихся) 2 Лекционная аудитория 3 Обслуживающие помещения зрительного зала (телеэкраны, артистические, карман эстрады и т.д.)	*	*	*	*
Группа спортивно-оздоровительная: залы (12×15 м, 18×15 м, 24×15 м) (12), 36(30)×18 м, 42×24 м	1 Спортзалы (общая физическая подготовка, гимнастика, подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, борьба) 2 Обслуживающие помещения: - снарядные (инвентарные) - раздевальные с душевыми и санузлами - комната инструктора	*	*	*	*

Продолжение таблицы Е.1

Перечень основных функциональных групп помещений	Наименование помещений	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (профильная)	Гимназия	Лицей
ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ					
Группа художественного воспитания	Студии и кружки: 1 Изобразительное искусство 2 Музыка и пение 3 Хореография 4 Универсальная студия 5 Кабинет эстетики 6 Фото-киностудия	*	*	*	*
Группа технического творчества	1 Универсальное помещение (кружок технического творчества) 2 Кабинет-практикум по технике, радиотехническое конструирование 3 Универсальная мастерская 4 Физико-техническое творчество	*	*		*
Группа технического творчества	5 Конструирование малой механизации 6 Архитектура и дизайн 7 Радиотехническое конструирование				*

Окончание таблицы Е.1

Перечень основных функциональных групп помещений	Наименование помещений	Общеобразовательная школа	Общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов (профильная)	Гимназия	Лицей
ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ					
Группа биолого-опытнической деятельности	1 Кружок юннатов 2 Лаборатория биологических наблюдений и экспериментов 3 Кабинет экологии 4 Теплица-оранжерея 5 Кабинет краеведения 6 Кабинет сельхозтехники 7 Биохимическая лаборатория	*	*	*	*
Столовая	1 Обеденный зал (на 2 посадки учащихся) с раздаточной 2 Кухонный блок с набором необходимых производственных помещений (пищеблок) 3 Видеокafe с буфетом 4 Помещения для персонала (гардеробная, с/у)	*	*	*	*
Начальная военная подготовка	1 Учебный класс начальной военной подготовки 2 Помещения для хранения оружий	*	*	*	*

Приложение Ж

Состав и расчетные показатели площадей помещений начальной школы

Т а б л и ц а Ж.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)			
	на 1-го уч-ся		на 1 класс	на 1 помещ.
	30 мест	15 мест		
1 Классное помещение 1 классов с учетом игровых форм ведения урока	2,0			
2 Спальня-игровая 1 класса	2,0		одно помеще- ние	
3 Классное помещение для 1 - 4 классов рассчитанное только на фронтальный урок (рис. 1)	1,7			
4 Классное помещение для 2 - 4 классов рассчитанное на фронтальные, групповые и индивидуальные формы занятий (рис. 3 и 3)	1,7			
5 Комната тихого отдыха и уединения			10	
6 Универсальное помещение для групп продленного дня		5		
7 Комната труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства, природы		5,4		
8 Учительская – методический кабинет				40 – 80
П р и м е ч а н и я				
1 Универсальное помещение принимается одно на одну параллель учащихся начальной школы.				
2 Комната труда, моделирования и технической игрушки изобразительного искусства, природы принимается одно на начальную школу в целом.				
3 Площадь учительской - методического кабинета принимается в зависимости от числа параллелей классов, но не менее 40 м ² . Допускается размещать за пределами учебной секции.				

Приложение И**Состав и расчетные показатели площадей помещений основной школы**

Т а б л и ц а И.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)	
	на 1 уч-ся 30 мест	на 1 класс
1 Класс-кабинет (рассчитанный на фронтальные работы)	1,7	
2 Класс-кабинет (рассчитанный на фронтальные, групповые и индивидуальные формы работы)	1,7	
3 Ресурсный центр*		12
4 Рабочие комнаты для занятий по интересам		10

* Допускается размещать в вариантах:

- 1) При каждом классе-кабинете.
- 2) Централизованно на учебную секцию (на группу классов-кабинетов).
- 3) На группу учебных секций в пределах одного этажа.

Приложение К

Состав и расчетные показатели площадей помещений старшей школы

Т а б л и ц а К.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)		
	на 1 уч-ся		на 1 класс
	30 мест	15 мест	
1 Класс - кабинет	1,7		
2 Ресурсный центр*			10
3 Комнаты для индивидуальных занятий			15

* Допускается размещать в вариантах:

- 1) При каждом классе-кабинете.
- 2) Централизованно на учебную секцию (на группу классов-кабинетов);
- 3) На группу учебных секций в пределах одного этажа.

Приложение Л

Состав и расчетные показатели площадей специализированных помещений основной и старшей школы

Таблица Л.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)		
	на 1 уч-ся		на 1 помещ.
	30 мест	15 мест	
1 Кабинет естествознания лаборантская-практикум по физике лаборантская-практикум по химии лаборантская-практикум по биологии			18 18 18
2 Учебные кабинеты по естественным наукам (физика, химия, биология): лаборатория (лекционное помещение) на каждый предмет два практикума на каждый предмет* лаборантская на каждый предмет	2,25	4,2	18
3 Специализированные кабинеты: иностранный языка ** технического черчения информатики и вычислительной техники *** компьютерный класс***		2,5 2,5 3,0 3,0	18
4 Специализированные помещения для профильного обучения***	3,0		

* Для лицеев принимается не менее 3-х практикумов на каждый предмет.
** Число определяется программой обучения с начальных классов или со школы II ступени; количеством часов в неделю и делением класса на подгруппы (две или три).
*** В каждом учебном учреждении должно быть не менее чем по одному помещению. В профильных учебных заведениях их число определяется содержанием обучения.

Приложение М

Состав и расчетные показатели площадей помещений изучения технологий и трудового обучения

Т а б л и ц а М.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)	
	на 1 уч-ся 15 мест	на 1 помещ.
ОСНОВНАЯ ШКОЛА		
1 Мастерская по обработке металла и технологии	3,75	
2 Мастерская по обработке дерева и технологии	3,75	
3 Мастерская по обработке тканей и технологии	3,75	
4 Кулинария	2,5	
5 Инструментальная		18*
СТАРШАЯ ШКОЛА**		
6 Универсальная мастерская по техническим видам труда	3,75	

* Количество и площадь определяются в зависимости от назначения и состава помещений основной и старшей школы.

** Число и номенклатура помещений определяются заданием на проектирование.

*** без учета площади для оборудования.

П р и м е ч а н и я

1 Группа помещений по п. 1-5 предназначена для школы II ступени.

2 В помещении кулинарии, как правило, следует устанавливать электроплиты.

Приложение Н

**Состав и расчетные показатели площадей помещений центра информации – библиотеки и учительской – методического кабинета
(группа методического центра)**

Таблица Н.1

Тип	Характеристика типа ЦИ-Б	Площадь м ² (не менее дифференцированно по зонам)				
		<u>Всего</u> на 1 место	В том числе по зонам			
			фонд хранения	Обще- школь- ный ресурс- ный центр	кабины для индивиду- альных заня- тий	чита- тель- ские места
I	На 10000 единиц хранения 15 читательских мест	<u>115</u> 7,7	35	28	11,3	36
II	На 20000 единиц хранения 30 читательских мест	<u>235</u> 7,8	70	55	17,3	72
III	На 30000 единиц хранения 45 читательских мест	<u>325</u> 7,2	105	87	31,2	108
IV	На 40000 единиц хранения 60 читательских мест	<u>440</u> 7,3	140	102	38,4	144
V	На 50000 единиц хранения 100 читательских мест	<u>670</u> 6,7	176	128	50,4	240

Н.1 Тип библиотеки устанавливается в зависимости от назначения общеобразовательного учреждения заданием на проектирование:

Расчетный показатель на ед. фонда хранения – 0,0035 м² на 1 читательское место – 2,4 м²

Н.2 Ориентировочно тип I рассчитан на среднюю однопараллельную школу;

тип II – на двухпараллельную;

тип III – на трехпараллельную;

тип IV и V – для гимназий, лицеев и школ с профильным обучением.

Н.3 Площадь учительской – методического кабинета для общеобразовательных учреждений II и III ступеней принимается из расчета 6 м² на одного преподавателя школы.

Приложение П

Состав и расчетные показатели площадей вестибюля-гардероба, административно-хозяйственных помещений, медицинских комнат

Т а б л и ц а П.1

Помещения	Площадь м ² (не менее) при кол. парал. классов				
	Основная школа	Средняя школа, гимназия, лицей			
		1	1	2	3
1 Кабинет директора	16	16	25	32	<u>25 + 32</u>
2 Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе	8	8	10	10	<u>16</u> <u>2 × 8</u>
3 Кабинет организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы	—	12	12	<u>16</u> <u>2 × 8</u>	<u>28</u> <u>12 + 16</u>
4 Кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе и бухгалтерия	—	10	10	10	<u>20</u> <u>10 + 10</u>
5 Канцелярия	8	8	12	16	<u>28</u> <u>12 + 16</u>
6 Помещения для хранения оружий	12	12	12	12	<u>24</u> <u>12 + 12</u>
7 Комната технического персонала	10	10	12	16	<u>28</u> <u>12 + 16</u>
8 Кладовая уборочного инвентаря *	8	8	8	8	<u>16</u> <u>8 + 8</u>
9 Кабинет врача (медицинская комната) **	18	18	21	21	21
10 Процедурная	14	14	16	16	16
11 Кабинет зубного врача	14	14	14	14	14
12 Комната родителей	—	12	16	24	32
13 Вестибюль***	$0,1 - \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 0,25 \text{ m}^2 \text{ на уч. + персонал}$				
14 Гардеробная***	$0,15 - \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} 0,25 \text{ m}^2 \text{ на уч. + персонал}$				
15 Санитарные узлы (см. приложение III)	$0,15 \text{ m}^2 \text{ на уч. + персонал}$				

* Следует предусматривать по одной на каждом этаже.

** Принимается глубиной не менее 7 м с шириной не менее 2,4 м.

*** Для строительства в IA, IB, IG и PA климатических подрайонах, площадь должна приниматься из расчета 0,35 м² на одного учащегося.

П р и м е ч а н и е – Медицинские комнаты пп. 8, 9, 10 следует размещать в группе общешкольных помещений.

Приложение Р

**Состав и расчетные показатели площадей помещений рекреационного центра
(центр досуга)**

Таблица Р.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)
1 Форум	по проекту (примерно 1,5 м ² на одного ученика)
2 Вестибюль, гардероб	по расчету исходя из пропускной способности в смену суммы обслуживаемых помещений (форума, зрительного зала, спортзалов, кружковых помещений и студий) с коэффициентом 1,5
– вестибюль	0,1 - 0,2 на одного посетителя
– гардероб	0,15 на одного посетителя
3 Помещения администрации:	
– кб. директора	25
– кб. коменданта	25
– канцелярия-бухгалтерия	18
– кб. замдиректора по воспитательной работе	8
4 Медицинский кабинет	18
5 Комната родителей	30
6 Комната дежурного персонала	12
7 Комната инженера и рабочих	не менее 2-х по 12 м ²
8 Санузлы	по расчету (1 унитаз и 2 писсуара на 100 мужчин и 1 унитаз на 50 женщин)
Примечание – Рекреационный центр принимается для учебных заведений, рассчитанных на обслуживание наряду с учащимися также и взрослого населения муниципального района. Возможно, также предусматривать в составе школ с профильным обучением.	

Приложение С

Состав и расчетные показатели площадей помещений зрительного зала

Т а б л и ц а С.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)	Количество мест
1 Зрительный зал*	0,7 м ² на одно зрительское место	Количество мест в зале принимается из расчета посадки не менее 60 % учащихся школы и должно быть кратным вместимости классов Дополнительно предусматриваются места для преподавателей из расчета 2 преподавателя на 1 классную группу
2 Эстрада**	не менее 72	
3 Кладовая-инвентарная	12 – 36***	
4 Артистическая-костюмерная	8 – 12***	

* Зрительный зал следует проектировать с учетом использования его в качестве киноаудитории, учебной аудитории по музыке и пению.

При количестве мест в зале менее 100 площадь на одно место принимается из расчета 0,8 м².

Требования к параметрам зрительного зала и киноэкрана при кинодемонстрации по СНиП КР 31-04 (Приложение Е).

** Эстраду следует проектировать с учетом проведения на ней занятий по хореографии.

Глубина эстрады должна быть не менее 7 м, а пол выше пола зала на 0,9 м.

*** Количество определяется заданием на проектирование в зависимости от назначения и типа здания. Минимальный набор помещений ограничивается пп. 1, 2, 3.

Приложение Т**Размеры и площади учебно-спортивных залов и бассейна**

Таблица Т.1

Помещения	Площадь м ² в осях ограждающих конструкций	Размеры в м			Пропускная способность залов из расчета м ² на 1 занимающегося							
		Длина	Ширина	Высота до низа выступающих конструкций	Игровые виды	Гимнастика						
Спортивные залы	648*	36*	18*	7	20	6 - 8						
Места для зрителей	по заданию на проектирование											
Бассейны	по заданию на проектирование											
П р и м е ч а н и я												
В полу, ограждающих и несущих конструкциях спортзалов должны предусматриваться закладные детали и приспособления для крепления оборудования согласно планировочным параметрам этих помещений.												
Минимальный размер спортивного зала должен быть не менее 24x12 м с соответствующими составом вспомогательных помещений.												
* - допускается принимать размеры и количество залов по заданию на проектирование, один из которых не менее размеров баскетбольной площадки.												

Т.1 Количество и типы залов принимаются в зависимости от вида учреждения, количества учащихся в нем, учебной программы и задач обслуживания населения.

Т.2 В полу, ограждающих и несущих конструкциях спортзалов должны предусматриваться закладные детали и приспособления для крепления оборудования согласно планировочных нормативов этих помещений.

Т.3 Вестибюль-гардероб принимается из расчёта 2×0,35 м² на 1 место занимающихся в зале (залах) и 0,35 м² на 1 зрительское место в зрительном зале.

Приложение У

Состав и расчетные показатели площадей вспомогательных помещений при спортивных залах

Т а б л и ц а У.1

Помещение	Спортивные залы			
	12 × 15	18 × 15 (12)	24 × 15 (12)	36(30)×18
	Количество и площадь м (не менее)			
1 Раздевальные, вкл. уборные и душевые (см. прилож. Щ)	<u>36</u> 2 × 18	<u>36</u> 2 × 18	<u>72</u> 4 × 18	<u>(126)84</u> (6)4×21
2 Инвентарная (снарядная)	12	12	16	32
3 Помещение хранения уборочного инвентаря	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾	4 ¹⁾
4 Помещение инструктора-тренера и склад мелкого спортивного инвентаря ¹⁾	—	10	10	20

¹⁾ Помещение тренера предусматривается с душевой и санузлом.

Приложение Ф

**Состав и расчетные показатели площадей помещений
художественного (эстетического) воспитания**

Т а б л и ц а Ф.1

Помещения	Площадь м ² (не менее)		Число мест в помещении
	на 1 место	на помещение	
1 Универсальная студия ²⁾	—	144 ¹⁾	—
подсобное помещение	—	18 – 36 ¹⁾	—
раздевальная		12	
2 Кабинет эстетики с полиэкраном ²⁾	—	80	24
лаборантская		28	
3 Кружки и студии специализированные: ³⁾			
живопись, рисунок, скульптура		<u>108</u> <u>3 × 36</u>	8 на каждый предмет
кинофотостудия	—	36	—
класс пения и музыки	2,5		24
студия хореографии и драмкружка	5,4		12
студия прикладного искусства (дизайн)	3,75		12
4 Универсальные клубные помещения	—	36	—
5 Кладовые уборочного инвентаря	—	18 – 36 ¹⁾	—
6 Преподавательская	—	18 - 24	—
7 Санузлы	0,1	4 - 8	
8 Вестибюль-гардероб ⁴⁾	0,25 × 1,5		

¹⁾ Число помещений и площадь определяются исходя из назначения студии (изобразительное искусство, хореография, музыка, драмкружок и т.д.).

²⁾ Предназначаются только для профильных учебных заведений, гимназий.

³⁾ Минимальный набор помещений ограничивается п. 3 (изобразительное искусство, музыка и пение, хореография).

Расширенный состав помещений предназначается для профильных школ с гуманитарным направлением и эстетическим развитием учащихся, гимназий.

⁴⁾ По расчету, исходя из суммы принятых помещений. При студии хореографии и драмкружка предусматриваются раздевальные и костюмерная.

Приложение X

Состав и расчетные показатели площадей помещений блока технического творчества (кружковые помещения)

Т а б л и ц а X.1

Помещение	Площадь м ² (не менее)	
	на 1 место	на помещение
1 Универсальное помещение технического творчества* - лаборантская	3,75 —	18
2 Кабинет-практикум по технике, радиотехническое конструирование	5,4	
3 Физико-техническое творчество	10,5	
4 Конструирование малой механизации	26	
5 Техническое моделирование, авиамоделирование, автомоделирование, судомоделирование	3,75	
6 Архитектура и дизайн	5,4	
7 Подсобные	—	12 – 18**
8 Кино-фотолаборатория	—	24 - 54
9 Преподавательская	—	12 - 18
10 Вестибюль-гардероб	0,15 × 1,5	

* В помещение две зоны: кружка по п. 5 и мастерской.

** Число определяется заданием на проектирование.

П р и м е ч а н и я

1 Площади помещений по пп. 1-6 принимается из расчета 12 мест в кружке.

2 Минимальное число помещений для школы – одно-два помещения по п.1 и п. 7.

3 Расширенный состав помещений (пп. 2 - 6) предназначен для лицеев и школ с техническим профилем обучения (уточняются заданием на проектирование).

Приложение Ц

**Состав и расчетные показатели площадей помещений
для биолого-опытнической деятельности
(кружковые помещения)**

Т а б л и ц а Ц.1

Помещение	Площадь м ² (не менее)		Число мест в помещении
	на 1 место	на помещение	
1 Кружок юннатов - помещение для опытной работы - лаборантская	—	36*	—
2 Биохимическая лаборатория	5,6 - 11,3	18	12
3 Лаборатория биологических наблюдений и экспериментов	5,6 - 11,3		12
4 Кабинет краеведения (Помещение клуба краеведения и туризма)	4,5 - 7,2		8 - 12
5 Кабинет экологии	4,5		8 - 12
6 Кабинет сельскохозяйственной техники - лаборантская	3,75	18	
7 Теплица с зооуголком		170 - 240	
8 Теплица-оранжерея**		270	
9 Зимний сад***	—		—
10 Зооуголок, зоопавильон**	—	72 - 144	—
11 Помещение хранения малогабаритной сельхозтехники	—	108 – 240***	—
12 Преподавательская	—	12 - 24	—
13 Подсобные и обслуживающие помещения, хранение садово-огородного инвентаря, удобрений		50***	
14 Вестибюль-гардероб	0,35 × 1,5		по расчету
15 Гардероб сменной одежды	0,15		

* Базовый элемент для кружка юннатов. Принимается от 2 до 4 помещений на здание.

** Предусматривается на земельном участке школы, число мест в теплице-оранжерее и зоопавильоне не учитывается.

*** По заданию на проектирование, но не менее указанной площади.

Приложение III

Состав и площади помещений кухонного блока с подсобными помещениями

Таблица III.1

Группа помещений	Помещения	Условный тип общеобразовательного учреждения по числу классных групп		
		9-12	14-24	30-40
		Площадь, м ² (не менее)		
1	2	3	4	5
1 Помещения приема пищи, раздаточные и умывальные	Обеденный зал*	75	85	125
	Раздаточная при обеденном зале	-	8	12
	Обеденный зал для учащихся 1-4 классов	-	50	75
	Раздаточная при обеденном зале для учащихся 1-4 классов	-	4	7
	Буфет (помещение для посетителей) +	-	20	30
	Буфетная (барная стойка)	5	5	7
	Умывальные	10	20	30
2 Производственные помещения	Цех первичной обработки овощей (заготовочный)+	-	8	12
	Доготовочный цех овощных полуфабрикатов *+	8	8	12
	Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов*+	10	18	20
	Горячий цех*+	30	45	60
	Цех мучных, кулинарных и булочных изделий (п/ф) +	-	7	12
	Холодный цех*+	10	10	15
	Помещение обработки яиц +	-	-	4
3 Моечные	Моечная оборотной (полуфабрикатной) тары*+	4	4	4
	Моечная столовой посуды*+	18	30	30
	Моечная кухонной посуды*+	6	8	10
	Помещение для мытья посуды при буфете +	-	-	8

Окончание таблицы III.1

Группа помещений	Помещения	Условный тип общеобразовательного учреждения по числу классных групп		
		9-12	14-24	30-40
1	2	Площадь, м ² , (не менее)		
		3	4	5
4 Комплекс складских и загрузочных	Разгрузочная платформа	4	6	6
	Загрузочная платформа*	8	8	10
	Помещение для хранения тары	-	4	6
	Кладовая сухих продуктов*	8	10	12
	Овощная кладовая (неохлаждаемая)*	8	13	15
	Охлаждаемая камера для мясных и рыбных полуфабрикатов (среднетемпературная)	6	6	6
	Охлаждаемая камера для замороженных полуфабрикатов (низкотемпературная)*	6	6	6
	Охлаждаемая камера овощных полуфабрикатов*	-	6	6
	Охлаждаемая камера (среднетемпературная) для молочно-жировых и гастрономических продуктов	6	6	10
	Склад для хранения муки	6	6	10
	Помещение для хранения и резки хлеба	-	6	8
	Инвентарная кладовая	4	4	6
5 Подсобные помещения	Охлаждаемая камера для пищевых отходов с помещением для обработки баков или помещением для хранения пищевых отходов (с холодильным шкафом и ванной для обработки баков)*+	8	8	8
	Комната уборочного инвентаря и приготовление дезосредств	1	2	2
6 Помещение для персонала	Гардеробная персонала, душевая, уборная*+	13	18	18
	Кабинет зав. производством (столовой)*	7	7	7
	Помещение отдыха и приема пищи персоналам	-	-	6
П р и м е ч а н и я				
* – отмечены минимально необходимые помещения.				
+ – помещения с обязательной подводкой холодной и горячей воды.				
Верху справа указан индекс функциональной группы, см. Приложение Е*.				

Приложение ІІІ

**Расчетные показатели площадей санитарных узлов
и количество санитарных приборов**

Т а б л и ц а ІІІ.1

Помещения	Единица измерения	Площадь м ²	Расчетное количество санитарных приборов
1 Уборные и умывальные для учащихся:			
- девочек	1 уч-ся	0,15	1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек
- мальчиков	1 уч-ся	0,15	1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков
2 Уборные и умывальные для персонала (индивидуальные)	2 сан.узла	3	1 унитаз, 1 умывальник
3 Кабина личной гигиены женщин (для персонала)	1 кабина	3	1 гигиенический душ, 1 унитаз, 1 умывальник
4 Уборные и умывальные при актовом зале – лекционной аудитории в блоке общешкольных помещений	2 санузла (женский и мужской)		см. приложение Р п. 8
5 Уборные и душевые при раздевальных спортзалов	1 раздевальная-ная	2	1 унитаз, 1 умывальник,
		4	2 душевые сетки
6 Уборные и душевые для персонала столовой	1 санузел и 1 душевая	3	1 унитаз, 1 умывальник, 1 душевая сетка
7 Кабина личной гигиены для девочек	1 кабина	3	1 гигиенический душ, 1 унитаз и 1 умывальник на 1 кабину, 1 кабина на 70 девочек
8 Уборные для персонала в мед. кабинете	1 санузел	3	1 унитаз, 1 умывальник
П р и м е ч а н и е – В учебных мастерских следует предусматривать по 3 раковины.			

Приложение Э**Ориентация окон учебных помещений по сторонам света**

Т а б л и ц а Э.1

Помещения	оптимальный	допустимый
Классные	от 120° до 200°	от 300° до 120°, в том числе не более 50 % от 340° до 25°
Кабинеты, лаборатории (кроме указанных в пп. 3 и 4 настоящей таблицы))	от 65° до 200°	от 300° до 65°, в том числе не более 75 % от 340° до 25°
Кабинеты черчения и изобразительных искусств, информатики и вычислительной техники	от 315° до 45°	от 45° до 120° и от 300° до 315°
Лаборатория биологии	от 150° до 210°	от 90° до 150° и от 210° до 225°
Спальные-игровые		от 50° до 310°
П р и м е ч а н и я		
1 Для ограничения перегрева помещений следует предусматривать солнцезащиту при ориентации окон, обращенных на азимуты 75 - 285°.		
2 В случае устройства для основных помещений школы (классов и классов-кабинетов) наряду с боковым верхнего естественного освещения, допускается любая ориентация здания по сторонам света.		
3 В стесненных условиях крупных городов допускается любая ориентация здания по сторонам света.		

Приложение Ю

Расчетная температура воздуха и кратность обмена воздуха в помещениях

Т а б л и ц а Ю.1

Помещения	Расчетная температура воздуха, °C	Кратность обмена воздуха в 1 час	
		приток	вытяжка
1 Классные помещения, учебные кабинеты, лаборатории, компьютерные классы	18 (с обычным остеклением) 21 (с ленточным остеклением)		20 м ³ /ч на 1 чел.
2 Учебные мастерские	15		20 м ³ /ч на 1 чел.
3 Студия живописи, рисунка, скульптуры	18		20 м ³ /ч на 1 чел.
4 Актовый зал, класс пения и музыки - клубная комната	18		20 м ³ /ч на 1 чел.
5 Учебно-спортивные залы, студия хореографии	15		80 м ³ /ч на 1 чел.
6 Учительская, кружковые помещения	18	-	1,5
7 Библиотека, кабинеты администрации, комнаты отдыха	18	-	1
8 Кабинет врача (медицинская комната)	22	-	1,5
9 Рекреационные помещения	16	-	-
10 Душевые	25	-	5
11 Раздевальные:			
при спортивном зале	20	-	1,5
при душевых	22		В объеме вытяжки из душевых
12 Уборные	18		50 м ³ /на 1 унитаз 25 м ³ /на 1 писсуар
13 Умывальные в отдельном помещении	22	-	1
14 Гардеробные и кладовые одежды и обуви	16	-	1,5
15 Вестибюль	16	-	-

Окончание таблицы Ю.1

Помещения	Расчетная температура воздуха, °C	Кратность обмена воздуха в 1 час	
		приток	вытяжка
16 Столовая:			
горячий цех	5	по расчету	
Цехи – холодный, доготовочный, мясной, рыбный, овощной	16	3	4
Моечная столовой и кухонной посуды	20	4	6
Кладовая овощей	5	–	2
Кладовая сухих продуктов	12	–	2
Загрузочная тарная	16	–	–
Обеденный зал	16	20 м ³ /ч на 1 чел.	через кухню
17 Телепроекционное	16	по объему вытяжки от телепроекторов	
18 Фотолаборатория, кинофотолаборатория, технический центр	18	–	2
19 Уголок живой природы	–	–	5
П р и м е ч а н и я			
1 При расчете систем воздушного отопления тепловыделения от одного учащегося в учебном помещении следует принимать 70 Вт и влаговыделения 45 г/ч.			
2 В классных помещениях для 1-4 классов и в угловых кабинетах, комнатах отдыха (спальнях-игровых) расчетную температуру воздуха следует принимать на 2°C выше указанной в таблице.			
3 Объем удаляемого воздуха от вытяжного химического шкафа следует принимать в количестве 1100 м ³ /ч.			

Приложение Я

Требования к составу и площадям помещений малокомплектных школ до 200 учащихся

Я.1 Размещение и размеры земельных участков малокомплектных школ, принимается по действующим нормам для общеобразовательных учреждений.

Я.2 Допускается совмещение физкультурно-спортивной зоны с зоной начальной военной подготовки.

Я.3 Здания малокомплектных школ должны проектироваться не более 3 этажей.

Я.4 Спальные комнаты должны проектироваться для учащихся 1-4 классов вместимостью – 4-6 мест, 5-9 классов – 3-4 места, 10-11 классов – 2-3 места.

Я.5 Ширина рекреационных помещений при одностороннем расположении помещений кабинетов и лабораторий должна приниматься не менее 3 м, ширина рекреационных помещений при их двухстороннем расположении – не менее 4 м.

Рекреационные помещения, во всех климатических районах в зданиях малокомплектных школ следует принимать исходя из нормы площади от 0,8 м² до 1,5 м² на одного учащегося.

Я.6 Для малокомплектных школ (до 200 уч-ся) площадь учебных классов принимать из расчета не менее 2,5 м², игровых для предшкольных классов – 2 м², совмещенных спальных-игровых – 4 м², специализированных кабинетов – 6 м².

Я.7 Для специализированных кабинетов по естественным наукам (физика, химия, биология) разрешить следующий состав:

- лаборатория;
- лаборантская.

Допускается совмещение кабинетов для химии и биологии; для физики и астрономии. Их количество принимать по одному кабинету.

Я.8 Расширить назначение лингафонно-мультимедийного кабинета. Использовать мультимедийный кабинет в качестве кабинета иностранного языка.

Количество лингафонно-мультимедийных кабинетов – 2 для малокомплектной школы, допускается – 1 кабинет до 150 обучающихся.

Площадь кабинетов принимать из расчета 2,5 м² на 1 учащегося.

Я.9 Для малокомплектных школ при расчетной наполняемости классов 15-20 учащихся площадь учебных классов информатики и вычислительной техники принимать 60,0 – 80,0 м², а при расчетной наполняемости классов 10-12 учащихся площадь учебных классов принимать 40,0 – 48,0 м².

Я.10 Площади раздельных мастерских по обработке дерева и металла для трудового обучения принимать из расчета 4 м² на 1 учащегося.

Я.11 Площадь библиотеки принимать из расчета 0,4 м² на 1 учащегося. При этом предусматривать при библиотеке помещения для архива, читательский зал и раковину (мойку).

Я.12 Состав и площади помещений медицинского обслуживания для малокомплектных школ принять:

- кабинет врача (медицинского кабинета) – 12 м²;
- процедурная – 12 м².

Я.13 Для состава помещений столовой в малокомплектных школах допускается сокращенный набор помещений, где предусматривается следующие помещения:

- для размещения технологического, холодильного и моечного оборудования пищеблока;
- для приема пищи;
- складское;
- для персонала;
- моечной посуды;
- туалет с раковиной.

Я.14 В малокомплектных школах допускается актовый зал совмещать с поточной лекционной аудиторией. Количество мест должно приниматься не менее 60%.

Я.15 В малокомплектных школах для занятий по физическому воспитанию допускается совмещать гимнастический зал с учебно-спортивным залом. Учебно-спортивный зал принимать размером 15,0 м x 24,0 м, при нем предусматривается:

- снарядная – 16,0 м²;
- раздевальных – 2 x 16,0 м².

Я.16 В неканализованных местностях санузлы принимать согласно СН КР 31-04 и санитарных правил.